



Проект финансируется  
Европейским Союзом



**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик  
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча  
башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө  
комплектүү гендердик мамилени киргизүү  
жөнүндө тренинг өтүү  
КОЛДОНМОСУ**

**Бишкек – 2022**

## Мазмуну

КИРИШ СӨЗҮ .....	3
КОЛДОНМОНУ КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК? .....	5
План-Программасы .....	6
Киришүү блогу .....	8
Киришүү блогунун толук баяндамасы.....	8
1 Сессия. «Тендиңкүй жана басмырлоо: түшүнүү жана практика» .....	11
«Тендиңкүй жана басмырлоо: түшүнүү жана практика» сессиянын толук баяндамасы ..	12
2 Сессия. «Гендер социалдык конструкт катары».....	19
2 сессиянын толук баяндамасы.....	20
3 Сессия. «Аялдар менен эркектердин төң үкүктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери» .....	25
3 сессиянын толук баяндамасы.....	26
4 Сессия. «Гендердик анализ: түшүнүк жана инструменттер» .....	32
4 сессиянын толук баяндамасы .....	33
Сессия 5. «Министрликтердин жана ведомствородун практикалык ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү» .....	38
5 сессиянын толук баяндамасы .....	39
Министрликтердин жана ведомствородун ишмердүүлүгүндө комплекстүү гендердик мамилени колдонуу менен кырдаалды баалоо боюнча практикум .....	42
практикумдун толук баяндамасы .....	42
Министрликтердин жана ведомствородун тармактык саясатына комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча практикум .....	44
Практикумдунтолук баяндамасы .....	44
ТРЕНИНГТИН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ .....	46
Таратма материалдар .....	47

## КИРИШ СӨЗҮ

Кыргыз Республикасында аялдар менен эркектердин төң укуктуулугуна жетишүү өнүгүүнүн негизги максаттарынын бири катары таанылган. Бул таануу 2021-жылдын 5-майында күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Конституциясында аялдар менен эркектердин бирдей укуктары, эркиндиктери жана бирдей мүмкүнчүлүктөрү принципи түрүндө чагылдырылган. Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча эл аралык милдеттөнмелерди аткаруу боюнча өлкөнүн күч-аракети, биринчи кезекте, аялдарга карата дискриминациянын бардык турлөрүн жоюу жөнүндө БУУнун Конвенциясынын жоболорун ишке ашыруу боюнча мезгилдүү отчетторду берүү механизминин алкагында (мындан ары CEDAW конвенциясы) жана 2030-жылга чейин Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү жөнүндө чараплар аны ишке ашырууга багытталган. Улуттук мыйзамдар, ошондой эле Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүүнүн Улуттук стратегиялары бул принципти иш жүзүндө ишке ашыруунун механизмдери болуп саналат.

“Комплекстүү гендердик мамиленин” (англ. – Gender mainstreaming) маңызы – гендердик аспект коомдун бардык чөйрөлөрүндө бар, демек, аны талдоодо, пландаштырууда, бюджетти түзүүдө жана бардык тармактарда жана бардык органдардын ишинде мамлекеттик бийликтөрдө жана башкарууда чечимдерди кабыл алууда эске алуу зарыл.

Мамлекеттик кызматкерлер өз ишинде гендердик аспекттерди аныктоодо кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан учурда тармактык саясатка, стратегияларга жана программаларга гендердик комплекстүү мамилени интеграциялоо оцой иш эмес. Гендердик маселелерге эң жакшы дегенде саясий катышуу маселелеринде гана, кандайдыр бир деңгээлде социалдык чөйрөдө да көңүл буруу практикага айланып калды. Ал эми экономикада, саясатта жана коопсуздук тармагында кабыл алынган ар кандай чечимдер аялдар менен эркектерге башкача таасир этет.

Бул кыйынчылыктар объективдүү да, субъективдүү да. Бир жагынан, аларды жөнүү үчүн маалыматтарды чогултуу системасын өзгөртүү, аларды талдоо, стратегиялык пландаштыруу жана долбоорлоо, мониторинг жана баалоо критерийлерин кайра карап чыгуу менен байланышкан системалуу күч-аракеттерди талап кылышат.

Акыркы жылдарда бул жаатта топтолгон тажрыйбаны сүрөттөөгө жана түзүүгө көптөгөн аракеттер жасалды. Чет өлкөлүк дагы, Кыргызстандын өзүндө дагы бир катар мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө гендердик мамилени киргизүү боюнча колдонмолов иштелип чыкты. Бул колдонмому иштеп чыгууда мурунку изилдөөлөрдүн жана колдонмоловдун материалдарына негизделген.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү колдонмосу гендердик теңчиликке жетишүү, көп түрдүүлүктү башкаруу жана натыйжалага багытталган башкаруу боюнча заманбап теориялык жана практикалык материалдардын негизинде, буга чейинки

изилдөөлөрдүн, рецензиялардын жана колдонмоловордун материалдарын колдонуу менен иштелип чыккан.

Бул Колдонмонун максаты төмөнкү милдеттерди чечүү аркылуу министрликтердин жана ведомстволордун ишинин бардык чөйрөлөрүндө комплекстүү гендердик мамилени ишке ашырууга жана тармактык саясатта аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн көнөйтүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат:

Мамлекеттик сектордук саясатта жана программаларда гендердик мамилени жайылтууда кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу;

Конкреттүү мисалдар менен мамлекеттик саясатты жакшыртуу үчүн гендердик анализди колдонуунун мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын көрсөтүү.

Сунушталган материал мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн ишмердүүлүгүн чыгармачылык менен кайра карап чыгууга жана алардын ишмердүүлүгүнө гендердик өлчөмдү киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө түрткү берүүгө багытталган.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү колдонмосу “Социалдык технологиялар агенттиги” коомдук бирикмеси (Кыргызстан) жана “Данило Долчи” чыгармачыл өнүктүрүү борбору (Италия) тарабынан Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылган “ДаткАйым – Гендердик тенчилликке жаңыча жетишүү” долбоорунун колдоосу менен иштелип чыккан.

## **КОЛДОНМОНУ КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК?**

Окутуунун программының эки жумушчу күнгө арналган жана окутуунун интерактивдүү ыкмаларын (ролдук жана ишкердик оюндар, чакан топтордогу талкуулар, минилекциялар, панелдик жана жалпы талкуулар ж.б.) колдонууну камтыйт.

Методикалык колдонмо 5 негизги сессиядан жана практикумдан турат, ал төмөнкү түзүмгө ээ:

- тематикалык сессиялардын ырааттуулугун жана иш жүзүндөгү убактысын көрсөтүүчү план-программа;
- Ар бир сессия үчүн көнүгүүлөрдүн кадамдар менен баяндалышы, зарыл болгон техникалык жана таркатма материалдар, талкуулоо үчүн суроолор, мүмкүн болгон корутундулар жана тренерлер үчүн кошумча маалымат. Текстте төмөнкү шарттуу белгилер колдонулат:
  - ? - Талкуу үчүн мүмкүн болгон маселелер
  - Мүмкүн болгон корутундулар
  -  - Х сессияга «Көнүгүүлөрдүн банкы».

Бул колдонмо эки күндүк тренингди өткөрүүгө арналган. Бирок практикада тренерлер жана катышуучулар кыскараак же узак мөөнөттөгү тренингдерди уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жагдайлар болушу мүмкүн. Ошондой эле аудитория сунуш кылынган изилдөө темасы боюнча ар кандай маалыматка ээ болушу мүмкүн. Дал ушундай учурлар үчүн "Көнүгүүлөрдүн банкы" берилет, бул тренерге машыгуу ыкмаларынын сунушталган арсеналынан көнүгүүлөрдү тандоого мүмкүндүк берет.

- Номерленген таратма материалдар (мисалы, С-1/М1 1-сеанс №1 таратма материалды билдириет)
- Power Point форматындагы презентациялар (С-1/М-1) жана электрондук алып жүрүүчүдөгү видеолорго шилтемелер.

**Мамлекеттік бийлик органдарының ишмердүүлүгүнүүгүнө комплекстүү  
гендердик мамилени киргизүү боюнча тренингдин**

**ПЛАН-ПРОГРАММАСЫ**

**1 -КҮН**

**09.00 – 09.15** Катышуучуларды каттоо

**09.15 – 10.15** Киришүү блогу (1 saat):

- Ачылышы (10-15 мұн.)
- Алдын ала тестти толтурруу (5-10 мұн.)
- Таанышуу (20-25 мұн.)
- Күтүүлөрдү аныктоо (10 мұн.)
- Чогуу иштөө эрежелерин аныктоо (10 мұн.)
- Семинардын программасын презентациялоо (5 мұн.)

**10.15 – 11.00** 1-Сессия. «Тендердик жана басмырлоо: түшүнүк жана практика» (45 мұн.):

- Жаңылыш көз караштар жана стереотиптер
- Түз жана кыйыр дискrimинация

**11.00 – 11.30** Тыныгуу

**11.30 – 13.00** 2-Сессия. «Гендер жыныстын социалдық конструкту катары» (1 saat 30 мұн.)

- Жыныс жана гендер, гендердик ролдор жана стереотиптер
- Гендердик ролдорду кайра жаратуу
- Укуктардын тендиги – мүмкүнчүлүктөрдүн тендиги – натыйжанын тендиги

**13.00 – 14.00** Түштөнүүгө тыныгуу

**14.00 – 15.40** 3-Сессия. «Аялдар менен эркектердин тең үкүктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери» (1 saat 40 мұн.)

- Теңчилик концепциясын өзгөртүү
- Гендердик теңчиликтөрдөн жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелери
- БУУнун Аялдарга карата дискrimинациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенциясы. Отчет даярдоо механизми
- Гендердик дискrimинацияны жеңүүгө багытталган атайын мыйзамдар
- Улуттук өнүктүрүү программаларында гендердик өлчөм

**15.40 – 16.10** Тыныгуу

**16.10 – 17.45** 4-Сессия. «Гендердик талдоо: түшүнүк жана инструменттер» (1 saat 35 мұн.)

- Гендердик муктаждыктар жана талаптар
- Гендердик анализдин ықмалары жана концепциясы
- Министрликтин/ведомствоңун гендердик режими

**17.45 – 18.00** Күнду жыйынтыктоо (15 мүн.)

## 2-КҮН

<b>09.00 – 09.15</b>	<b>Өткөн күндүн жыйынтыктарын талкуулоо (15 мүн.)</b>
<b>09.15 – 11.00</b>	<b>5-Сессия. «Министрликтердин жана ведомстволордун практикалык ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү» (1 saat 45 мүн.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Түрүктүү өнүгүү максаттары жана ТӨМ боюнча Улуттук ыктыярдуу отчет</li> <li>• Гендердик теңчиликтеги жетишүү боюнча Улуттук стратегия жана аракеттер планы</li> </ul>
<b>11.00 – 11.30</b>	<b>Тыныгуу</b>
<b>11.30 – 13.00</b>	<b>Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердүүлүгүндө комплекстүү гендердик мамилени колдонуу менен кырдаалды баалоо боюнча практикум (1 saat 30 мүн.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ар бир бөлүмдө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча абалды баалоо («Радар» көнүгүүсү)</li> <li>• Баалоонун жыйынтыктарын презентациялоо жана аларды талкуулоо</li> </ul>
<b>13.00 – 14.00</b>	<b>Түштөнүүгө тыныгуу</b>
<b>14.00 – 15.30</b>	<b>Министрликтердин жана ведомстволордун тармактык саясатына комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча практикум (1 saat 30 мүн.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Топтордо иштөө</li> <li>• Жыйынтыктарын презентациялоо жана аларды талкуулоо</li> </ul>
<b>15.30 – 16.00</b>	<b>Тыныгуу</b>
<b>16.00 – 17.30</b>	<b>Практикумдун жыйынтыктарын презентациялоо, жалпы талкуулоо (1 saat 30 мүн.)</b>
<b>17.30 – 18.00</b>	<b>Тренингдин жыйынтыгын чыгаруу (30 мүн.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Күтүүлөрдүн актальшын талдоо</li> <li>• Жыйынтыктоочу тест</li> </ul>

## КИРИШҮҮ БЛОГУ

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Достук кырдаалды түзүү</li> <li>• Катышуучулардын окууга болгон кабылдоолорун даярдоо</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Баштапкы анкеталарды толтуруу</li> <li>• Таанышуу</li> <li>• Тренингден күтүүлөрдү аныктоо</li> <li>• Биргелешкен иштердин эрежелерин координациялоо</li> <li>• Окутуунун программы менен таанышуу</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<p>Алдын ала тесттер</p> <p>Окутуунун програмасы</p>
<b>Техникалык материалдар</b>	Катышуучулардын санына жараша түрдүү түстөгү карталар
<b>Формат \ Ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Аттардын тарыхы» \ «Калкан»</li> <li>• «Күтүүлөр дарагы»</li> <li>• Жалпы талкуу</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<p>Саламдашую - 10-15 мүн.</p> <p>Алдын ала тестти толтуруу – 5-10 мүн.</p> <p>Таанышуу - 20 -25 мүн.</p> <p>Күтүүлөрдү аныктоо – 10 мүн.</p> <p>Эрежелер - 10 мүн.</p> <p>Программанын бет ачары – 5 мүн.</p> <p><b>Жалпы: 60 мүн.</b></p>

## КИРИШҮҮ БЛОГУНУН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ

### **Ачылышы (10-15 мүн.)**

Саламдашую:

- Гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым үкүктуу мамлекеттик органдын  
- Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык коргоо жана миграция  
министрлигинин өкүлү
- Европа Биримдигинин өкүлү
- “ДаткАйым – гендердик тәңчиликке жаңыча жетишүү” долбоорунун  
өкүлдөрү

### **Алдын-ала тестти толтуруу (5-10 мүн.)**

Катышуучуларга алдын ала тесттерди таратып (Тест таратуу материалдардар бөлүмүндө) тесттин суроолоруна жооптор катышуучулар эмнени мурунтан биле

турганын жана кайсы тармактарда жаңы маалыматтарга жана тренингдерге муктаж экендин аныктоо үчүн зарыл экендигин түшүндүрүп бериңиз.

Андан кийин анкеталарды толтурууга убакыт бериңиз, анан аларды чогултуңуз.

## Таанышшуу «Адамдын атынын/ысымынын тарыхы» (20-25 мүн.)

**1 Кадам.** Катышуучулар менен саламдашып, өзүнүздү тааныштырыңыз.

**2 Кадам.** Катышуучулардан өз ысымдарынын тарыхын айтып берүү аркылуу өзүн тааныштыруусун суралыңыз:

### ? Талкуулоо үчүн суроолор:

- Сиздин атыңызды/ысымыңызды ким койгон?
- Сиздин атыңыздын/ысымыңыздын мааниси кандай?
- Сиздин өз атыңызга/ысымыңызга карата мамилеңиз кандай?

Катышуучуларга өз окуяларын эстеп чыгууга 1-2 мүнөт, андан кийин жеке презентацияларга 1-2 мүнөт убакыт бериңиз. Ар бир катышуучу өзүнүн атынын тарыхы жөнүндө айтып берет.

Ага кошумча, ар бир катышуучу кайсы министрликтин же ведомствонун өкүлү экенин топко айтат.

Ар бир баяндамадан кийин сөз сүйлөп жаткандарга кол чабуулар менен ыраазычылык билдириңиз.

### Мүмкүн болгон корутундулар:

Көбүнчө бул аталыштагы окуялар гендердик контекстке ээ («эркек» жана «гүлдүү» ысымдар, үй-бүлөдө эркек баланын төрөлүшүн көпкө күткөн учурда кыздарга өзгөчө ат коюу салты ж.б.), бул материалга 1,2-сессиялардын жүрүшүндө кайтып келүүгө болот.

## Күтүүлөрдү аныктоо (10 мүн.)

**3 кадам.** Күтүүлөрдү аныктоо процессин жүргүзүңүз жана катышуучулар менен биргеликте семинардын эрежелерин иштеп чыгыңыз.

Тренер түстүү фигуралык стикерлерди (баракчаларды) таркатат жана катышуучулардан аларга семинардан күтүүлөрүн жазууну суралат. Бардык стикерлер флипчартка алдын ала тартылган тамыры менен даракка илинет. Бардык күтүүлөр тренер тарабынан окулат жана топ менен чогуу талданат, талдоодон кийин аларды дарактын тамырына жайгаштыруу зарыл. Так акталбай турган күтүүлөр (темага тиешеси жок, өтө кенен тапшырмалар) эмне үчүн аткарылбай турганын тренер катышуучуларга түшүндүрүп берүүсү керек. Белгилей кетчү нерсе, топ тренингдин ақыркы қүнүнүн аягында күтүүлөр дарагына кайтып келип, жазылган күтүүлөр канчалык деңгээлде аткарылганын аныкташат.

## **Чогуу иштөө эрежелерин аныктоо (10 мүн.)**

**4 кадам.** Семинардын жемиштүү болушуна жардам бере турган чогуу иштөө эрежелерин аныктоо үчүн мээ менен чабуулун жасоону колдонунуз. Жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн катышуучуларды атайын топ түзүүгө чакырыңыз.

Эреже катары, адатта, чогуу иштөө эрежелери төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кечикпөө;
- активдүү болуу;
- башкалардын пикирин урматтоо;
- чыгып сүйлөө үбактысы - 1-2 мүнөт;
- уюлдук телефондорду өчүрүү/үнсүз режимге коюу;
- программа боюнча иштөө...

## **Тренингдин программасын баяндоо (5 мүн.)**

**5 кадам.** Тренингдин программасын кыскача баяндап, анын максаттарын жана милдеттерин талкуулап, график жана тыныгуу үбактыларына көңүл бурунуз.



### **Кириш блогуна "Кошумча көнүгүүлөр банкы"**

Катышуучуларды тааныштыруу процедурасынын варианты катары төмөндө баяндалган ыкма колдонулушу мүмкүн.

#### **«Калкан» (30-40 мүн.)**

**1 кадам.** Тренер түстүү барактарды таратат жана катышуучуларды аларга төмөндөгүлөрдү тартууга (схема боюнча) чакырат:

- Менин портретим/сүрөтүм
- Менин сыймыгым / менин жетишкендиктерим
- Кызыккан нерселерим, хоббилиерим
- Менин кыялым

**2 кадам.** Бардык чиймелер доскага/дубалга илинип, андан соң катышуучулар өздөрүнүн чиймелерин көрсөтүп, алардын мааниси жөнүндө сүйлөшүшөт.

Ар бир баяндамадан кийин сөз сүйлөп жаткандарга кол чабуулар менен ыраазычылык билдириңиз.

## 1 СЕССИЯ. «ТЕҢДИК ЖАНА БАСМЫРЛОО: ТУШУНҮҮ ЖАНА ПРАКТИКА»

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тенчиллик жана басмырлоо жөнүндө жалпы түшүнүктүү түзүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Керектүү түшүнүктөр, стереотиптер, басмырлоо</li> <li>• Гендердик ролдор жана аларды кайра жаратуу</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Божомолдор жана стереотиптер адамдар же жагдайлар жөнүндө жалган ойлорду калыптаандырат;</li> <li>• Басмырлоонун ар кандай түрү адам укуктарын чектөөгө алып келет;</li> <li>• Гендердик ролдор тарбиялоо, билим берүү системасы тарабынан белгиленет, саясий курска, маданиятка, үрпадаттарга жана салттарга көз каранды;</li> <li>• Биологиялык жана социалдык жыныс айырмаланат;</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С-1 \ М 1 «Божомолдор. Стереотиптер»</li> <li>• С-1 \ М 2 «Басмырлоо»</li> </ul>
<b>Power Point форматтагы презентациялар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С-1 \ П 1 «Божомолдор. Стереотиптер» презентациясы</li> <li>• С-1 \ П 2 «Басмырлоо» презентациясы</li> </ul>
<b>Техникалык материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мультимедиа проектор, компьютер\экран</li> <li>• Презентациялар</li> <li>• Сөз айкаштары бар карточкалар («Сүйлөмдү бүтүрүү» көнүгүүсүнө 2-3 комплект)</li> <li>• Ролдору, суроолору бар карточкалар («Белгиленген пункт» көнүгүүсү үчүн)</li> <li>• Топтор үчүн тапшырмалары бар карталар (Гендердик ролдор көнүгүүсү үчүн)</li> </ul>
<b>Формат \ Ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Сүйлөмдү бүтүр" көнүгүүсү</li> <li>– Чакан топтордо талкуулоо (1 өлчөм) – 2 (3) топ</li> <li>– Топтук презентациялар</li> <li>– Чакан топтордо талкуулоо (2 өлчөм)</li> <li>– Топтук презентациялар</li> <li>– Жалпы талкуулоо, корутундулар</li> <li>• Таратма материалдарды окуу жана талкуулоо</li> <li>• Божомолдор жана стереотиптер жөнүндө презентация</li> <li>• "Белгиленген пункт" көнүгүүсү (35-40 мүн.)</li> <li>– Ролдук оюн</li> <li>– Жалпы талкуулоо, корутундулар</li> <li>• Таратма материалдарды окуу жана талкуулоо</li> <li>• Басмырлоо жөнүндө презентация</li> <li>– Жалпы талкуулоо, корутундулар</li> <li>• Таратма материалдарды окуу жана талкуулоо</li> </ul>

<b>Убакыт</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Сүйлөмдү бүтүр" көнүгүүсү – 15 мүн.</li> <li>• С 1 / М 1 таратма материалдарды окуу жана талкуюо – 5 мүн.</li> <li>• Божомолдор жана стереотиптер жөнүндө презентация – 10 мүн.</li> <li>• "Белгиленген пункт" көнүгүүсү – 15 мүн.</li> <li>• С 1 / М 1 таратма материалдарды окуу жана талкуюо – 5 мүн.</li> <li>• Басмырлоо жөнүндө презентация – 5 мүн.</li> </ul> <p><b>Жалпы: 45 мин.</b></p>
---------------	--

## **«ТЕҢДИК ЖАНА БАСМЫРЛОО: ТҮШҮНҮҮ ЖАНА ПРАКТИКА» СЕССИЯНЫН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ**

### **"Сүйлөмдү бүтүр" көнүгүүсү (15 мүн.)**

**1 кадам.** Катышуучуларды үстөлдөрдүн биригине чогултуп, карточкаларды берүүгө жана тапшырманы түшүндүрүүгө чакырыңыз.

#### **Тапшырма:**

Эки түстүү карталарда сүйлөмдөр жазылган: бир түстөгү карталар – сүйлөмдүн башталышы, экинчи түстөгүсү - аягы. Бул сунуштарды бүт топ менен талкуулоо менен чогултууга аракет кылышыз. Топтун көпчүлүк бөлүгү куралган сүйлөмдүн варианты менен макул болуусуна аракет кылышыз.

Карточкалардагы сүйлөмдөр кеңири тараалган этникалык, кесиптик жана гендердик стереотиптер. Болжол менен, катышуучулар төмөнкү сүлөмдөрдү түзөт:

Бардык артисттер жеңил ойлуу

Бардык жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Тазалыкты сакташпайт

Бардык депутаттар көп сүйлөшөт

Бардык базаркомдор байлар

Бардык милиционерлер паракорлор

Бардык япондор эмгекчил болушат

Бардык цыгандар күү болушат

Бардык италиялыктар мафия мүчөлөрү

Бардык кыргыздар жөнөкөй болушат

Бардык америкалыктар бой көтөрүшөт

Бардык орустар ичкенди жакшы көрүшөт

Бардык француздар сүйүгө жакын болушат

Бардык аялдар жаман айдоочу болушат

Бардык аялдар эмоционалдуу болушат

Бардык аялдар балдарды жакшы тарбиялашат

Бардык эркектер жубайларынын көзүнө чөп салышат

Бардык эркектер жакшы жетекчилер

Бардык эркектер күчтүү келишет

Бардык улгайгандар окууга жөндөмсүз болушат

Бардык улгайгандар эс тутуму начар болушат

Бардык улгайгандар дайыма оорушат

Бардык инвалиддер алсыз болушат

Бардык инвалиддер таарынчаак болушат

Бардык инвалиддер әлге аралашууну жактырышпайт

**2 кадам.** Катышуучулар сүйлөмдөрдү түзүп бүткөндөн кийин, алардан алынган сөз айкаштарын окуп, аларга комментарий берүүсүн суралыңыз.

Жыйынтыктарды талкуулагыла.

### ? Талкүулоо үчүн суроолор:

- Сүйлөм түзүү процесси кандай өттү? Пикир келишпестиктер болдубу, бир пикирге келүү ондой болдубу? Эмнеге?
- Алынган билдириүүлөр канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Өзгөчө учурлар болушу мүмкүнбү? Мисалдарды келтиргиле.
- Жашоонц��да бул топтордун өкүлдөрүн жолуктурдуңүз беле?
- Эгерде жок болсо, сиз эмненин негизинде мүнөздөдүңүз?
- Ооба болсо, бул мүнөздөмөлөр бул топтун бардык өкүлдөрүнө канчалык деңгээлде түура келет?

**3 кадам.** Катышуучулар менен «божомол» жана «стереотип» түшүнүктөрүн талкуулаңыз. Алар кээ бир жалпылоо гана болуп саналат жана белгилүү бир топтун бардык мүчөлөрү үчүн мүнөздөмө катары кызмат кыла албайт экенин белгилей кетүү керек. Ар бир адам уникалдуу жана стереотиптер чындыкка дал келбейт.

**4 кадам.** Катышуучуларды сүйлөмдөрдү стереотиптүү эмес, кадимкидей кылып карталарды кайра чогултууга аракет кылып, стереотиптерди “бузууга” чакырыңыз.

**5 кадам.** Жаңы картаны кайра бөлүштүрүүнүн жыйынтыгын сурап, жыйынтыгын талкуулаңыз.

### ? Талкуулоо үчүн суроолор:

- Азыр сүйлөмдөрдү түзүү процесси кандай өттү?
- Качан тапшырманы аткаруу кыйыныраак болду: биринчи жолубу же экинчи жолубу? Эмнеге?
- Стереотиптердин кандай топторун аныктоого болот? (этникалык, кесиптик, гендердик)
- Стереотиптер чыныгы жашоодо адамдардын жана топтордун ортосундагы мамилелерге таасирин тийгизеби?
- Оң жана терс стереотиптерди айырмaloого болобу?
- Ар кандай социалдык топтордун өкүлдөрүнө карата кандай стереотиптер бар? Алар иштин чыныгы абалын канчалык деңгээлде чагылдырат? Бул сиздин же алардын ишине тоскоол болобу?
- Терс стереотиптер этностор аралык/кесиптик/гендердик мамилелерге таасирин тийгизеби?
- Ар кандай социалдык топтордун өкүлдөрү менен болгон мамилелерге терс стереотиптердин таасирин жоюу үчүн эмне кылуу керек?

### Мүмкүн болгон корутундулар:

- Адамдарда божомолдор/бейкалыс көз караштар пайда болот - кандайдыр бир нерсе, окуя, адам жөнүндө жетиштүү себепсиз, билимсиз же тажрыйбасыз алдын ала калыптанган пикирлер.
- Божомолдор/Бейкалыс көз караштар стереотиптөө үчүн негиз болуп саналат, ал белгилүү бир топко карата бейкалыс пикир ушунчалык жалпылангандыктан, топтун бардык мүчөлөрү бирдей сапаттарга ээ болуп көрүнгөндө пайда болот.
- Өзүңүздүн бейкалыс пикириңизди жана стереотиптериңизди билип, алардын оң же терс экенин аныктаңыз.
- Биздин стереотиптер (өзгөчө терс) биздин ишибизге таасирин тийгизбөөсү маанилүү.

**7 кадам.** «Божомолдор. Стереотиптер» жөнүндө материалдарды таратып, аларды катышуучулар менен талкуулайбыз. (5 мүн.)

**8 кадам.** «Божомолдор жана стереотиптер» жөнүндө презентация менен тааныштырыңыз, катышуучулар менен негизги түшүнүктөрдү талкуулаңыз. (10 мүн.)

### **"Белгиленген пункт" Көнүгүүсү (15 мүн.)**

**9 кадам.** Катышуучулардын бир сапта тургуларын суралыңыз (дубалга каршы же парад аянында). Катышуучуларга ролдорду таратыңыз:

- Жүк жүктөгүч
- Фотомодель
- Коляскада отурган инвалид
- Борбордун мәри
- 2 жаштагы баласы бар кош бойлуу аял
- Жаш күрд үлүтүндагы кызы
- Аялдардын коомдук уюмунун жетекчиси
- Ири саясий партиянын лидери
- Милицияда учетто (каттоодо) турган 12 жаштагы өспүрүм
- 8 баланын энеси, үй кожойкеси
- Базардагы сатуучу
- Мектепке барбаган 14 жаштагы кыз
- Жаш келечектүү спортчу
- Укук коргоочу уюмдун лидери, уйгур
- Патрулдук кызматтын милиция кызматкери
- Мамлекеттик тилди билбegen ишкөр
- 60 жаштагы цыган аял
- 60 жаштагы аксакал
- Айылдык мугалим

**10 кадам.** Оюндун эрежелерин түшүндүрүңүз.

#### **Эрежелер:**

«Берилген ролго кирициз, өзүңүздү ошол адам катары элестетициз, башкалар сиздин ким экениңизди көрүшү үчүн ролунүздүн картасын алдыңызга кармаңыз. Тренер суроолорду окуганда, өз ролуна ылайык тигил же бул суроого он жооп берген катышуучулар алдыга кадам таштайт, аткара албагандар ордуларында калышат.

**11 кадам.** Катышуучуларга белгилүү бир кадамды жасоо же жасабоо чечимин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен суроолорду ирети менен окуңуз. Кадамдардын максималдуу саны - 10.

#### **Иш-аракеттердин тизмеси:**

- 1) Тышкы жардамсыз башка жерге бара аласызыбы?
- 2) Футбол ойной аласызыбы?
- 3) Сапаттуу дарыланууга мүмкүнчүлүгүүз жетеби?
- 4) Сизге мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүнбү?
- 5) Сиз казинодо көп ойной аласызыбы?
- 6) Мамлекеттик кызматтын жоторку кызматтарына талапкер боло аласызыбы?
- 7) Чет өлкөгө эс алууга чыга аласызыбы?
- 8) Бийликтин аракеттерине каршы акцияларга катыша аласызыбы?
- 9) Сизди ачык лекция окууга чакырса болобу?
- 10) Парламентке талапкер боло аласызыбы?

**12 кадам.** Тапшырманын процесси жана натыйжалары жөнүндө талкуу уюштуруңуз.  
Эң көп кадам жасаган катышуучулардан баштап суроолорду бериниз

### ? Талкуулоо үчүн суроолор:

- Бул жерге кантип келип калдыңыз? Θэзүүздү кандаи сезип жатасыз?
- Кандаи кадамдарды жасай алдыңыз жана кайсы кадамдарды жасай албадыңыз? Эмнеге?
- Эмне үчүн башында бирдей старттан баштап, аягында ар ким ар кандаи аралыкта аяктады? Бул адилеттүүбү?
- Чыныгы турмушта бирдей укуктар бирдей мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылышынбай, бирдей натыйжаларга алып келбegen учурлар барбы?
- Тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн кандаи чараларды көрүүгө болот?

### Мүмкүн болгон корутундулар:

- Ар кандаи коомдордо ар кандаи баалуулуктарга ээ болгон жана ыйгарылган ар кандаи мүнөздөмөлөрдүн негизинде басмырлоо болушу мүмкүн.
- Көбүнчө начар абалда турган жана чечим кабыл алуу процессинен четтетилген азчылыктардын жана социалдык топтордун өкүлдөрү (балдар, майыптар, карылар, аялдар ж.б.) көбүрөөк басмырлоолорго дуушар болушат.
- Аялдар, сан жагынан азчылыкка кирбесе да, социалдык жактан азчылыктар катары классификацияланат, анткени гендердик дискриминациянын тарыхы узак тарыхка ээ жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн чектөөгө алып келет.

**13 кадам.** «Басмырлоо» жөнүндө материалды кеңири таратып, талкуулоо жүргүзүүз. (5 мүн.)

**14 кадам.** Басмырлоо жөнүндө презентацияны баяндап бериниз, катышуучулар менен басмырлоонун негизги түшүнүктөрүн жана формаларын талкуулаңыз. (10 мүн.)

### 1-сессияга "Кошумча көнүгүүлөрдүн банкы"

**«Аплодисменттер» көнүгүүсү (20 мүн.)**

**1 кадам.** Катышуучуларга эрежелерди түшүндүрүңүз: тренер адамдардын категорияларын атait. Катышуучу өзүн ушул категорияга/топко кирем деп эсептесе, ордунан турушу керек. Калгандары кол чабуулар менен тосуп алышат. Ар бир категориядан кийин турууга убакыт берип, категорияларды бирден окуп чыгыңыз: « ... ордуңуздардан туруңздар».

*Категориялардын тизмеси:*

- *эрте турганды жакши көргөндөр*
- *чачты кыска кыркууну жактыргандар*
- *детективдик аңгемелерди окуганды жакши көргөндөр*
- *3 тилде сүйлөгөндөр*
- *жогорку юридикалык билими барлар*
- *шаардык болуп саналгандар*
- *айыл жеринде туулгандар*
- *адамзаттын кооз жарымынын өкүлдөрү*
- *адамзаттын күчтүү жарымынын өкүлдөрү*
- *наамы майордон жогору болгондор*
- *өзүн бай деп эсептегендөр*
- *өзүн кедей деп эсептегендөр*
- *кыргыздар*
- *башка улуттардын өкүлдөрү*
- *ак терилүү адамдар*
- *кара терилүү адамдар*
- *30 жашка чейинкилер*
- *50дөн ашкандар*
- *уруусунда (үй-бүлөсүндө) ар кандай улуттар менен никелер барлар*

**2 кадам.** Тапшырманы аткаруу процесси жөнүндө талкуу уюштуруңуз.

**? Талкуулоо үчүн суроолор:**

- Кайсы сапаттарыңыз сизди сыймыктандырды? Эмнеге?
- Кайсы учурларда түргүңүз келген жок, эмне үчүн?
- Эмне үчүн айрым категорияларга таандык болуу терс кабыл алынат?
- Тигил же бул категорияга таандык болуу бул топтордун өкүлдөрүнүн укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн чектей алабы?
- Тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылүү үчүн кандай чараларды көрүүгө болот?

**3 кадам.** Катышуучулар менен басмырлоо түшүнүгүн жана түрлөрүн талкуулаңыз. Басмырлоо – белгилүү бир негиздер боюнча адам укуктарынын бузулушу экенин түшүндүрүнүз. Флипчартка дискриминациянын кеңири тараган түрлөрүн жазыңыз, ар бириң топ менен талкуулаңыз.

**4 кадам.** Басмырлоо жөнүндө баракчаны таратыңыз (С-1/М2). Аны катышуучулар менен окуп, талкуулагыла.

**5 кадам.** Гендердик басмырлоо реалдуу жашоодо кандайча көрсөтүлүшү мүмкүн экенин талкуулаңыз.

## 2 СЕССИЯ. «ГЕНДЕР СОЦИАЛДЫК КОНСТРУКТ КАТАРЫ»

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гендердик мамилелердин социалдық түзүм катары жалпы түшүнүгүн түзүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Социалдык жана биологиялык жыныстын ортосундагы айырма</li> <li>• Айырмачылыктарга болгон мамилени өзгөртүү</li> <li>• Гендердик ролдор жана аларды кайра жаратуу</li> <li>• Аялдардын үч ролу</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Биологиялык жана социалдык жыныс айырмаланат;</li> <li>• Гендердик ролдор тарбиялоо, билим берүү тутуму тарабынан белгиленет, саясий курска, маданиятка, үрп-адаттарга жана салттарга жараша болот;</li> <li>• Каада-салттар, маданият, ЖМКлар гендердик стереотиптерди кайра жаратат жана гендердик ролдорду жана мамилелерди калыптандырат;</li> <li>• Репродуктивдүү милдеттеринен улам аялдар үч эсelenген жүктүү көтөрүшөт, ошондуктан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү;</li> <li>• Горизонталдык жана вертикальдуу кесиптик сегрегация жашыруун дискриминациянын көрүнүшү болуп саналат.</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С-2/М1 «Гендердик ролдордун кайра жаралышынын туюк тегереги»</li> <li>• С-2/М 2 «Гендер: типтүү суроолор жана сунуш кылышынган жооптор»</li> <li>• С-2/М 3 «Аялдардын үч ролу»</li> </ul>
<b>Техникалык материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мульти-медиа проектор, компьютер \ экран</li> <li>• 2 бирдей гезит комплекттери, кайчи, клей</li> </ul>
<b>Формат \ Ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Өз алдынча жүргөн мышык» мультфильмин көрүү жана талкуулоо \ «Билдириүүлөрдү ранжировкалоо» \ «Сүрөт сынағы»</li> <li>• «Гендер менен жыныстын айырмасы» мини-лекция</li> <li>• "Гендер социалдык конструкт катары" Power Point презентациясы</li> <li>• «Жыныс, гендер жана гендердик ролдор деген эмне?», «Гендердик стереотиптер», «Аялдар менен эркектердин тенденции эмнени билдириет?» мультфильмдерин көрүү жана талкуулоо</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гендер жана гендердик ролдор жөнүндө түшүнүк – 45 мүн.</li> <li>• Гендердик ролдорду кайра жаратуу – 5 мүн.</li> <li>• Горизонталдык жана вертикальдык гендердик сегрегация – 5 мүн.</li> <li>• Аялдын үч ролу – 5 мүн.</li> <li>• «Гендер социалдык конструкт катары» презентациясы - 30 мүн.</li> </ul> <p><b>Жалпы: 1 саат 30 мүн.</b></p>

## **2 СЕССИЯНЫН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ.**

### **Гендер жана гендердик ролдор жөнүндө түшүнүк (45 мүн)**

**1 кадам.** Сессия "Өз алдынча жүргөн мышык" мультфильмин көрүү менен башталат.

Мультфильм бул шилтеме аркылуу жеткиликтүү:  
<https://www.youtube.com/watch?v=hZsozHEKigQ>

Анда гендердик ролдордун жана мамилелер тутумун куруунун тарыхый процессинин версиясы берилген (17 мүн.)

**2 кадам.** Мультфильмди көргөндөн кийин жалпы талкууда тасманын башкы каармандарынын – аял менен эркектин, ролдорунун жана сапаттарынын тизмелерин түзүү жана талкуулоо зарыл (10 мүн.) Болжолдуу тизмелер:

<b>Аял</b>	<b>Эркек</b>
<input type="radio"/> Кожойке, аял	<input type="radio"/> Сатып алуучу, мергенчи
<input type="radio"/> Очок сакчысы	<input type="radio"/> Физикалык жактан өнүккөн, күчтүү
<input type="radio"/> Технологияларды ойлоп табуучу	<input type="radio"/> Жапайы, орой жана сезим талдуу эмес
<input type="radio"/> Ыңгайлуулукту жаратат, сырткы көрүнүшүнө көңүл бурат	<input type="radio"/> Акылсыз
<input type="radio"/> Эне	<input type="radio"/> Ата
<input type="radio"/> Акылдуу	<input type="radio"/> Кожоюн
<input type="radio"/> Камкор	<input type="radio"/> Курал ойлоп табуучу
<input type="radio"/> Стратег жана дипломат	<input type="radio"/> Чыдамкай
<input type="radio"/> Маданият алып жүрүүчү	<input type="radio"/> Начар тарбиялоочу
<input type="radio"/> Демилгелүү	<input type="radio"/> Диктатор
<input type="radio"/> Сыйкырчы	<input type="radio"/> Өзүмчүл
<input type="radio"/> Физикалык жактан алсыз	<input type="radio"/> Агрессивдүү
<input type="radio"/> Тарбиялоого, үйрөтүүгө жөндөмдүү	<input type="radio"/> Коммуникабелсиз
<input type="radio"/> Тынчтык технологияларын, эмгек каражаттарын ойлоп табуучу	<input type="radio"/> Сырткы келбетине, сулуулугуна көңүл бурбайт

**3 кадам.** Жалпы талкуулоо (10 мүн.)

Катышуучулар менен биргелешип талкуулоодо алынган тизмеге баа бериниз. Ошол эле учурда катышуучулардын көңүлүн мультфильмдин

каармандарынын актуалдуу жана азыркы эркектер менен аялдарга мүнөздүү болгон сапаттарына буруңуз.

**Мүмкүн болгон корутундулар:**

- Аялдар үчүн бала төрөө жөндөмдүүлүгү, ал эми эркектер үчүн ата болуу өзгөрүсүз калат (биологиялык ролдор өзгөрүсүз), башка ролдор салыштырмалуу жана ар кандай социалдык факторлорго көз каранды, алар (гендердик ролдор) өзгөрүшү мүмкүн;
- Мультфильмдеги ролдор “салттуу” жана бүгүнкү күндө алардын көбү күтүлгөн гендердик ролдор тууралуу стереотиптер түрүндө гана сакталып келет;
- Бүгүнкү күндө реалдуу турмуштук шарттар дайыма эле «чыныгы эркектин» жана «чыныгы аялдын» стереотиптик образдарына ылайык келүүгө мүмкүндүк бербейт;
- Жалпысынан алганда, бул «жаратылыштан» болбогонуна карабастан, эркектер бардык чөйрөдө үстөмдүк кылууну улантууда;
- Гендердик айырмачылыктар социалдык жактан аныкталат, убакыттын өтүшү менен өзгөрүп турат жана биологиялык айырмачылыктарга эмес, тарбиялоо жана билим берүү тутумуна көз каранды;
- Гендердик ролдор горизонталдуу жана вертикалдуу сегрегацияны шарттайт.

**5 кадам.** С-2\М1 «Гендердик ролдордун кайра жаралышынын туюк тегереги» таратма материалын таратыңыз жана кеңири талкуулаңыз. (10 мүн.)

**Аялдын үч ролу (15 мүн.)**

**9 кадам.** Төмөнкү мультфильмдерди көрүү жана талкуулоо:

«Жыныс, гендер жана гендердик ролдор деген эмнө?» -

<https://hero-datkayim.kg/videolor/zhynys-gender-zhana-genderdik-roldor-2/>

Гендердик стереотиптер» -

<https://hero-datkayim.kg/videolor/genderdik-stereotipter-degen-emne/>

«Аялдар менен эркектердин төндиги эмнени билдирет?» -

<https://hero-datkayim.kg/videolor/ayaldar-men-en-erkekterdin-te%d2%a3digi-t%d2%afsh%d2%afn%d2%afg%d2%af-emneni-bildiret-3/>

**10 кадам.** С-1\М 2 «Гендер: типтүү суроолор жана сунуш кылышкан жооптор», С-1\М 3 «Аялдардын үч ролу».

## 2-сессияга "Кошумча көнүгүүлөрдүн банкы"

### **Гендердик ролдорду кайра жаратуу (40 мүн.)**

Катышуучуларды 4 топко бөлүп, тапшырма бериниз.

#### ***Тапшырма:***

##### **15 мүнөттүн ичинде:**

1 жана 2-төртөр - кыздар жана балдар үчүн оюнчуктардын тизмесин түзүштөт, алардын жардамы менен иштелип чыккан көндүмдөрдү санашат;

3 жана 4-төртөр - статистикалык маалыматтарды пайдалануу менен эркектер жана аялдар тарабынан басымдуу түрдө аткарылуучу экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүн санап, бул бөлүнүүнүн себептерин түшүндүрөт.

**17 кадам.** Топтун иши боюнча презентацияларды жана талкууларды уюштуруу (20 мүн.)

##### **1 жана 2 топтордун мүмкүн болуучу натыйжалары:**

- Курал-жарактын (тапанча, танк, кылыш ж.б.) жана жоокерлердин сыйктуу оюнчуктар эркек балдарга гана берилет;
- Машиналар жана башка техникалык каражаттар эркек балдарга гана берилет;
- Кыздар үчүн гана - күүрчактар, коляскалар, доктур комплекттери, идиш-аяктар, тиричилик техникалары берилет;
- Кыздар үчүн гана - косметикалык баштыктар, зер буюмдар берилет;
- Балдардын жумшак оюнчуктары - күчтүү жаныбарлар (арстан, аюу ж.б.), ал эми кыздардын жумшак оюнчуктары - алсыз жаныбарлар (коён, чычкан, мышык ж.б.);
- Спорттук оюнчуктар: кыздар үчүн азыраак вариантар жана жеке оюндарга, ырайымдуулукту, эпчилдикти өнүктүрүүгө (обруч, аркан ж.б.у.с.);
- Балдардын оюнчуктары кененирээк жана алар командалык оюндарга ылайыкталган, мисалы, футбол тобу.

##### **3 жана 4-топтордун мүмкүн болуучу натыйжалары:**

- Аялдарга мүнөздүү ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн арасында кам көрүү жана тарбиялоо функцияларын ишке ашыруу менен байланышкан кесиптер басымдуулук кылат – мугалимдер, дарыгерлер, социалдык кызматкерлер ж.б.;
- Эркектер куруулушта, тоо-кен тармагында, энергетикада, транспортто жана мамлекеттик башкарууда топтолгон;

- Экономикалык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүндө аялдардын эмгек акысы алар үстөмдүк кылган тармактарда да эркектердинин төмөн;
- Бул жагдайдын себептери аялдар менен эркектер үчүн ар башка болгон стереотиптер жана күтүлгөн жүрүм-турум стандарттары.

### **Мүмкүн болгон корутундулар:**

- Эркектер менен аялдардын күтүлгөн социалдык ролдору алгач “табигый боюнча” белгиленбестен, айланы-чөйрөнүн таасиринин натыйжасында калыптанат, убакыттын өтүшү менен өзгөрөт жана коомдун жана маданияттын түрүнө жараша болот;
- Коомдогу гендердик мамилелер табиятта түзүлөт, гендердик стереотиптердин таасирине жана турмуштун ар кандай чейрөлөрүндө аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрүнө гендердик ролдордун салттуу бөлүштүрүлүшүнө көз каранды;
- Аялдар үчүн алмаштырылгыс ролдор бала төрөө, ал эми эркектер үчүн - ата болуу жөндөмдүүлүгү бойдон калууда, башка ролдор салыштырмалуу жана ар кандай социалдык факторлорго көз каранды;
- Гендердин түзүлгөн табиятын таануу менен, репродуктивдүү функциянын айырмачылыгы менен байланышкан эркектер менен аялдардын ортосундагы объективдүү айырмачылыктарды теңдөө мүмкүн эмес;
- Салттуу гендердик стереотиптерден баш тартуу керек.

### **«Билдириүүлөрдү ранжировкалоо» (30 мүн.)**

**1 кадам.** «Макулмун» жана «Макул эмесмин» эмесмин карталарын бөлмөнүн карама-карши дубалдарына илинциз. Катышуучулар бөлмөнүн ичинде эркин кыймылдай алышы керек.

Сүйлөмдөрдү кезеги менен окуп, катышуучуларды ар бир билдириүү боюнча өз позициясын аныктоого жана алардын пикирине ылайык келген картанын астынан орун алууга чакырыңыз.

**2 кадам.** 1. «Эркектер табигыйдан аялдарга караганда акылдуураак.» билдириүүсүн окуңуз:

Суроолор боюнча талкуу уюштуруңуз. Суроолор ар бир топко өзүнчө берилиши керек:

### **? Талкуулоо үчүн суроолор:**

- Эмне үчүн сиз бул билдириүүгө макулсуз/макул эмессиз?
- Башка тараптын аргументтерин уккандан кийин оюңузду (жайгашкан жериңизди) өзгөртүүгө даярсызбы?

**3 кадам.** 2. «Аялдын негизги максаты – үй-бүлө» билдириүүсүн окуңуз:

Талкууну ошол эле алгоритм боюнча уюштурунۇз.

**4 кадам.** 3: «Гендер бул чет элдик мода, ал жакында өтүп кетет, баары мурункудай болот» билдириүүсүн окуңуз:

Талкууну ошол эле алгоритм боюнча уюштурунۇз.

**5 кадам.** Жалпы талкулоо.

### **? Талкуулоо үчүн суроолор:**

- Сизге тандоо жасоо оңой болдубы? Эмнеге?
- Сизге позициянызды коргоо оңой болдубу же кыйын болдубы? Эмнеге?
- Башка пикирди тандагандардын арасынан сиз макул боло турган аргументтери болдубы? Аргументтер кандай болду?

**3 СЕССИЯ. «АЯЛДАР МЕНЕН ЭРКЕКТЕРДИН ТЕҢ УКУКТУУЛУГУН ЖАНА БИРДЕЙ  
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КАМСЫЗ КЫЛУУ МЕХАНИЗМДЕРИ»**

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Катышуучулардын аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктарды жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуунун эл аралык жана улуттук механизмдери жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маселенин тарыхы: теңчилик концепциясын өзгөртүү</li> <li>Гендердик теңчиликтеги жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелери</li> <li>БУУнун Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенциясы. Отчет даярдоо механизми</li> <li>Гендердик дискриминацияны жеңүүгө багытталган атайын мыйзамдар</li> <li>Улуттук өнүктүрүү программаларында гендердик өлчөм</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гендердик теңчиликтин концепциясы узак мезгил ичинде калыптанган жана азыркы учурда жыныстардын формалдуу тен укуктуулугун орнотуу үчүн күрөштөн чыныгы жашоодогу гендердик теңчилик үчүн күрөшкө айланды;</li> <li>БУУнун тутумунда гендердик теңчиликтин орнотуу өнүгүүнүн негизги максаттарынын бири болуп саналат;</li> <li>«Өнүгүүдөгү аялдар» ыкмасы сын пикирге алып карап чыгуунун натыйжасында «Gender Mainstreaming» жана “Women’s empowerment” аркылуу ишке ашырылуучу «Гендер жана Өнүгүү» ыкмасы кабыл алынган;</li> <li>Тен мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу жана иш жүзүндө гендердик теңчиликтеги жетишүү үчүн убактылуу атайын чараптар/позитивдүү аракеттер колдонуулушу керек;</li> <li>Кыргыз Республикасынын мыйзамдары гендердик теңчиликтин камсыз кылуу боюнча мамлекеттин милдеттерин чагылдырат.</li> </ul>
<b>Раздаточные материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>С-3 \ М 2 «Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенция»</li> <li>С-3 \ М 3 «Кыргызстандын бешинчи мезгилдүү баяндамасы боюнча жыйынтыктоочу эскертүүлөр»</li> </ul>
<b>Технические материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мульти-медиа проектор, компьютер, экран</li> <li>Ролдор жазылган карталар</li> </ul>
<b>Формат \ ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Point презентация, "Бирдей укуктар жана мүмкүнчүлүктөр" жөнүндө мультфильмин көрүү жана талкуулоо</li> <li>Жалпы талкуулоо</li> </ul>

<b>Убакыт</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Укуктардын тендиги – тең мүмкүнчүлүктөр – тең натыйжалар – 30 мүн.</li> <li>• Гендердик теңчиликтөр – жетишүү боюнча БУУнун механизмдери жана саясаты – 60 мүн.</li> </ul> <p><b>Жалпы: 1 saat 30 мүн.</b></p>
---------------	---

### 3 СЕССИЯНЫН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ.

**1 кадам.** «Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери» Power Point презентациясын баяндап бериниз жана талкуулаңыз (30 мүн.)

Презентациянын негизги мазмуну:

- Укуктук теңчиликтин формалдуу көрсөткүчү болуп добуш берүү укугу саналат, биринчи жолу аялдарга добуш берүү укугу Жаңы Зеландияда (1898) жана шайлануу укугу Финляндияда (1906) берилген. 20-кылымдын 1-жарымында юридикалык укуктук тендиикке жетишүү үчүн күрөш негизинен аяктаса, экинчи жарымында жашоодогу жыныстык тең укуктуулук үчүн күрөш башталган.
- Адам укуктарынын эл аралык системасы тең укуктарды жеke үкүк катары түшүнүүдөн («Бардык адамдар бирдей, бул Конституцияда чагылдырылган жана бул жетиштүү») кошумча укуктар («Аялдар эркектердей эле функцияларды аткарышат, бирок кошумча репродуктивдүү ролу бар. Бул аларга кошумча коргоо чарапары керек дегенди билдирет. ») түшүнүгүнө чейин эволюция жолу менен өнүккөн.
- Мынданай мамиле адам укуктарын эл аралык коргоо системасында чагылдырылган. Мисалы, бүгүнкү күндө БУУнун системасында гана гендердик теңчиликтөр – жетишүүгө бағытталган 100гө жакын документ бар.
- Ключевыми этапами становления международных норм по обеспечению гендерного равенства явились Гендердик теңчиликтөр – жетишүүгө бағытталган 100гө жакын документ бар.
- Ключевыми этапами становления международных норм по обеспечению гендерного равенства явились Гендердик теңчиликтөр – жетишүүгө бағытталган 100гө жакын документ бар.
- 1975 - БУУнун аялдардын абалы боюнча I Дүйнөлүк конференциясы (Мехико)
- 1976-1985 – БУУ Аялдардын он жылдыгын жарыялады
- 1979-1981 – Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенция
- 1980 – Аялдардын абалы боюнча II Дүйнөлүк конференциясы, Копенгаген
- 1985 – Аялдардын абалы боюнча III Дүйнөлүк конференциясы, Найроби
- Аялдардын абалы боюнча III Дүйнөлүк конференциясында "Тендиик" түшүнүгүнө тактоо киргизилген: укуктардын тендиигине жетүүгө гана эмес, мүмкүнчүлүктөрдүн да тендиигине жетүүгө аракеттенүү керек.
- Аялдардын абалы боюнча Пекинде болуп өткөн IV-Дүйнөлүк конференцияда «Паритеттик демократия» концепциясы иштелип чыккан. Негизги өзгөрүү –

теңсиздиктін структуралық негиздерине көңүл буруу зарылдыгын түшүнүү. Ошондой эле «Гендердик теңчилик көйгөйүнө комплекстүү мамиле» иштелип чыккан: бардык мамлекеттік институттарга, пландаштырууга жана чечимдерди кабыл алууга гендердик аспекттерди эффективдүү киргизүү, социалдық чөйрөдө гендердик маселелерди бөлбөө. Укуктардын тенденциги мүмкүнчүлүктөрдүн тенденцигина жана натыйжанын тенденцигине өтүү болду.

- Европа Биримдиги “Паритеттик демократия” концепциясын, аялдар менен эркектердин бийлик структураларындагы өкүлчүлүгү “50x50” формуласы боюнча болусу такталган, бул төмөнкү нерселерди билдирет:
  - Башкаруу процессинде аялдар менен эркектердин муктаждыктарын бирдей эзепке алуу
  - Чечим кабыл алуу органдарында гендердик тен өкүлчүлүк
  - Ресурстарга бирдей жеткиликтүүлүк, алардын тен бөлүштүрүлүшүн көзөмөлдөө
  - Башкаруу программаларынын натыйжасында жеңилдиктерге бирдей жетүү
- Катышуучу мамлекеттер де-факто тенденцике жетишүү боюнча өз милдеттенмелерин аткарышын камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан негизги документтердин бири – “Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенция”. Конвенциянын негизги пункттары:
  - Конституцияларга аялдар менен эркектердин тен укуктуулук принципин киргизүү жана аны иш жүзүндө ишке ашыруу багытында иш алып баруу
  - Аялдарга карата басмырлоого тыюу салган конкреттүү санкцияларды колдонуу
  - Аялдарды басмырлаган мыйзамдарды, каада-салттарды, тажрыйбаларды өзгөртүү
  - Эркектер менен аялдардын бардык экономикалық, социалдық, маданий, жарандық жана саясий укуктарды пайдаланууда тенденцикти камсыз кылуу
- Конвенциянын 4-беренесинин 1-пунктунда мындай деп айтылат: «Катышуучу мамлекеттердин эркектер менен аялдардын ортосунда иш жүзүндө тен укуктуулукту орнотууну тездетүүгө багытталган үбактылуу атайын чарапарды кабыл алуусу, ушул Конвенцияда аныктаалғандай, басмырлоо деп эсептелбейт; тен укуктуулук жана мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууда тенденцике жеткенде бул чарапар алынып салынышы керек».
- "Өнүгүүдөгү аялдар" жана "Өнүгүүдөгү гендер" ыкмаларындагы айырмачылыктар:
  - "Өнүгүүдөгү аялдар" ыкмасы:
    - Аялдар коргоонун жана жардамдын бенефициарлары катары каралат. Саясат мамилени өзгөртүү максатын көздөбөйт жана гендердик теңчиликтөк эмес, эркектердин үстөмдүгүн жогорулатууга алып келиши мүмкүн;
    - "Жөн эле аялды кошуп коюу" принциби.
      - «Өнүгүүдөгү гендер» ыкмасы:

- Өнүктүрүүнүн маанилүү максаттарынын бири катары гендердик теңчиликтөө жетишүү болуп саналат;
- Бул мамиленин негизин коомдогу бийлик мамилелерин, аялдар менен эркектердин ортосундагы мамилелерди талдоо түзөт. Гендердик мамилелер так берилгендөй эмес, социалдык жактан курулган жана өзгөрүлүүчү катары каралат.
- «Өнүгүүдөгү гендер» ықмасы бири-бирин толуктаган 2 саясат аркылуу ишке ашырылат:
  - «gender mainstreaming»
- Гендердик теңчиликтөө жетишүү бардык өнүгүү программаларында жана стратегияларда негизги элемент болуп киргизиле баштайт;
- Бардык чөйрөлөрдө жана саясий ишмердүүлүктүн бардык деңгээлдеринде аялдар менен эркектердин төңүктуулугуна байланыштуу аспектилерди киргизүү;
- Аялдар менен эркектердин бири-биринен айырмалануучу мұктаждыктарын жана тажрыйбаларын изилдөөгө негизделет.
  - «women's empowerment»
- Өнүктүрүүнүн негизги мақсаты болгон гендердик теңчиликтөө жетишүүнү аялдардын ар кандай деңгээлдеги бийлик ресурстарына жеткиликтүүлүгүн көңейтмейинче ишке ашыруу мүмкүн эмес;
- Бийликтөө жетүү жана чечимдерди кабыл алууга катышуу аялдарды бенефициарлардан социалдык жана экономикалык өнүгүүнүн төңүктуу агенттерине айландыруунун маанилүү шарттары болуп саналат.
- Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери 30дан ашык эл аралык конвенцияларды жана протоколдорду ратификациялады, анын ичинде “Аялдардын саясий укуктары жөнүндө”, “Никелүү аялдын жарандыгы жөнүндө”, “Никеге макулдук берүү, нике курагы жана никени каттоо жөнүндө”, «Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө». Эл аралык милдеттенмелерди кабыл алуу, анын ичинде БУУнун келишим органдарына отчет берүү аркылуу. 2021-жылды БУУнун комитети бешинчи мезгилдик отчетту карады.

Кыргыз Республикасы ошондой эле Туруктуу өнүктүрүү максаттарын (ТӨМ) улутташтыруу аркылуу БУУнун 2030-жылга чейин Туруктуу өнүктүрүү күн тартибине ылайык эл аралык милдеттенмелерди аткарууну ырастады. 2020-жылды ТӨМ боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук ыктыярдуу баяндамасы БУУга берилген..

- 2010-жылдагы конституциялык реформанын жүрүшүндө өлкөнүн негизги мыйзамынын долбоору биринчи жолу гендердик экспертизадан өтүп, Конституциянын текстинде гендердик теңчиликтөө маселелерине байланыштуу жаңылыктар киргизилген. Бул жоболор 2021-жылдагы конституциялык реформанын жүрүшүндө да сакталып калган:

- Басмырлоого жол бербөө принциби Конституциянын 24-беренесинде берилген:

1. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын үкуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат.

Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырланышы мүмкүн эмес.

Басмырлоого жол берген адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат.

Эл аралык милдеттеннелерге ылайык ар кандай социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталган жана мыйзамда белгиленген атайын чарапар басмырлоо болуп саналбайт.

3. Кыргыз Республикасында эркектер жана аялдар бирдей үкуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.

- 2003-жылы «Гендердик теңчилики камсыз кылуунун мамлекеттик кепилдиктеринин негиздери жөнүндө» жана «Үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык-үкуктук коргоо жөнүндө» мыйзамдар кабыл алынган. 2008-жылы «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей үкуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жаңыланып (жаңыртылган ишке ашыруу механизмине ылайык) кабыл алынган. 2017-жылы “Үй-булөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын жаңы Мыйзамы кабыл алынган.
- Кыргыз Республикасынын Президентинин № 136 Жарлыгы (2006-жылдын 20-марты): «Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, анын ичинде чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде Кыргыз Республикасынын аялдарынын 30 пайыздан кем эмес өкүлчүлүгүн камсыз кылуу максатка ылайыктуу деп табылсын. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын бosh кызмат ордун ээлөөгө жарыялоодо жана конкурсса катышууда ар кандай жыныстагы адамдардын аларга катышуусу үчүн бирдей шарттар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр камсыз кылышын.
- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 5-февралынdagы № 24 «Ченемдик үкуктук актылардын долбоорлоруна гендердик экспертиза жүргүзүүнүн жана тиешелүү корутундуларды даярдоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 20-августундагы «2007-2010-жылдарга гендердик теңчиликтке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планы жөнүндө» Жарлыгы.
- Улуттук программалар жана стратегиялар:
  - 1996-2000жж. "Аялзат" улуттук программасы;
  - 2000-2006жж. Гендердик теңчилик боюнча иш-аракеттердин улуттук планы - I;

- 2007-2010 жж. Гендердик теңчилик боюнча иш-аракеттердин улуттук планы - II;
- Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук стратегиясы
- Кыргыз Республикасынын 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук стратегиясы
- 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиясы

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында “Кыргызстан саясий, экономикалык жана коомдук турмушта чечимдерди кабыл алуунун бардык деңгээлдеринде аялдардын башкарууга толук жана бирдей катышуусун камсыз кылынган” деп белгиленген.

- 2018-2022-жылдарга Кыргыз Республикасын. «Биримдик, ишеним, жаратмандык» өнүктүрүү программасында бир катар кайчылаш артыкчылыктар белгиленген – гендердик, экологиялык жана технологиялык чен-өлчөмдөр аныкталган, алар программанын ар бир бағытына интеграцияланууга тийиш. Программа комплекстүү гендердик мамиленин маңызын деталдуу түшүндүрүүнү камтышы маанилүү.

**2 кадам.** Презентацияны талкуулоону уюштурунуз (10 мүн.)

**3 кадам.** Катышуучуларга С-3\М2 "Аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу боюнча БУУнун Конвенциясы" жана С-2\М3 "Кыргызстандын бешинчи мезгилдүү баяндамасына корутунду байкоолор" материалдарын таратыңыз. Топто бир эле бөлүмдүн бир нече өкүлдөрү болсо, аларды ведомстволук таандуулугуна жараша топторго бөлүштүрүнүз. Топторго/жеке адамдарга тапшырма бериниз:

20 мүнөттүн ичинде эки документти тең окуп чыгып, алардагы сиз өкүл болгон мамлекеттик органдын ыйгарым укуктарына тиешелүү жоболорду флипчартка жазыңыз.

**4 кадам.** Презентация жана иштин жыйынтыгын талкуулоону уюштуруу (30 мүн.).

### **? Талкуулоо учун суроолор:**

- CEDAW Конвенциясынын кандай жоболору сиздин ведомствонун мандатына кирди?
- Кыргызстандын мезгилдүү баяндамасынын тиешелүү бөлүмдөрүн жазууга жеке өзүңүз катыштыңыз беле?
- Сиз Кыргызстандын бешинчи мезгилдик баяндамасы боюнча корутундуунун мазмуну менен макулсузбу?
- Сиздин ведомство CEDAW Конвенциясында көтөрүлгөн көйгөйлөрдү кыскартуу үчүн эмне кыла алат?

**Мүмкүн болгон корутундулар:**

- Эл аралық милдеттөмөлөр өлкөнүн укуктук системасының бир бөлүгү болуп саналат;
- БҮУ тарабынан кабыл алынган мезгил-мезгили менен берилүүчү отчеттордун системасы катышуучу өлкөлөргө адам укуктарын сактоо жана аялуу топтордун укуктарын кеңейтүү боюнча ишти системалаштырууга жардам берет;
- Мезгил-мезгили менен отчет берүү системасына тартылган ар бир мамлекеттик орган берилген маалыматтын сапаты жана өз убагында берилиши учун жооптуу.
- Бул учун кызматкерлер статистикалык маалыматтар менен иштөө көндүмдөрүн жана гендердик анализди жана экспертизаны жүргүзүүнүн негизги ыкмаларын билиши керек.

#### 4 СЕССИЯ. «ГЕНДЕРДИК АНАЛИЗ: ТУШУНУК ЖАНА ИНСТРУМЕНТТЕР»

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Катышуучулардын гендердик анализдин концепциясы жана методологиясы боюнча маалымдуулугун жогорулатуу</li> <li>• Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердигинде гендердик анализди колдонуу көндүмдөрүн берүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гендердик муктаждыктар жана талаптар</li> <li>• Гендердик талдоонун концепциясы, түшүнүгү жана гендердик талдоону колдонуунун мисалдары</li> <li>• Министрликтер жана ведомстволор чечкен көйгөйлөргө гендердик талдоо жүргүзүү</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гендердик талдоо – социалдык-экономикалык талдоонун түрлөрүнүн бири жана коомдук процесстерди жакшыраак түшүнүүгө жана түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет.</li> <li>• Гендердик талдоо мамлекеттик программалардын, мыйзамдардын жана саясаттын натыйжалуулугун жана максаттуулугун жогорулатат</li> <li>• Гендердик талдоону саясатты иштеп чыгуу стадиясында, аны ишке ашырууда жана эркектер менен аялдарга болгон таасирин баалоо үчүн колдонуулушу керек</li> <li>• Ар бир министрликтин/ведомствонун ишмердүүлүгүндө гендердик өлчөм бар</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С-4 \ М 1 «Гендердик талдоо суроо-жооптордо»</li> <li>• С-4 \ М 2 «Гендердик режимди талдоо схемасы»</li> <li>• С-4 \ М 3 «Практикалык жана стратегиялык гендердик муктаждыктар»</li> <li>• С-4 \ М 4 «Гендердик тилди колдонуу боюнча колдонмо»</li> </ul>
<b>Техникалык материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мульти-медиа проектор, компьютер, экран</li> <li>• Ролдор жазылган карталар</li> </ul>
<b>Формат \ Үкмә</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ролдук оюн</li> <li>• Power Point презентация</li> <li>• Чакан топтордо талкуулоо</li> <li>• Жалпы талкуулоо</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гендердик муктаждыктар жана талаптар (30 мүн.)</li> <li>• Гендердик талдоонун концепциясы жана ықмалары (20 мүн.)</li> <li>• Министрликтердин жана ведомстволордун гендердик режими (50 мүн.)</li> </ul> <p><b>Жалпы: 1 saat 30 мүн.</b></p>

## 4 СЕССИЯНЫН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ

### Гендердик мұктаждықтар жана талаптар (30 мұн.)

**1 кадам.** Катышуучуларды механикалық түрдө үч топко бөлүңүз – “эркестер”, “аялдар” жана “бийликтөр”. Ар бир топко ролу менен картаны таратыңыз.

**2 кадам.** Ролдордун жагдайын баяндап берип, тапшырма бериңиз

#### Тапшырма:

Бұғынку оюндағы бардық топтордун бұғын туулган күнү. Ар бир топ калған эки топко – туулған күнгө белектерди даярдайт. Белектерди тандоодо сиз әч кандай чектелбейсиз, абстрактуу сапаттардан жана дүйнөнүн кайталанғыс кереметтеринен баштап, конкреттүү материалдық объектилерге чейин баарын бере аласыз. Оюндуң шартына ылайык, белек алуучу топ өз каалосу боюнча белекти кабыл алуу же четке кагуу мүмкүнчүлүгүнө әэ. Бирок, бұл оюнда топторго әң маанилүү жана пайдалуу деп эсептелген нерселерди берүү сунушталат.

Сиздин милдет - 10 мұнёттүн ичинде калған эки топко белектерди аныктоо.

**3 кадам.** Топтор белектерди "тандап" бүткөндөн кийин - катышуучулар белектерди тапшыруу процедурасына өтүшөт. Натыйжалар плакатка төмөнкү формада жазылууга тиши:

	Аялдар	Эркестер	Бийликтөр
Аялдар	×		
Эркестер		×	
Бийликтөр			×

Эскертуү: Туурасынан - ким эмне бергенин жана узунуна - ким эмне алганын жазуу керек.

«+» - белек кабыл алынды, «-» - белек кабыл алынган жок.

**4 кадам.** Оюндуң жүргүшү жана жыйынтығы боюнча жалпы талкуулоону уюштуруңуз.

## **? Талкуулоо үчүн суроолор:**

- Эркектер менен аялдардын белектеринде айырмачылыктар барбы?
- Белектердин ортосунда кандай айырмачылыктар жана окшоштуктар бар? Бул белектер эмне үчүн керек? Аларды кантит колдонсо болот?
- Бул айырмачылыктарды кантит түшүндүрүүгө болот?
- Берилген белектер канчалык мүнөздүү? Атайын эркектер үчүн же аялдар үчүн деп берилген белектер барбы?

## **✓ Мумкүн болгон корутундулар:**

- Белек алмашуу гендердик стереотиптердин бар экендигин көрсөттү жана аларды талкуулоо аркылуу алардын түпкүлүгүн түшүнүүгө мүмкүндүк берди;
- Бардык белектер символикалык түрдө, көңүл буруунун белгиси;
- Аялдардын белектери абдан конкреттүү;
- Эркектердин аялдарга берген белектери көбүнчө абстракттүү, «чыгымдуу» эмес;
- Эркектерге жана бийликтеге белектер көбүнчө окшош болгон, бул «бийлик – эркектин иши» деген туруктуу ойду көрсөтүп турат;
- Белектер бирдей эмес жана гендердик белгилерге ээ болгон;
- Аялдар үчүн белектер көбүнчө аялдын үй-бүлөлүк ролуна байланыштуу болгон;
- Эркектер үчүн белектер, тескерисинче, стратегиялык мааниге ээ жана кошумча статус берет.

## ***Гендердик талдоонун концепциясы, ыкмасы (20 мүн.)***

**5 кадам.** «Гендердик талдоонун концепциясы жана методдору» Power Point презентациясын баяндаңыз жана талкуулоо жүргүзүңүз, презентациянын негизги мазмуну төмөнкүлөрдү камтыйт.:

- Гендердик талдоо - бул коомдун жана мамлекеттин бардык чөйрөлөрүндө колдонулуп жаткан же сунушталып жаткан программалардын, мыйзамдардын, мамлекеттик саясаттын аялдарга жана эркектерге ар кандай таасирин баалоо процесси.
- Гендердик талдоо:
  - Сапаттуу маалыматты чогултуу жана экономикадагы жана коомдогу гендердик тенденцияларды түшүнүү, бул билимдерди көйгөйлөрдү (болуп жаткан жана потенциалдуу) аныктоо жана чечүү жолдорун табуу үчүн колдонуу;
  - Ошол эле учурда ал коомдук процесстерди түшүнүүнүн куралы болуп саналат. Бул көрүүгө жана салыштырууга мүмкүндүк берет: кандай жана эмне үчүн саясий, экономикалык, социалдык жана башка факторлор аялдарга жана эркектерге белгилүү бир түрдө таасир этет?
- Гендердик талдоонун маңызы:

- Тараптардын биринин позициясын илгерилетүү же алсыраттуу эмес, эки жыныс үчүн ар кандай натыйжаларды толук ачып берүү;;
  - Жалпысынан алганда, гендердик талдоо универсалдуу социалдык-экономикалык талдоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат;
  - Гендердик айырмачылыктарды эске алуу менен иштелип чыккан социалдык-экономикалык маалыматтар, мисалы, эркектердин орточо кирешеси аялдарга караганда жогору экендигин, ал эми аялдар өздөрүнүн социалдык ролдорунан жана коомдогу бул ролдорго адекваттуу баа бербегендиктен начар абалда калганын көрсөтөт;
  - Ошону менен бирге, эркектер социалдык-экономикалык жактан начар абалда болгон учурларда (мисалы, эркектердин эрте өлүмү) - гендердик талдоо мындай фактыларды дагы баса белгилейт.
- Гендердик талдоо төмөнөкүлөрдү камтыйт («Гендердик тең салмактуулукту ишке ашыруунун стратегиялары жана жолдору», Эл аралык эмгек уому):
  - жынысы боюнча бөлүштүрүлгөн маалыматтарды чогултуу
  - эмгекти бөлүштүрүүнү, ошондой эле ресурстарга жана пайдаларга жетүү даражасын аныктоо жана аларга көзөмөл кылуу
  - эркектер менен аялдардын практикалык мүктаждыктарын, чектөөлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү
  - эркектер менен аялдардын стратегиялык кызыкчылыктарына байланыштуу кецири чектөөлөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо
  - гендердик теңчилики илгерилетүү боюнча иштеген ўюмдардын потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
- Практикалык жана стратегиялык гендердик мүктаждыктар (Каролин Мозер боюнча):
  - Практикалык мүктаждыктар аялдардын жана эркектердин жашоо шарттарына жана алардын учурдагы иш жүгүнө байланыштуу. Практикалык мүктаждыктарды канаттандыруу эмгек жана жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган:
    - Мисалы, таза суу менен камсыздоо мүктаждыгы,
    - тамак бышыруучу жабдуулар менен камсыздоо,
    - кредиттер же эгин уруктар менен камсыздоо ж.б.
  - Стратегиялык мүктаждыктар аялдардын абалынын өзгөрүшүнө байланыштуу. Узак мөөнөттүү өзгөртүүгө жана натыйжасында практикалык мүктаждыктарды канаттандырууга багытталган:
    - чечим кабыл алууларга жетүү мүмкүнчүлүгү;
    - эмгек чөйрөсүндө институттук басмырлоону жоюу;

- жерге ээлик кылуу жана билим берүү;
- балдарды тарбиялоо боюнча жоопкерчиликти эркектер менен аялдардын ортосунда бөлүштүрүү;
- бирдей эмгек акы
- үй-бүлөлүк зомбуулуктан жана сексуалдык эксплуатациянын ар кандай формаларынан коргоо.
- Стратегиялык гендердик муктаждыктарды канааттандыруу узак мөөнөттүү пландаштырууну жана аялдар/эркектер үчүн жаңы иш-чараларга карата мамилени өзгөртүүнү талап кылат;
  - Олуттуу дисбаланс болгон учурларда, гендердик теңсиздикти жоюу үчүн гендердик спецификалык чараларды көрүү керек;
  - Практикалык жана стратегиялык гендердик муктаждыктарга көнүл бурулушу керек.
- Уюмдун гендердик талдоосу (Роберт Коннелл боюнча) үч чөйрөнү талдоону камтыйт: жумуш/эмгек чөйрөсү, бийлик жана катексис (эмоционалдык чөйрө).
- Эмгек чөйрөсүнө гендердик талдоо:

Эркек жана аял эмгегине бөлүнүүнүн болушу жана аларды баалоодогу/эмгек акы төлөөдөгү айырмачылыктар;

  - Бул айырмачылыктарды жумуш ордунда пайда менен байланыштыруу;
  - Капиталга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн (көбүнчө аялдар үчүн) же олуттуу суммадагы капиталга ээ болууга/көзөмөлгө алып келе турган карьера мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган айырмачылыктардын иштөө режими;
  - Аялдардын “үч ролунун” түбөлүктүү болушуна алып келген эмгек бөлүштүрүлүшүнүн жана кирешелердин айырмачылыгынын туруктуулугу.

- Бийликтин чөйрөсүнө гендердик талдоо:

  - Бийликтин иерархиясын аныктоо жана бийлики бөлүштүрүүнүн “эрежелерин” аныктоо;
  - Мамлекеттик түзүмдөрдү пландаштыруу жана көзөмөлдөө;
  - Ресурстарга, анын ичинде маалыматка жетүү жана чечимдерди кабыл алуу механизмдери;
  - Жазаларды көзөмөлдөө жана аткаруу системалары («кош стандарттар»).

- Катексис чөйрөсүнө гендердик талдоо:

  - Гендердик көз караштардын болушу жана алардын колективдеги мамилелерге тийгизген таасири;
  - Гендердик тилектештики колдогон маанилүү практикалардын болушу;
  - Ар түрдүү жыныстагы адамдардын ортосундагы расмий эмес мамилелер;

- Сексуалдык асылуу жана өз бийлигин кыянаттык менен пайдалануу

**6 кадам.** Катышуучуларга С-4 \ М 1 «Гендердик талдоо суроо-жооптордо», С-4 \ М 2 «Гендердик режимди талдоо схемасы», С-4 \ М 3 «Практикалык жана стратегиялык гендердик мүктаждыктар», С-4 \ М 4 «Гендердик тилди колдонуу боюнча колдонмо» материалдарын таратыңыз жана катышуучулар менен талкулоо уюштуруңуз.

### ***Министрликтин /ведомствонун гендердик режими (40 мүн.)***

**7 кадам.** Катышуучуларды 3 топко бөлүп, тапшырма бериниз.

#### ***Тапшырма:***

20 минөттүн ичинде сиз эмгектенген ведомствонун гендердик режимин талдаңыз:

1 топ – эмгек чөйрөсүндө

2 топ – бийлик чөйрөсүндө,

3 топ – катексис чөйрөсүндө

Жыйынтыктарды флипчарттарга жазыңыз.

**8 кадам.** Топтордун иштеринин натыйжалары боюнча презентацияларды жана талкууларды уюштуруңуз.

### **? Талкуулоо үчүн суроолор:**

- Сиздин ведомствонун гендердик режимине талдоо жүргүзүү кыйынга турдуубу?
- Кандай жаңы аспекттерди ачтыңыз?
- Толук кандуу гендердик талдоо үчүн маалыматтар жетиштүү болдуубу? Кайсы көрсөткүчтөр боюнча маалымат жетишсиз болду?
- Кайсы тармактарда (эмгек чөйрөсү, бийлик жана катексис) эң чоң дисбаланс бар экен? Ал эмне менен байланыштуу?
- Бул тапшырма пайдалуу болдуубу? Эмне так пайдалуу болду?
- Сиздин ведомствонун гендердик режимине келечекте талдоо жүргүзүү керек деп эсептейсизби?

**СЕССИЯ 5. «МИНИСТРИЛІКТЕРДИН ЖАНА ВЕДОМСТВОЛОРДУН  
ПРАКТИКАЛЫҚ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ КОМПЛЕКСТҮҮ ГЕНДЕРДИК  
МАМИЛЕНИ КИРГИЗҮҮ»**

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердүүлүгүндө гендердик амилени киргизүү потенциалын баалоого көмөк көрсөтүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Түрүктүү өнүгүү максаттарынын гендердик аспекттери жана ТӨМ боюнча Улуттук ыктыярдуу отчет менен тааныштыруу.</li> <li>• Гендердик дезагрегацияланган статистикалык маалыматтар менен иштөө көндүмдөрүн жайылтуу</li> <li>• Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук стратегиясы менен таанышшуу</li> <li>• Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттер планы менен иштөө боюнча практикум</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ТӨМ 2030-жылга чейин глобалдык өнүгүүнүн негизги эталону болуп саналат</li> <li>• Бардык ТӨМдөрдө гендердик өлчөмдөр бар</li> <li>• ТӨМдүн гендердик аспекттери гендердик бөлүштүрүлгөн статистиканы изилдөөдө ачык көрүнүп турат.</li> <li>• 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планы бардык министрликтер жана ведомстволор үчүн чаralарды камтыйт.</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С-5 / М 1. “Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери” статистикалык жыйнагы</li> <li>• • С-5/М 2. Түрүктүү өнүгүү максаттарына жетүү үчүн көрсөткүчтөрдүн тизмеси</li> <li>• • С-5 / М 3. Гендердик теңчилик боюнча 2022-2024-жылдарга карата Улуттук иш-аракеттер планы</li> </ul>
<b>Формат \ ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статистика менен иштөө боюнча чакан топтордо талкуулоолор</li> <li>• «ТӨМ жана гендер» Презентациясы</li> <li>• Улуттук иш-аракеттер планы менен иштөө боюнча чакан топтордо талкуулоолор</li> <li>• Жалпы талкуулоо</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<p>Топторго бөлүү жана тапшырманы түшүндүрүү – 5 мүн.  Чакан топтордо талкуулоолорду уюштуруу – 20 мүн.  Топтордун презентациялары, жалпы талкуулоо – 30 мүн.</p>

«ТӨМ жана гендер» Презентациясы - 20 мүн.  
Жеке/топто Улуттук иш-аракеттер планы менен иштөө – 15 мүн.  
Топтордун презентациялары, жалпы талкулоо – 15 мүн.  
**Жалпы: 1 saat 45 мүн.**

## 5 СЕССИЯНЫН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ.

*Түрүктүү өнүгүү максаттарынын гендердик өлчөмү (1 saat 45 мүн.)*

**1 кадам.** Катышуучуларды алар эмгектенген ведомствордун ыйгарым үкүктары боюнча 3 топко бөлүңүз:

1. Социалдык блокко кирген ведомствор
2. Экономикалык блокко кирген ведомствор
3. Коопсуздук секторуна тиешелүү ведомствор

**2 кадам.** Катышуучуларга «Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери» статистикалык жыйнагын таратыңыз жана тапшырма бериниз (5 мүн.):

Бириңчиден, Статистикалык жыйнактын бөлүмдөрүн жекече карап чыгып, сиз үчүн кызыктуу көрүнгөн, сизди таң калтырган жана сиздин секторго тиешелүү маалыматтарды белгилеп коюңуз, секторунузга тиешелүү маалыматтар. Андан соң өзүңүз тапкан «кызыктуу нерселериңизди» топто талкуулаңыз жана флипчарт маалыматтарына бүт топ кызыктуу деп белгилеген маалыматтарды жазыңыз.

**3 кадам.** Топтордун презентацияларын жана талкулоолорду уюштуруңуз (30 мүн.)

### ? Талкуулоо учун суроолор:

- Статистикалык маалыматтар менен иштөө кыйын болдуу?
- Кандай жаңы маалымат ачтыңыз?
- Толук кандуу гендердикталдоо үчүн маалыматтар жетиштүүбү? Кайсы көрсөткүчтөр боюнча маалымат жетишсиз?
- Бул тапшырма пайдалуу болдуубу? Эмнеси так пайдалуу болдуу?
- ТӨМ жөнүндө эмне билесиз?
- Сиз талдаган маалыматтар ТӨМ менен кандай байланышы бар?

**4 кадам.** «Түрүктүү өнүгүү максаттарын ишке ашыруунун гендердик аспектитери: министрликтердин жана ведомствордун ролу» презентациясын баяндап бериниз (30 мүн.)

- Мин җылдыктын өнүгүү максаттары (МӨМ) БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан 2000-жылы, 2015-жылга чейин кабыл алынган.

- 2015-жылдын 25-сентябринда БУУга мүчө мамлекеттер 2030-жылга чейин Туруктуу өнүгүүнүн Күн тартибин (ТӨМ) кабыл алышкан.
- ТӨМ - 2030-жылга чейинки келечектеги эл аралык кызматташунун максаттарынын жыйындысы

Туруктуу өнүгүүнүн концепциясы:

- Уч көз карашты биритирет: экономикалык, социалдык жана экологиялык.
- Ресурстарды оптималдуу пайдалануу жана жаратылышты, энергияны жана материалды үнөмдөөчү технологияларды колдонуу
- Социалдык жана маданий системалардын туруктуулугун сактоо
- Биологиялык жана физикалык табигый тутумдардын бүтүндүгүн камсыз кылуу.
- Кыргызстан – 2020-жылы ТӨМгө жетишүү боюнча өзүнүн биринчи Улуттук ыктыярдуу баяндамасын коргоду
- Улуттук, аймактык жана глобалдык деңгээлде иш алып баруучу бекем, эффективдүү, инклузивдик жана ачык-айкын байкоо жана ишмердүүлүктүү жүргүзүү системасы
- Бардык адамдар жана кызықдар тараптар үчүн ачык, инклузивдүү, калың катмарлардын катышуусуна багытталган жана айкын
- Учурдагы платформалардын жана процесстердин негизинде, башка процесстерди кайталабастан жана улуттук шарттарга ылайыкташтырылган
- Даилдерге негизделген, жогорку сапаттагы, жеткиликтүү, өз убагында берилген, ишенимдүү жана бөлүштүрүлгөн маалыматтарды колдонуу
- Глобалдык, региондук жана өлкөнүн деңгээлинде тартылган тараптардын ортосундагы координация
- Улуттук мамлекеттик органдар негизги органдар болуп саналат
- Жарандык коомдун маанилүү ролу

#### 4 кадам.

Төмөнкү шилтеме аркылуу Кыргыз республикасында туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарына жетүүнүн биринчи Улуттук ыктыярдуу серебин көрсөтүнүз:

<https://kyrgyzstan.un.org/ru/53961-nacionalnyy-dobrovolnyy-obzor-dostizheniya-celey-ustoychivogo-razvitiya-v-kyrgyzskoy>

#### 5 кадам.

C5/M2 «Туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү максаттарга жетүүнүн көрсөткүчтөрүнүн тизмеси» таратма материалдарын таратыңыз жана катышуучулар менен талкуулаңыз. (5 мүн.)

**6 кадам.** С5/М3 “2024-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы” таратма материалдарын таратыңыз жана тапшырма бериз (20 мұн.):

Улуттук иш-аракеттер планын окуп чыгыңыз. “Жооптуу аткаруучулар” графасында сиздин ведомствоңуз көрсөтүлгөн абзацтарды белгилеңиз. Аларды флипчартка жазыңыз жана учурда аткарылышын 5 баллдық система боюнча баалаңыз.

**7 кадам.** Топтордун презентацияларын жана талкулоолорду уюштуруңыз. (15 мұн.)

**? Талкуулоо учун мүмкүн болгон суроолор:**

- Улуттук иш-аракеттер планы менен мурда тааныш белениз?
- Эмнени жаңы нерсени ачтыңыз?
- Улуттук иш-аракеттер планын ишке ашыруу боюнча сиздин ведомствого кандай баа бересиз?
- Бул тапшырма пайдалуу болдубы? Эмнеси так пайдалуу болду?

**МИНИСТРИЛКЕРДИН ЖАНА ВЕДОМСТВОЛОРДУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨ  
КОМПЛЕКСТҮҮ ГЕНДЕРДИК МАМИЛЕНИ КОЛДОНУУ МЕНЕН КЫРДААЛДЫ  
БААЛОО БОЮНЧА ПРАКТИКУМ**

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердүүлүгүндө гендердик мамилени киргизүү потенциалын баалоого көмөк көрсөтүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гендердик ыкмаларды киргизүү үчүн институционалдык камсыз кылууга гендердик баа берүү</li> <li>Адамдык потенциалга гендердик баа берүү</li> <li>Кадр саясатына гендердик баа берүү</li> <li>Бюджеттик саясатка гендердик баа берүү</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эгерде институционалдык жактан камсыздоо болсо, адам потенциалы бар болсо жана керектүү каражаттар жана ресурстар бөлүнсө гана гендердик мамилени киргизүү натыйжалуу болот.</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>П / М 1 «Радар» Схемасы</li> <li>П / М 2 «Радарга» баалоо критерийлери</li> </ul>
<b>Формат \ ыкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Радар» ыкмасы</li> <li>Чакан топтордо талкулоолор</li> <li>Жалпы талкулоо</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<p>Радар ыкмасын түшүндүрүү жана топторго тапшырмаларды берүү – 10 мүн.</p> <p>Чакан топтордо талкулоолор – 20 мүн.</p> <p>Топтордун презентациялары, жалпы талкулоо – 30 мүн.</p> <p><b>Жалпы: 60 мүнөт</b></p>

**ПРАКТИКУМДУН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ**

**Министрликтин, ведомствонун потенциалын баалоо (60 мүн.)**

**1 кадам.** «Радар» талдоо куралын баяндап бериңиз, министрликтин ишмердүүлүгүнө гендердик өлчөмдү интеграциялоо боюнча потенциалын баалоо критерийлерин бериңиз (10 мүн.):

- A. Сектор статистикасы гендердик дезагрегацияланган/бөлүштүрүлгөн

- Б. Министрликтин/ведомствонун жана анын бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча ченемдик укуктук документтер (жоболору) гендердик бағытталган
- В. Министрликтин/ведомствонун жетекчилигинин курамы гендердик баланста түзүлгөн (жетекчилик кызматтарда бир жыныстагы адамдардын 70%дан ашаганы, сектордун/бөлүмдүн жетекчисинен баштап жана андан жогору)
- Г. Министрликтин/ведомствонун бардык негизги түзүмдөрүндө гендердик маселелер боюнча ченемдик жактан бекитилген, компетенттүү жооптуу адамдардын болушу
- Д. Министрликтин/ведомствонун гендердик программалык бюджеттик линияларынын болушу (программалык каржылоо)

**2 кадам.** Предложите участникам объединиться в группы по своим министерствам/ведомствам и в течение 20 минут оценить по данным критериям положение в своих организациях. Раздайте материалы Т-2\С-1\№1 «Схема «Радар», Т-2\С-1\№2 Критерии оценки к «Радару» Катышуучуларды министрликтер/ведомствор болонча топторго биригүүгө жана 20 мүнөттүн ичинде бул критерийлер боюнча өз ўюмдарындагы абалга баа берүүгө чакырыңыз. Материалдарды таратыңыз Т-2\С-1\№1 «Радар» схемасы, Т-2\С-1\№2 Радар үчүн баалоо критерийлери.

**3 кадам.** Топтордун иши. Катышуучуларга пайда болгон суроолор боюнча консультация/кеңеш берип тuruуга тийиш.

**МИНИСТРИКТЕРДИН ЖАНА ВЕДОМСТВОЛОРДУН ТАРМАКТЫК  
САЯСАТЫНА КОМПЛЕКСТУУ ГЕНДЕРДИК МАМИЛЕНИ КИРГИЗҮҮ БОЮНЧА  
ПРАКТИКУМ**

<b>Максат</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Министрликтердин жана ведомстволордун тармактык саясатына гендердик мамилени киргизүүнү баалоого көмөк көрсөтүү</li> </ul>
<b>Мазмуну</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учурдагы кырдаалды жана негизги артыкчылыктарды изилдөө</li> <li>• Министрликтердин жана ведомстволордун артыкчылыктуу ишинин гендердик аспекттерин аныктоо</li> <li>• Тармактык саясатка гендердик аспекттерди киргизүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо</li> </ul>
<b>Негизги билдириүүлөр</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Министрликтин, ведомствонун тармактык саясатынын кайсы гана багыты болбосун гендердик аспекттерге ээ</li> <li>• Тармактык саясатта гендердик аспекттерди натыйжалуу интеграциялоо үчүн гендердик дезагрегацияланган сектордук статистиканы түрүктүү негизде чогултууну жана талдоону камсыз кылуу зарыл</li> </ul>
<b>Таратма материалдар</b>	П / 1 «Министрликтердин жана ведомстволордун тармактык саясатында гендердик мамилелерди ишке ашырууга талдоо жүргүзүү боюнча тапшырма»
<b>Формат \ Үйкма</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чакан топтордо талкуулоолор</li> <li>• Жалпы талкуулоо</li> </ul>
<b>Убакыт</b>	<p>Чакан топтордо талкуулоолор – 60 мүн. Топтордун презентациялары, жалпы талкуулоо – 30 мүн. <b>Жалпы: 1 saat 30 мүнөт</b></p>

**ПРАКТИКУМДУН ТОЛУК БАЯНДАМАСЫ.**

***Чакан топтордо талкуулоолор (60 мүн.)***

**1 кадам.** 60 мүнөттүн ичинде катышуучуларды министрликтер/ведомстволор боюнча топторго биригип өздөрүнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун тармактык саясаттарына саясатына гендердик мамилени киргизүүгө талдоо жүргүзүүнү сунуштаңыз.

*Топтор үчүн тапшырма:*

- Сиздин ведомствонун учурдагы абалы жана учурдагы негизги артыкчылыктары
- Кайсы артыкчылыктарда гендердик аспекттер бар?
- Бул гендердик аспекттерди төмөндөгүлөр аркылуу кантитп интеграциялоого болот:
  - жынысы боюнча бөлүштүрүлгөн статистикалык маалыматтарды чогултуу
  - уюштуруу иш-чаралары
  - башка аракеттер?

Катышуучуларга Т-2\С-3\№1 «Министрликтердин жана ведомстволордун тармактык саясатында гендердик мамилелерди ишке ашырууга талдоо жүргүзүү боюнча тапшырма» таратма материалды таратыңыз

**2 кадам.** Топтук иш учурунда катышуучуларга пайда болгон суроолор боюнча консультация/кеңеш берип тuruуга тийиш.

### ***Топтордун презентациялары, жалпы талкулоо (30 мүн)***

**3 кадам.** Презентацияларды жана топтук иштин натыйжалары боюнча жалпы талкулоону уюштуруңуз (30 мүн.).

## **ТРЕНИНГТИН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ**

### **Таратма материалдар:**

- Жыйынтыктоочу тест

### ***Күтүүлөрдүн акталышын талдоо (15 мүн.)***

**1 кадам.** Катышуучулардын көңүлүн күтүүлөр дарагына буруңуз. Катышуучуларды семинардын башталышында өз күтүүлөрүн жазган баракчаларын (стиерлерин) табууга чакырыңыз, алар күтүүлөр аткарылганына же аткарылбаганына жараشا, баракчаларын дарактын белгилүү бир бөлүгүнө жайгаштыруусун суралыңыз:

- Күтүүлөр толугу менен аткарылды - дарактын таажысына
- Күтүүлөр жарым-жартылай аткарылды –дарактын ортосуна
- Күтүүлөр таптакыр аткарылган жок – дарактын тамырына

**2 кадам.** Бардык катышуучулар күтүү баракчаларын жайгаштырышкандан кийин, натыйжада пайда болгон дарактын сүрөтүн талкуулагыла.

Катышуучуларга кандай күтүүлөр аткарылганын же аткарылбаганын жана эмне үчүн андай болгону жөнүндө ойлору менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз.

### ***Жыйынтыктоочу тестти толтуруу (15 мүн.)***

**3 кадам.** Катышуучуларга жыйынтыктоочу тестти таратыңыз жана алардан тесттин суроолоруна жооп берүүсүн жана тренинг боюнча өз комментарийлерин берүүсүн суралыңыз

## ТАРАТМА МАТЕРИАЛДАР



ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

### «Мамлекеттик бийлик органдарынын шимердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү» тренинги

#### *Алдын-ала тест*

1. Сиздин атыңыз жана фамилияңыз: \_\_\_\_\_

2. Жашыңыз/курагыңыз: \_\_\_\_\_

3. Иштеген жериңиз, кесибиңиз: \_\_\_\_\_

4. Жынысыңыз:

Ооба       Жок

5. Сиз буга чейин бул тема боюнча тренингдерден өттүңүз беле?

Ооба       Жок

6. Семинардын темасы боюнча билимиңизди тренингге чейин баалаңыз (керектүү  
вариантты белгилеңиз):

Эң жакшы	Жакшы	Канааттандырарл ык	Начар

7. Гендер – бул (туура вариантты белгилеңиз):

- а) ар башка жыныстагы адамдардын ээ болгон, социалдык жактан бекемделген жүрүм-туруму; турмуштун бардык чөйрөлөрүндө: саясатта, экономикада, укукта, идеологияда жана маданиятта, билим берүүдө жана илимде эркектер менен аялдардын ортосундагы мамилелердин социалдык аспектиси
- б) ушул мезгилде ушул коом үчүн эркектер менен аялдардын ортосундагы айырмачылыктары жөнүндө түрүктүү түшүнүктөр
- в) эркек жана аял жыныстагы адамдардын мыйзамдарда каралган укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу үчүн бирдей шарттарды түзүүгө багытталган укуктук, уюштуруучулук, экономикалык ж.б.тутуму
- г) Билбейм

**8. Адамдардын тубаса анатомиялык, биологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрү, анын негизинде алар эркек же аял деп аныкталганы - бул:**

- а) Гендердик ролдор
- б) Жыныс
- в) Гендер
- г) Билбейм

**9. Гендердик стереотиптер – бул:**

- а) Белгилүү бир убакыттын ичинде белгилүү бир коом үчүн эркектер менен аялдардын ортосундагы айырмачылыктар жөнүндөгү идеялардын түрүктүүлүгү
- б) Аялдар менен эркектердин мыйзамда бекитилген ар кандай милдеттери
- в) Эки вариант тең
- г) Туура жооп берилген эмес
- д) Билбейм

**10. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы гендердик стереотип ЭМЕС?**

- а) Эркектер-күчтүү жыныс, алар эч качан оорубайт
- б) Кыргызстандын Парламенти эркек жүздүү
- с) Энеси гана балдар үчүн кам көрүүгө тийиш
- г) Билбейм

**11. Сунушталган сүйлөмдөрдөн сексисттик мүнөздөгү сүйлөмдү тандагыла:**

- а) Алсыз, ыйлаба! Сен- баласын да, келечектеги жигитсин
- б) Программист болуш – бул аялдын иши эмес
- в) Эки сүйлөм тең сексисттик эмес
- г) Эки сүйлөм тең сексисттик
- г) Билбейм

**12. Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жок кылуу боюнча БУУнун Конвенциясы:**

- а) Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эмес
- б) Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган
- в) Тактоолор менен ратификацияланган
- г) Билбейм

**13. Гендердик Комплекстүү мамиле деген эмне? (отметьте правильный вариант)**

- а) Гендердик маселелерге комплекстүү мамиле - аялдар менен эркектердин кызыкчылыктары жана тажрыйбасы бардык саясий, экономикалық, эмгектиқ, социалдық жана башка тармактарда мыйзамдарды, саясаттарды жана программаларды иштеп чыгууда, ишке ашырууда, мониторингде жана баалоодо эркектер менен аялдардын ортосундагы теңсиздикти жоюу максатында кабыл алынган жана ажырагыс аспект болуп кала турган стратегия;
- б) Бул Саясаттын жана башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө аялдардын кызыкчылыктарын эсепке алуу;
- в) "Артта калган" жыныс үчүн колдоо чараларынын пакетин колдонууга багытталган атайын саясат
- г) Билбейм

**14. Определите, какой тип политики описан в этом примере:**

«Гендердик теңсиздиктин кесепттерин жумшарттуу үчүн негизинен аялдардын жана эркектердин практикалык муктаждыктары эске алынат. Гендердик теңчиликке жетишүү артыкчылыктуу максаттар катары каралбайт, бирок мүмкүн болсо, аялдар кызмат алуучулардын топторунун бири болгон ар кандай чөйрөлөрдө милдеттерди жана чараларды ишке ашырууда гендердик аспекттер эске алынат».

- а) Гендердик позитивдүү саясат
- б) Гендердик багытталган саясат
- в) Гендердик сокур саясат
- г) Билбейм

**Жоопторунуз үчүн раҳмат!**

*Иши-чара “ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү” долбоорунун колдоосу менен откөрүлүүдө. Долбоор “Социалдык технологиялар агенттиги” коомдук уому жана “Данило Долчи” чыгармачыл өнүктүрүү борбору (Италия) тарабынан Европа Союзунун финанссылык колдоосу менен ишке ашырылууда.*



## **1. «Теңдик жана басмырлоо: түшүнүк жана практика» сессиясына таратма материалдар**

**C 1 / M 1**

**АЛДЫН АЛА БОЖОМОЛДОО** - бир буюм, окуя, адам же адамдардын тобу тууралуу эч кандай себеби, маалыматы же тажрыйбасы жоктугунан алдын ала түзүлгөн божомолу. Түрмүш ушунчалык татаал болгондуктан, адамдар андагы болуп жактан окуялар же айрым адамдар жөнүндө толук маалымат алууга үбактылары да, күч-аракеттери да жетишпей калат.

Ошондуктан, биз аларды кабыл алуубузду алдынала божомол кылуу менен жеңилдете алабыз. Алдынала божомолдоонун анча деле зыяны жок, тетирисинче, дүйнөнү башкарууну жеңилдетип койгондой туюлат. Бирок, ал айрым бир топтордун же адамдардын мамилелеринин ортосунда пайда болсо, андай алдынала божомол жакшы нерсеге алып барбайт.

Алдын ала божомолго баруу, негизинен сезимге ишенип алууга таянат.

Биздин ишенимибиз өзүбүздүн болуп жаткан окуяларды кабыл алуубузга жараша негизделет. Чындыгында, божомол биз эмнени көрүп жатканыбыздан эмес, андагы адамдардын жана окуяларга болгон алдын ала ишениүүгө таасир берет.

Анын калыптанышына үй-бүлө жана социалдык тарбия, ошондой эле, кандайдыр топтун керектөөлөрү чоң таасирин тийгизет. Бала кездеги кабыл алган сезим менен ишеним бара-бара көндүм мүнөзгө айланып кетиши мүмкүн. Баарынан мурда, алдын ала ишенимге авторитардуу чөйрөдө тарбияланган адам көп таасирленет, айталы, бир нерсени догма катары кабыл албай, анын айланы-чөйрөсүндөгү өзүн-өзү урматтаган адамдардын дагы жолугарына көзү жетпегендигине болгон ишенимди негиз кылып алышат.

Ошондой эле, айрым бир топко болгон божомолго ишенимин экинчи бир топко да билдиришерин аныктоого болот. Айрым бир диний топторго болгон көз караштын ишеними, рассалык жактагы топторго да сөзсүз түрдө билдирилет. Андай алдынала өз көз караштарына ишенип алган адамдар, алардын туура эмес экендин далилдеген учурда, ал тургай ар бир адамдын же топтун ичинде көз-көрүнө окуя болуп өтсө дагы өз ойлорунан, ишенимдеринен баш тартышпайт. Мамлекет өзүнүн жүргүзүп жаткан саясатына жараша мындай алдын ала божомолдоону, дайыма колдоого алат. Буга мисал катары СССРде, АКШда американлык же советтик саясатка каршы жүргүзүлгөн иш чаралар, же болбосо аппартеид мезгилиндеги Түштүк Африкада газеталарга жалаң гана негр калкынын зордук-золбуулукка туш келип жаткандыгы тууралуу репортаждарды басуу гана керектигине мамлекет тарабынан көрсөтмө берилгендикин келтирсек болот.

**СТЕРЕОТИПТЕР** - айрым бир топтор жөнүндө алдын-ала божомолдоолор жалпыланып мүнөздүү жалпылыгы жөнүндө пикирге ишенимдерди пайда кылат. Маселен, аялдардын бардыгы эң эле эмоционалдуу, баардык эркектер - агрессивдуу, д.у.с..

ММК жана саясатчылар дагы аларды колдоого алгандыктан стереотиптен качуу кыйын. Эң алды менен өзүндүн алдын ала ишенимдин канчалык деңгээлде

экендигин сезүү өтө керек. өзүндүн аракетинде, жүрүш-турушунда конул абалында муны эске алуу абдан зарыл. Эң башкысы коомдук түзүлүшту ондоого же кимдир бирөөгө каршы ошол биздин божомол ишенибиз жардам бере алабы ошону сезе билишибиз зарыл.

## C 1 / M2

**ДИСКРИМИНАЦИЯ – бул адам укугун чектөөгө алып келген ар кандай бөлүү, чектөө, адаттан тыш деп эсептөө же өйдөсүнтүү.**

Дискrimинация (басмырлоо) үчүн төмөнкү белгилер негиз боло алат: теринин тусу, теги, жынысы, диний ишеними, сексуалдык орентациясы, курагы ж.б. Эреже катары, дискrimинация шектенүү менен стереотиптерге негизделген.

Адам аң-сезимдүү жана аң-сезимсиз дискrimинация жасоосу мүмкүн.

Сиздин күчтүү тайпага тийешелүү экендигиңиз сиздин билип-билбей дискrimинацияга барышыңызды шарттап коюушу ыктымал, сиз аны атайын жасабасаңыз да, анын ақыбети ошондой болуп калышы мүмкүн.

Андыктан киши башка кишиге же тайпага карата атайын жасаган түз дискrimинация менен сырткы калыс кырдаал же чара иш жүзүндө бир кишини\тайпаны өйдөсүнткөн кийыр дискrimинацияны айрымалоо абзел.

Демейде басымдуу тайпа таасири аз же аз сандуу тайпага карата дискrimинация жасайт.

Дискrimинация айрым адамдардын арасында да болушу мүмкүн, ошондой эле андан жогорку деңгээлде да болушу ыктымал, айталы, коомдун түзүмүмүндө бир тайпага башка тайпага салыштырмалуу бир топ утуштуу кырдаал түзүлгөндө же башка тайпаларды дискrimинациялоо тенденциясына жол коюулганда. Мындай институционализациялаштырылган дискrimинация мыйзамдарда, саясат менен каадасалтта болушу мүмкүн, бул системалуу түрдө коомдогу, уюмдагы тенсиздикке алып келет. Эгерде дискrimинация идеологияга кийирилсе, анда ал расизмге, улутчулукка ж.б. алып келет. Мындай дискrimинацияны жою үчүн демократиялык мамлекеттер чыныгы теңдикке жетүүгө багытталган убактылуу атайын чараларды (позитивдүү аракеттер) колдонушат. Мындай чаралар мурдагы теңсиздиктин ордун толтуруу үчүн белгилүү тайпаларды башка тайпаларга салыштырмалуу убактылуу өйдөсүнтүүнү жана береги тайпаларга (маселен, аялдарга, этникалык азчылыктарга, майыптарга ж.б.) учур чакта бирдей мүмкүнчүлүк жаратууну түшүнтөт. Позитивдүү аракеттер дискrimинация болуп эсептелбейт, а дискrimинация менен күрөшүү чаралары болуп эсептелет. Менчик шектенүүсүн тааныган адам аз, демейде биз өз жүрүш-турушубузду жана сезимдерибизди ар кандай түшүнтүү аркылуу алардын бар экендигин таануудан баш тартабыз. Ошондой эле мамлекеттер менен уюмдар алардын аракети атайын болбогонун жана алардын көзөмөлүнөн чыкпаганын айтышып, өздөрүнүн дискrimинация саясатын таануудан баш тартышат.

Шектенүү, стереотип жана дискrimинацияга каршы эле күрөшпестөн, аларды жараткан маданиятка каршы күрөшүүбүз керек. Дискrimинацияны жоюуунун мүмкүн болгон кадамдары: «Адам укугун» толук таануу, атайын убактылуу чараларды кийириүү, диалог менен толеранттуулуктун аларын түзүү, ар кыл тайпалардын жолугушууларын уюштуруу.

**2. «Гендер жыныстын социалдык конструкту катары» сессиясына  
таратма материалдар**

C-2/M1

**«Гендердик ролдордун кайра жаралышынын түюк тегереги»**



## ГЕНДЕР: ТИПТҮҮ СУРООЛОР ЖАНА СУНУШ КЫЛЫНГАН ЖООПТОР

### 1. Жыныс, гендер жана гендердик ролдор деген эмне?

Жыныс аялдар менен эркектердин универсалдуу биологиялык айырмалчылыштарына кирет. Ролдордогу болор-болбос айырмачылыштар гана биологиялык айырмачылыштарга кириши мүмкүн (мисалы, аялдар гана бала төрөй алат).

**Гендер** (gender-тек) – аялдар менен эркектердин социалдык жүрүш-турушун, алардын ортосундагы өзара мамилелерди аныктаган маданий мүнөздөмөлөрдүн спецификалык топтому. Ошентип, гендер аялдарга же эркектерге гана эмес, алардын ортосундагы мамилелерге жана бул мамилелерди социалдык жактан түзүү ыкмаларына, башкача айтканда социумда жыныстардын өзара аракетинин ушул мамилелерин коом кандай “түзө” түргандыгына тиешелүү. “Гендер” – бул өзара мамилелерди өзүнө камтыган түшүнүк болгондуктан, “гендер” деген термин социалдык процесстерди түшүнүү үчүн талдоо шайманы болуп саналат. Гендер – социалдык-саясий процесстин интегралдык бөлүгү, бирок анын кошумчасы эмес.

Гендердик ролдор - өздөштүрүлгөн жүрүш-туруш, ал эркектерге жана аялдарга таандык катары кабылданган ишти, милдеттерди жана жоопкерчилики шарттайт. Гендердик ролдор бир маданияттын, ошондой эле ар кандай маданияттардын чектеринде туруктуу эмес, өзгөрүлмө, көп түрдүү. Башка сөз менен айтканда, коомдогу ролдор жыныс тарабынан белгиленбейт – алар социалдык түзүлүштөн келип чыгат, ал гендердик адилеттүүлүк проблемасын колдойт, же, тескерисинче, аны тереңдетет.

Дүйнө гендердик ролдордун, анын ичинде бизде, гендердик ролдордун эбегейсиз өзгөрүүлөрүнүн күбөсү болуп калды. Бирок бизде жыныстардын табигый “милдеттеринин” идеясы өзгөчө байымдуу. Аялдар сыйктуу эле, эркектердин үйбүлөсү жана балдары бар, бирок мында алардын мансабы жана эмгек акысы аялдардык сыйктуу зыянга учурбайт, аялдардын “жаратылышынан берилген” “үйдүн күту” катары гендердик ролу адам төрөлгөн учурдагы берилген укуктардын ээсине эмес, анын күнүнө айландырган.

Эмне үчүн аял олуттуу социалдык жана адамдык функцияны аткаруу-балдарды төрөө жана аларды тарбиялоо менен ыңгайсыз экономикалык, социалдык-

---

<sup>1</sup> Надежда Шведова - Россия Федерациисынын Илимдер Академиясынын АКШ жана Канада институтунун жетектөөчү илимий кызметкери, саясий илимдердин доктору, гендер маселеси боюнча адис

психологиялык абалда калат, эмне үчүн көп өлкөлөрдө балдарды тарбиялоо жана аларды багуу эркектер үчүн татыксыз иш деп эсептелет деген мыйзамченемдүү суроо келип чыгат. Гендердик ролдордун “милдеттеринин” башка аспекти болуп кесиптик бөлүп-жаруу саналат. Он жыл мурда эле банктар аялдар үчүн иш менен камсыз болуунун анча көп акы төлөнбөгөн эмгек чөйрөсү болгондугу баарына белгилүү, бүгүнкү күндө болсо аялдар ал жактан куулуп жатат.

Демейде мугалим, медициналык мээрман, дагы азырынча врач сыйктуу “аялдардын” кесиби кецири билимди, тажрыйбаны жана квалификацияны талап кылган иштерге кирет. Мындан тышкary, бул кесиптердеги иш үлкүнүн экономикасы үчүн жана, бүтүндүй алганда, коом үчүн объективдүү түрдө зарыл жана өтө олуттуу. Бирок ал өтө төмөн бааланат. Мисалы, эмне үчүн слесардын иши, медициналык кызматкердин ишине караганда, “кымбат турат”? Аларды баалоодо коомдун критерийлери кайсылар?

## **2. “Аялдар менен эркектердин ортосундагы тенденциелер” деген түшүнүк эмнени билдириет?**

Эң башкысы аялдар менен эркектердин турмуш шарты бири-биринен кыйла айырмалана тургандыгын, айрым даражада аялдардын репродуктивдүү функциясынан улам айырмалана тургандыгын түшүнүү керек.

Маселе **бул айырмалардын өкүм сүрүшүндө эмес**, алар аялдар менен эркектердин турумуш шартында **терс таасир этпешинде**, кысым жасоого алып келбешинде<sup>2</sup>, тескерисинче, тиешелүү түрдө эске алышында турат, бул экономикалык, социалдык жана саясий мүмкүнчүлүктөрдү төң бөлүштүрүүдөн байкалат.

Жыныстардын тенденцииг аларды **бири бирине окшоштурууну же окшоштугун** билдирибейт, бул тенденциелер **мүнөздүү болгон шарттарын** жана **ыңгайын** норма катарында белгилөөгө тийиш эмес.

Аялдар менен эркектердин ортосундагы тенденциктин маңызын аныктоо үчүн төмөнкүдөй эки компонент биринчи даражадагы маанигээ.

1. Жыныстын (эркектин же аялдын) социалдык структурасы
2. Жыныстардын ортосундагы мамилелер.

**Кеп саясат жана коомдук-саясий структуралар турмуш шарттарын моделдөөдө биринчи даражадагы ролду ойногондугунда** жана буга байланыштуу тиешелүү коомдун шарттарына белгиленген тигил же бул жыныстын статусун күчүндү калтырууну жана кайрадан калыбына келтируүнү **институтташтырууда** турат. Башка сөз менен

---

<sup>2</sup> Алсак, 1979-жылы ООНдун Башкы Ассамблеясы кабыл алган аялдарга карата кодулоонун бардык түрлөрүн жоюу Жогорку Кеңеш Конвенциянын биринчи статьясы кодулоону кецири маанисинде «саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык же кандайдыр бир башка жактарда... жыныстын негизинде ар кандай бөлүү, ажыраттуу же чектөө» катары аныктайт.

айтканда, айрым саясат жана коомдук-саясий структуралар мамлекеттик, ошондой эле саясий бийликтин компоненттеринин реалдуу системасында “ишин тартибин бекитет” (мисалы, айрым өлкөлөрдө мамлекеттик кызматта, ошондой эле партияларда коомдук саясий блоктордо чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде кескин гендердик дисбаланс бар).

Эки жыныс ойногон ролдордун ар бири менен байланышкан кысымга алуулардын жана чектөлөрдүн башка көрүнүшү индивиддин ар күндөгү аракеттерине жана чечимдерине байкалбастан жана аргасыздан таасир этет.

**Мындан тышкary эркектер же аялдар тобунда таандык болуу аялдар менен эркектердин социалдык окшоштугунан** гана эмес, ошондой эле аларды бириктirген мамилелерден улам келип чыгат.

Тигил же бул жыныска тиешелүүлүк түшүнүгү өзүнө иерархиялык элементти камтыйт, ага ылайык эркектер, аялдарга караганда, жогорку жан болуп саналат жана тиешелүү түрдө эркектерге таандык болгон функциялар менен дөөлөттөр өзүнүн мааниси боюнча аялдарга таандык болгондордон жогорку турат. **Бул болсо эркектерге мүнөздүү болгон “норма” бүткүл коом үчүн норма (стандарт) болуп саналат, коом аны өзүнүн саясий чечимдеринде жана структураларында чагылдырат дегендикти билдирет.** Кийинкиси атايылап эмес, бирок көп учурда жыныстардын ортосундагы көзкөрүнө тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат.

**Тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат** – башкача айтканда, эркектер менен аялдардын тигил же бул социалдык тапка таандык болушуна, алардын саясий көзкарапштарына, динине, этностук тобуна, расасына же сексуалдык багытына байланыштуу аларга мүнөздүү болгон айырмaloочу белгилерди да **эске алуу зарылчылыгын болжолдой** тургандыгын андап-түшүнүү зарыл.

Бир сөз менен айтканда, бул принципti “Белоснежка принципи” деп атоого болот, анын негизинде белгилүү жомоктун кейипкеринин ыкмасы турат, ал ар бир Гномдун “таламдарынын өзгөчөлүктөрүн” эске алат жана алардын ар бирине ичине ар башка даам салынган май токоч берет.

### 3. “Гендердик тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат” деген эмне?

**Гендердик тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат** – бул аялдар менен эркектердин ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды, алар ойногон ар кандай социалдык ролдорду коом тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат.

**Гендердик тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат** – бул аялдар менен эркектер адамдын укуктарын жана мүмкүнчүлүктүрүн турмушка ашыруу үчүн тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат.

**Гендердик адилеттүүлүк** – бул аялдарга жана эркектерге карата адилеттүү мамиле кылуу процесси, бул тарыхый жана социалдык кемчилктерди, аялдарга жана эркектерге тенденциялардын түзүп жана чагылдырып турат.

компенсациялоо үчүн социалдык чараларды талап кылат. Ошон үчүн биз гендердик адилеттүүлүк тенденциике алып барат деп жатабыз.

Ошону менен бирге бардык эле аялдар жана бардык эле эркектер бирдей эместигин, аялдар топторунун ортосундагы айырмачылык, аялдар менен эркектердин ортосундагы айырмага караганда, алда канча көп экендигин андап-түшүнүү өтө маанилүү. Мында гендердик стереотиптерди жөн гана пайдалануу эмес, гендердик тенденциялар олуттуу.

#### **4. Социалдык тенденциик гендердик тенденциктен эмнеси менен айырмаланат?**

Эгерде социалдык тенденциик бил ар кандай таптарга, социалдык топторго жана катмарларга таандык болгон, мыйзам алдында тенденциик болгон индивиддердин бирдей укуктары жана эркиндиктери мүнөздүү болгон социалдык мамилелердин формасы (түрү) болсо, гендердик тенденциик-бул аялдар жана эркектер адамдын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн турмушка ашыруу үчүн тенденциик шарттар аркылуу тенденциик статуска ээ болушу. Башка сөз менен айтканда, гендердик тенденциик-бул коомдо социалдык жыныстардын өзара мамилелеринин спецификасын жана статусун эске алуу менен социалдык тенденцииги.

#### **5. Эмне үчүн биз демократия жана гендердик агартуу жөнүндө кеп кылабыз – бул түшүнүктөрдүн ортосунда кандай байланыш бар?**

Демократия (грек сөзүнөн **demos** – эл жана **kratos** – бийлиг) – элдин бийлиги, элдик бийлик. Алда канча алгылыктуу болуп өкүлчүлүктүү демократия саналат, мында жаарандардын фундаменталдык – юридикалык, саясий, социалдык-экономикалык укуктары жана эркиндиктерди жүзөгө ашырылат. Укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн тенденцииги – демократиянын жана улуттук мамлекеттин эң маанилүү принциби. Бул – биздин мамлекет умтуулуп жаткан демократиянын идеалы, нормативдик модели.

Тенденциик укугуна төмөндөгүдөй максаттарды турмушка ашыруу аркылуу жетишүүгө болот:

- жыныстардын демократиялык өкүлчүлүгү (тенденцииктүн өзөктүү элементи). Бардык деңгээлдерде жана бардык жактарда чечимдерди кабыл алуу процессинде аялдардын жетишсиз өкүлчүлүгү, катышпагандыгы – эң башкы проблема;
- жыныстардын тенденциигинин проблемасы менен камыр-жумур байланышкан экономикалык көз карандысыздык;
- аялдар үчүн, ошондой эле эркектер үчүн кесиптик иш менен үйбүлөлүк турмушту шайкеш келтирүү же натыйжалуу айкалыштыруу;
- билим берүү, анын аркасында коом гендердик ролдор, маданий нормалар, билимдер жөнүндө түшүнүктүү муундан муунга өткөрүп берет;
- социалдык диспропорцияларды жана эки жыныс тарабынан тен жоопкерчиликти кайра бөлүштүрүү зарылчылыгын таануу;
- аялдардын укуктарын инсандын укуктарынын ажыралгыс бөлүгү катары толук таануу жана урматтоо.

Эгерде биз демократиялык коомду жана цивилизациялуу мамлекетти куруу жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда гендердик мамиле же гендердик өлчөм принциби – жигердүү өкүлчүлүктүү демократияга мүнөздүү болгон саясий маданияттын объективдүү негиздүү белгиси. **Коомдун социалдык-жыныстык эки тобунун кызыкчылыктарын эске алуу – гендердик мамиленин маңызы, аны турмушка ашыруу аялдар менен эркектердин – коомдун жарандарынын ортосундагы теңдештики камсыз кылат.** Жыныстардын теңдештиги – демократиянын негизи – турмуштун сапатын жогорулатуу. Ошондуктан гендердик агартуусуз чыныгы өкүлчүлүктүү демократияны аңдап-түшүнүү менен куруу да, бардык жарандардын – аялдар менен эркектердин-таламдарын эске алган демократиялык укуктук мамлекеттин өкүм сүрүшү да ойго келбegen нерсе.

### **Гендердик агартуунун кандай пайдасы бар?**

Объективдүү түрдө гендердик агартуу өлкө үчүн зор пайда алып келүүгө кудуреттүү, анткени ал төмөнкүдөй максаттарга жетишүү үчүн зарыл шайман:

- инсандын укуктарынын артыкчылыгынын принциптеринде демократиялык коомду куруу демократия жыныстын өзгөчөлүктөрүн “аңдап-түшүнүшүн жана сезишин” талап кылат;
- мамлекеттин чыныгы улуттук коопсуздугун сактоо: өлкө ар кандай жыныстын, атап айтканда, өлкөдөгү аялдардын турмуштун бардык чөйрөлөрүндөгү потенциялын этибарга албай коюуну же пайдаланбай коюуну уланта албайт;
- эларалык деңгээлде өлкөнүн атаандаштыкка кудуреттүүлүгүн күчтүү;
- алган эларалык, ошондой эле ички милдеттенмелерди (кол коюлган эларалык документтерди жана өлкөдө аялдардын статусун жакшыртуу жөнүндү чыгарылган өкмөттүн токтомдорун жана Президенттин Жарлыктарын) аткарган бийликтин аброюн колдоо.

**Саясатчылар жана башкаруучулар үчүн гендердик агартуунун пайдасын төмөнкүдөй багыттардан көрүүгө болот:**

- чечимдерди кецири маалымат базасы менен камсыз кылуу-чечим кабыл алуучулар кыйла социалдык жана экономикалык факторлорду эске алат, антпеген учурда булар колдон чыгарылышы мүмкүн;
- турмушка ашырылып жаткан программаларга социалдык жактан жетишүү жана адилеттүү мүнөздү камсыз кылуу, бул башкаруучу структураларды жарандык коомдон обочолонтууну четтетүүгө мүмкүндүк берип, мамлекетте социалдык стабилдүүлүктү түзүүгө көмөктөшөт.

**Өкмөттүк эмес уюмдар үчүн гендердик агартуунун пайдасы төмөнкүдөй багыттар боюнча айдан ачык:**

- ар кыл социалдык топторду, анын ичинде эң оболу, ири социалдык-жыныстык жамаат катары аялдар калкын билимдер менен куралдандырат жана алардын таламдарын социалдык жана экономикалык жактан терен түшүнүүгө көмөктөшөт;
- базалык билимдерди жана тажрыйбаны кеңейтет;

- коомдук таламдарды, атап айтканда, өзгөчө басымдуулук кылган топ катары аялдардын гендердик таламдардын иштиктүү коргоого жана алга илгерилетүүгө жардам берет.

#### **Аналитиктерге жана изилдөөчүлөргө тийген пайдасы:**

- калктын ар кандай топторунун таламдарын изилдөөнү терең талдоого, таламдардын социалдык жана экономикалык мазмунун түшүнүүгө көмөктөшөт;
- саясий багыттар, программалар жана чаралар менен өзара аракетте бул таламдардын макулдашылгандыгын ачып көрсөтүүгө мүмкүндүк берет;
- өнүгүүнүн мүмкүн болгон сценарийлерин жана болжол-сунуштарды комплекстүү түшүнүү мүмкүнчүлүгүн берет.

#### **6. Аялдар салт болуп калган гендердик ролдорду, аз акы төлөнүүчү кызмат орундарын ж.б. тандашпайбы?**

Гендердик ролдор миндерген жылдар бою тегеренип жана өзгөрүп турган, биздин коомдо гендердик ролдордун «табигый милдети» деген идея өзгөчө жандуу; сексизм (жыныс принципибоюнча үстөмдүк жөнүндө идеология) адаттагы аң-сезимде кеңири таркаган. Жалпысынан алганда коом жана аялдардын өздөрү өз күткөндөрүн, жана бекем орнот калган көндүктөр боюнча жүрүм-турумун репродукциялоо менен ошол идеологиянын күчтүү таасири астында турат.

Бирок үйдө да, иште да аялдар да, эркектер да өздөрүнүн оор эмгеги кем бааланышын каалабай тургандыгын баса белгилей кетүү керек. Аялдар сыйктуу эле эркектер үйбулөгө жана балдарга муктаж жана аларды күтөт, бирок мында алардын мансабы жана эмгек акысы жапа чекпейт. Эгерде аялдар да ушундай болсо, алар адилетсиз тарыхый жана социалдык-саясий өнүгүүнүн натыйжаларын башынан өткөрөт, тагыраак айтканда, аялдардын жеке маңызы менен социумдагы анын ролуна коомдук идеалдын «өнүкпөгөндүгүнүн» ортосундагы карама-каршылыктардын туткунунда калынышы улантылат. Эмгек рыногуна кошулган аялдар чындыгында көп учурда өздөрүнө үйбулөлүк жана энелик милдеттерди аткаруу учун мүмкүнчүлүк берүүгө күдүреттүү болгон ишти тандоого умтулат, б.а. ал өз күчүн жана үбактысын негизинен аялдын парзы жана милдети болуп саналган «экинчи нөөмөт» учун калтырат. Эгерде аял демейдегиден башка ишке же кесипке киришсе, анда ал көп учурда кысымга алууга, анын ичинде ар кандай тармакта – «аялдардын» же «эркектердин» кесибинде кызмат боюнча көтөрүлүүдө кысымга алууга дуушарланат.

#### **7. Эгерде айрым аялдар ийгиликтөрүнүн жана лидерлик позицияларга жетишсө, эмне учун буга башкалар, бардык аялдар жетишиш албайт?**

Ар кандай аялдын же эркектин ийгилигинде, мұнөздүн жана жөндөмдүн жеке белгилеринен тышкары көптөгө тутумдук себептер бар экендиги белгилүү. Көпчүлүк аялдар менен эркектердин тоскоолдуктарга дуушар болгондукунун фактысы алар курмандыкка айланат дегенди билдирибейт. Алардын айрымдары болуп көрбөгөндөй бөгөөттөрдөн тапкычтык, чыгармачылык, кубаттуулук жана эрдик

менен өтөт. Бирок бир ууч аялдар гана ийгиликке жетише тургандыгынын фактысына көңүл буруу керек. Эгерде «бирин-серин» гана аялдар ийгиликке жетишпесе, көпчүлүгү социалдык-экономикалык теңсиздиктин реалдуулугуна жана турмуштун (коомдук –саясий, мамлекеттик бийликтин жана башкалардын) ар кандай чөйрөлөрүндөгү гендердик теңсиздикти калыбына келтирген системалык тоскоолдуктарга дуушарланат, демек: маселе – ар бир өзүнчө турган аялда эмес, маселе бүткүл коомдун жана мамлекеттик масштабында өкүм сүрүүдө, ал улуттук, жалпы мамлекеттик мамилени талап кылат.

**8. Сиздер социалдык жыныстардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарылчылыгы жөнүндө айтып жатасыздар, демек, биреөлөр бир нерсе алат, ал эми калгандары албайт деп болжолдонууда. Бул демократиялык көз караштан алганда бардык жарандардын тенденциитеңдештик принциптерине карама-каршы келбейи?**

Адеп башталганда аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүктөр берилсе, бул бирдей натыйжаларды алып келет деген негизде ал аркылуу тенденциитеңдештикке жетишүүгө болот дп эсептелген. Бирок, бир эле мамиле (кайрылуу) сөзсүз эле тенденцийжаларга алып келбей тургандыгы айкын болду. Мындай позиция тенденциитеңдештик жөнүндө классикалык либерализм түшүнүгүнө (көз караштар системасына) негизделген, ал «тенденш мүмкүнч-лүк» же «атаандаштык (атаандашууга жөндөмдүүлүк) тенденстиги» деген түшүнүктүү камтыгат.

Аялдарга добуш берүү укугун берүү жападан жалгыз олуттуу нерсе катары каралган. Калгандары жеке аялга (индивидге) жүктөлгөн болучу. Башкача айтканда, булак аркылуу формалдуу бөгөттөр гана жок кылышынган. Бирок турмуш айдан ачык көрсөткөндөй, тенденш мүмкүнчүлүктөр формалдуу бөгөөттөрдүн жоюулушу менен гана пайда боло калбайт, анткени, жаап-жашырылган бөгөөттөрдүн комплекси тике кысымга алуу сыйктуу эле аялдарга коомдо саясий, социалдык-экономикалык жана башка таасир тийгизүүнүн өзүнө тиешелүү адилеттүү үлүшүнө ээ болуу, ошондой эле социумда жана мамлекетте татыктуу адилеттүү абалды ээлөө мүмкүнчүлүгүн бербейт.

Тенденциитеңдештиктин учурдагы концепциясынын маңызы – «натыйжанын тенденстигин» таанууда турат, б.а. бүгүнкү күндө тенденциитеңдештик түшүнүгү ар башка шарттар орун алгандыктан аялдар менен эркектерге ар башкача мамиле тенденш (бирдей) натыйжаларга жетишүү үчүн, ошондой эле өткөндөгү кысымга алуунун ордун толтуруу үчүн зарыл экендине таянат.

Ошентип, тенденциитеңдештик жынысына, улутуна, дин тутумуна же жөндөмүнө карабастан бардык адамдарга өлкөдө жүргүзүлүп жаткан саясий, экономикалык, маданий жана башка багыттардын он натыйжаларына жетишүүнүн бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу дегенди билдирет.

Канадалык тажрыйбадан алынган жөнөкөй жана түшүнүктүү мисалда мындай деп айтылган: «Сиз эки адамдын ар бирине бир себеттен кулпунай бергенде эмне болоорун кара көрөлү. Эгерде алардын биринин кулпунаига аллергиясы бар болсо, экинчисиники жок болсо, анда алар мындай мамилеледен теңдеш пайда албайт. Сиз алардын ар бишкя кызыкчылыгын эске алган жоксуз. Аларга теңдеш мамилери өз-өзүнчө алганда алардын ар бири ыракаттануу менен жей турган жемиштин ар башка түрүн тандоону же аларга экөө тең ыраазы боло турган сунуш кылууну билдирир эле<sup>3</sup>. Буга биз жогоруда кеп кылып кеткен «ар бир май токочко, кандай даамды кошуу керек экендигин» билген «Белоснежка принцибин» сактоо зарылчылыгын кошуу керек.

## **9. Тенденцистик–бул аялдардын проблемасыбы?**

Тенденцистик узак мезгил бою негизинен аялдардын проблемасы деп эсептелинген. Иш жүзүндө–бул **эркектердин проблемасы**. Кеп эркектерди көпчүлүгү өзүн эркектер түрүнүн өкүлү катары эмес, **адамзат түрүнүн өкүлү катары** карагандыгында. **ГЕНДЕРДИК ЖЕ ЭРКЕКТЕР ШОВИНИЗМИ ДЕМОКРАТИЯГА, ЦИВИЛИЗАЦИЯЛУУ КООМГО ЖАНА МАМЛЕКЕТКЕ ШАЙКЕШ КЕЛБЕЙТ**. Иш жүзүндө тенденцистик проблемасы–бул биз кандай коомду куруп жаткандыгыбыз жөнүндөгү негиздүү маселе.

Коомубуздум гендердик ыкманы эске алуу менен курулган структуралары аялдардын экономикалык жана социалдык толук катышуусу үчүн **бөгөттөрдүн системасынан** бошотулгандыгына карабастан, аялдар жыныска таандыктыгы боюнча кысымга алууну башынан өткөрүп турат. (Алсак, Кыргызстандын Конституциясында аялдар менен эркектерге тенденцистик проблемасы–бул биз кандай коомду куруп жаткандыгыбыз жөнүндөгү негиздүү маселе).

Бирок реалдуу турмушта аялдардын жөндөмү жана турмуштагы аялдардын ролдук функциялары жөнүндө стереотиптер иш менен камсыз кылуунун демейдегиден башкача, ошондой эле демейки чөйрөлөрүндө аялдар алга илгерилешине тоскоолдук кылып жатат. Бир мисал: Бир өлкөнүн Илимдер академиясынын мүмкүн болгон бардык илимий даражаларга ээ болгон бир илим-изилдөө институтунун жетекчиси өлкөдө гендердик изилдөөлөр зияндую, аялдардын саясаттагы тенденцистик проблемасы–бул биз кылгандан көрө “мыкты төрөт үйлөрүн куруу керек” деп ачык эле билдирип жатат.

## **10. Мындай абалдан чыгуунун жолдору кайда?**

---

<sup>3</sup> Марика Морис. Гендердик талдоо боюнча окуу куралы. Оттава, Канаданын адам ресурстарын өнүктүрүү министрлиги. (HRDC): 2000, 7-бет.

Эркектердин ролу кайра каралып чыкмайынча, эч кандай маанилүү өзгөрүүлөр мүмкүн эмес. Бул үчүн коомдук идеалды, ошондой эле күндөлүк аң-сезимди өзгөртүү зарыл, бул болсо татаал милдет болуп саналат, аны аялдар менен эркектердин бошотуу үчүн кыймылынын биргелешкен күчаракетинин аркасында гана аткарууга болот. Ошондуктан **эркектерди эмансипациялоо**, башкача айтканда, **коомдо руханийлики жана кесипкөйлүктүү** бузган артыкчылык идеясынан, ашкере артыкчылыктардан эркектерди жана коомду бошотуу үчүн кыймылды баштоо зарыл.

Эң ириде эрдикти оройлук, туйбастык жана каардуулук менен чаташтырууга болбой тургандыгын түшүнүү керек. Бул белгилер бала куракта дуушарланган жан кейүүлөрдүн социалдык кемчиликтердин жана чыныгы эрдик жөнүндө бурмаланган элестетүүнүн айынан келип чыгат. Ошол эле учурда чыныгы эрдик бул иш жүзүндө түшүндүрүү мүмкүн болбогон эротикалык категория. Бул-турмушка эргүү, кубануу, мээрим төгүү жана күч кубат берүү жагынан эркектердин касиети.

Жаалдануу эркектерди мүнөздөгөн сапат болуп калууда жана ошонун өзү менен ал эркектер үчүн коомдук идеалдын функциясында атаандаштык кылууда, ал эми экинчи жарымы-аялдар аны эркекке баа берүү үчүн критерий кылышын алууда. Мындай элестетүү инсандын жана коомдун бузулуу коркунучун камтыйт жана өзүнүн адашусу жагынан “мээримдүүлүк” түшүнүгүн баш ийүүчүлүк, пассивдүүлүк, тил алуучулук жана сарамдалсызык сыйктуу стереотиптик сапаттар менен аныктоо сыйктуу эле коркунучтуу.

## **11. Кимдир бирөөдөн, атап айтканда, эркектерден реалдуу артыкчылыктардан баш тартышына жетишүү утопия эмеспи?**

Жок, бул утопия эмес, анткени азыркы дүйнөлүк тарыхта цивилизациялуу коомдордо, турмуштун бардык чөйрөлөрүндө аялдар менен эркектердин идеалдуу паритетинде болбосо да, ошого жакын абалга жетишилген мисалдар белгилүү (мисалы, Түндүк Европа өлкөлөрү, Канада, АКШ жана башкалар). Албетте, бул өзүнүн өзү боло калбайт. Бошотуу үчүн эркектер кыймылы-бул жынысы боюнча кысымга алуунун бардык формаларынан бошотуу үчүн аялдар кыймылынын натыйжалуулугунун жана таасирдүүлүгүнүн башка тарабы.

Албетте, бошотуу (эмансипация) үчүн эркектер кыймылынын милдети жынысы боюнча кысымга алуунун бардык формаларынан бошотуу үчүн аялдар кыймылына караганда, татаал, анкени:

- күрүнүп турган **артыкчылыктардан** баш тартуу жана алда канча жогорку баскычтан төмөн түшүү үчүн, адеп-ахлактык жаткан өзүн урматтого жетишүү үчүн батылдык керек;
- **инсандын басылып жаткан жактарын ойготуу** жана алда **канча жогорку адамдык потенциалды** өнүктүрүү керек;

- аялдарга тендеш катары мамиле кыла билүү;
- балдар менен баарлашууда ачык жана мээримдүү болуу жана алар үчүн үлгү болуу.

**12. Көндүм болуп калган жагдайды өзгөтүүнүн кажети барбы – мындан ким оңолуп кетет?**

Кажети бар. Анткени бошотуу үчүн эркектердин кыймылы сөзсүз түрдө төмөнкүдөй оң натыйжаларга алып келмек:

- согушу жок келечек мүмкүн болор эле;
- эркектер алда канча узак жашамак;
- көп балдар денебою, психологиясы жана руху жагынан алда канча шайкеш өсмөк;
- аялдар денсоолукта жана алда канча бактылуу болмок, алар көп коркмок эмес жана мыкты эне боло алмак;
- ушулардын бардыгы адамзат эволюциясынын алда канча жогорку баскычына жетишүүнү билдириmek.

**13. Эмне үчүн турмуштун бардык чөйрөсүндө аялдардын статусун жакшыртуу пропресси реалдуулукка айланбай жатат?**

Себептер көп, алардын ичинен эң башкылары болуп төмөнкүлөр саналат:

- аялдардын абалы боюнча Төртүнчү үйнөлүк конференцияда (Пекин, 1995-ж.) кабыл алынган жана Бириккен Улуттар Уюмуунун Башкы Ассамблеясынын «Аялдар 2000-жылда: XXI кылымда эркектер менен аялдардын ортосундагы тендештик, өнүгүү жана тынчтык» деген атайын сессиясында (Нью-Йорк, 2000-ж.) ырасталган документтерде белгиленген максаттарды жүзөгө ашыруу боюнча саясий жана мамлекеттик эрктин жоктугу;
- аялдар кыймылынын салыштырмалуу чабалдыгы;
- эркектердин эманисипациясы үчүн, башкача айтканда, эркеткери жана коомду бир жыныстын башкасынан артыкчылык кылуу идеясынан, коомдогу рухий дөөлөттөрдү жана кесипкөйлүкту бузган артыкчылыктардан бошотуу үчүн кыймылдын жоктугу;
- жыныстардын ортосундагы тендештик идеясын алга илгерилетүү ыкмаларында маселелердин келип чыгышы: көрүлүп жаткан чарапардын көпчүлүгү эркектер факторун эске албайт;
- гендердик жактан кодулануучу жамаат катары аялдардын таламдарын алга илгерилетүү маселелери боюнча реалдуу улуттук механизмдин жоктугу;
- чечимдерди кабыл алуу деңгээлиндеги өкүлчүлүктөгү кескин гендердик тендешсиздик: чечимдерди кабыл алуга аялдардын жарым-жартылай катышуусу.

#### **14. Жыныстардын проблемасына комплекстуу мамиле эмнени билдирет жана анын булактары кайсылар?**

Комплектүү мамиленин жаңы концепциясы ООНдун Аялдардын проблемалары боюнча үчүнчү конференциясынан кийин ар кандай эларалык документтерде пайда болду (Найроби, 1985). ООНдун Аялдардын проблемалары боюнча дүйнөлүк тұртұнчү конференциясынын (Пекин, 1995) жүрүшүндү комплекстуу мамиле концепциясы колдоого алынды жана конференциянын иши аяктагандан кийин кабыл алынган Ишаракеттердин программасында жактырылды. Анда мындай деп айтылат:

“Комплектүү мамиле аялдар менен әркектердин ортосундагы теңдештиктин проблематикасын бардық жактарга жана бардық деңгээлдерге киргизүү үчүн негизинен саясатты жүзөгө ашырууга тартылган адамдар чечимдерди кабыл алышынын процесстерин уюштурууда (кайра уюштурууда), жакшыртууда, өркүндөтүүдө жана ага баа берүүдө турат”.

Ишаракеттердин программасы жыныстардын теңдештигинин проблемасын чечип, турмушка комплекстуу мамиле кылуу принцибин өздөштүрүгө чакырат жана төмөнкүлөрдү көрсөтөт:

- “өкмөттер жана мамлекеттик-коомдук турмуштун башка катышуучулары жигердүү жана ачык саясатка жагымдуу шарт түзүүгө тийиш, анын максаты бардық саясий стратегияларда жана программаларда жыныстардын ортосундагы теңдештиktи чындоого багытталган ишаракеттерди интеграциялоо, зарылчылык болгон учурда ар кандай чечимдердин тиешелүү түрдө аялдар жана әркектер үчүн мүмкүн болгон кесептөрөн алар кабыл алынганга чейин талдоо».
- «комплектүү мамиле өзүнүн маңызы боюнча коомдо жыныстардын теңдештигине жетишүүнүн дал келген стратегиялары экендиги айдан ачык.

#### **15. Жыныстардын теңдештигинин максаттарына жетишүү үчүн гендердик (комплектүү) мамилени колдонуу учурunda кимдер потенциалдуу аракеттенүүчү адамдар болуп саналат жана алар кандай роль ойнoit?**

Гендердик мамилени турмушка ашыруунун маанилүү субъекттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- жыныстардын теңдештигинин проблемасына карата комплекстуу мамиледе биринчи даражадагы ролду ойногон саясатчылар, анткени алардын функциялык милддөттери болуп саясий артыкчылыктарды аныктоо жана программаларды козгоо саналат. Ошондуктан алардын саясий эрки жана реалдуу маанайы өтө маанилүү;
- гендердик (комплектүү) мамилени практикада колдонгон мамлекеттик структуралар;

- аялдар менен эркектердин ортосундагы теңдештиktи кубаттоо жана чындоо үчүн түзүлгүн улуттук механизм;
- тиешелүү программаларды жана концепцияларды иштеп чыгуучу илим-изилдөө кызматкерлери жана эксперттер;
- саясий процесске таасир эткен өкмөттүк эмес уюмдар жана лобби топтору;
- коомдук пикирге жана аң-сезимге таасир эткен жалпыга маалымдоо каражаттары;
- жаңы идеяларды колдоо, стимулдаштыруу жана көтөрүп чыгуу жагынан ролу өскөн эларалык институттар.

## **16. Гендердик талдоо аялдарды калкалай албайбы?**

Жок, реалдуулук талдоого алынган жерде калкалай албайт жана ал ар кандай саясий багыттардын стратегиясын иштеп чыгууда эске алынат.

**C-2/М 3**

### **АЯЛДЫН ҮЧ РОЛУ**

Жумушту үч категорияга бөлүүгө болот. Аялдардын ролу бул категориялардын баарында жумушту камтыйт жана бул "аялдардын үч ролу" катары аныкталат.

**Өндүрүмдүү/жемиштүү (продуктивдүү) ишмердүүлүгү** керектөө жана соода үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүнү камтыйт (айыл чарба өндүрүшү, балык уулоо, иш менен камсыз кылуу жана өз алдынча иш жүргүзүү). Адамдан анын иши жөнүндө суралганда, жооп көбүнчө жемиштүү ишмердүүлүккө, өзгөчө акы төлөнүүчү же киреше алып келүүчү жумушка тиешелүү. Аялдар да, эркектер да жемиштүү иш-аракеттер менен алектене алышат, бирок көпчүлүк үчүн алардын функциялары жана милдеттери эмгектин гендердик бөлүнүшүнө жараша айырмаланат. Аялдардын өндүрүмдүү иш-аракеттери көбүнчө эркектердикине караганда азыраак байкалат жана азыраак бааланат.

**Репродуктивдүү ишмердүүлүгү** үй-бүлө мүчөлөрүн багуу жана кам көрүү, анын ичинде боюна бүтүп, бала төрөп, тарбиялоо, тамак жасоо, үйдү суу жана отун менен камсыздоо, керектүү сатуп алууларды жасоо, үй-бүлө мүчөлөрүнүн дөн соолугуна кам көрүү. Адамдын жашап кетүүсү үчүн репродуктивдүү ишмердүүлүк өтө маанилүү, бирок ал "чыныгы иш" деп сейрек эсептелет. Жакыр жамааттарда репродуктивдүү ишмердүүлүк көбүнчө көп үбакытты талап кылуучу кол эмгеги деп эсептелет. Бул дээрлик дайыма аялдардын жана кыздардын жоопкерчилиги.

**Коомдук ишмердүүлүк** – бул коомдук иш-чараларды жамааттык уюштуруу: салтанаттарды жана майрамдарды, конуштагы/айылдагы шарттарды жакшыртуу

боюнча иш, бул топторго жана уюмдарга, жергилиттүү саясий иш-чараларга ж.б. катышуу. Социалдык звенонун экономикалык талдоосунда иштин бул тuru сейрек эске алынат. Бирок, ал ишке ыктыярдуу түрдө берилген убакыттын олуттуу көлөмү жумшалат жана коомдук бирдикти уюштуруунун жана өз алдынча анытоонун кыймылдаткыч күчү болуп, жамааттардын руханий жана маданий өнүгүшү үчүн абдан маанилүү. Жергилиттүү коомдук иштерге аялдар да, эркектер да тартылат, бирок бул жерде да эмгекти гендердик бөлүштүрүү басымдуулук кылат.

Аялдар, эркектер, балдар жана кыздар иш-аракеттердин бардык үч тармагына тең тартылышат. Бирок, көптөгөн коомдордо аялдар репродуктивдүү иштердин дээрлик бардыгын жана продуктивдүү иштердин көбүн аткарышат. Бир чөйрөдөгү ар кандай жоболор жана өзгөртүүлөр башкаларга да таасирин тийгизет. Аялдардын иш жүгү алардын өнүгүү долбоорлоруна катышуусуна тоскоол болушу мүмкүн. Бул долбоорлорго катышууда талаада иштөөгө, өндүрүшкө, окууга же жыйындарга катышууга бөлүнгөн кошумча убакыт аялдын башка иштерге, мисалы, балдарды кароого жана тамак жасоого азыраак убактысы калаарын билдирет.

(Маалымат булагы: *Oxfam Gender Training Manual, 1994*)

### **3. «Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери» сессиясына таратма материалдар**

#### **С 3 / М 1**

**Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенция 1979-жылдын 18-декабрынан 27(1)-статьясына ылайык 1981 жылдын 3-сентябринде күчүнө кирди.**

Ушул Конвенциянын мүчө-мамлекеттери Бириккен Улуттар Уюмунун Уставы адамдын негизги укуктарына, адам инсанынын кадыр-баркына, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугуна ишенүүнү кайрадан бекемдегендигин эске алышып, адам укуктарынын жалпы декларациясы дискриминациялабоо принцибин ырастаарын жана бардык адамдар өздөрүнүн кадыр-баркы, укуктары боюнча эркин, тең укуктуу болуп төрөлө тургандыгын жана ар бир адам эч кандай айырмалоосуз, ошонун ичинде жынысы боюнча да, анда жарыяланган бардык укуктар менен эркиндиктерге ээ болууга тийиш экендигин жарыялаганын эске алышып, адам укуктары жөнүндөгү Эл аралык келишимдердин (пакттардын) мүчө-мамлекеттерине эркектер менен аялдар үчүн бардык экономикалык, социалдык, маданий, жарандык жана саясий укуктарды колдонуунун теңдигин камсыз кылуу милдети жүктөөлөрүн эске алышып, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугуна салым кошуу максатында Бириккен Улуттар Уюму жана адистештирилген мекемелердин эгидасынын астында кабыл алынган Эл аралык конвенцияларды эске алышып, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму жана адистештирилген мекемелер аркылуу кабыл алынган резолюцияларды, декларацияларды жана сунуштарды эске алышып, бирок ушул ар кыл документтерге карабастан мурдагыдай эле аялдарга карата басымдуу дискриминациянын орун алышып келишине азыртадан кабатырланышып, аялдарды дискриминациялоо тең

укуктуулуктун жана адамдык кадыр-баркты урматтоонун принциптерин буза тургандыгын, өз өлкөсүнүн саясий, социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүшүндө аялдын эрек менен тең тайлашып катышуусуна тоскоол боло тургандыгын өз өлкөсүнүн, жана адамзаттын өсүп-өнүгүшү үчүн аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн толук ачууну кыйындыкка тургузаарын эскертишип, жакырчылыктын шартында аялдардын азық-түлүк, ден-соолукту сактоо, билим берүү, профессионалдык даярдоо чөйрөлөрүндө жана ишке орношуу, ошондой эле башка муктаждыктар боюнча мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелип калышына азыртадан кабатырланышып, тенденциикке жана акыйкаттуулукка негизделген жаңы эл аралык экономикалык тартиптин орнотулушу эркектер менен аялдардын ортосунда тенденциик камсыз кылууга зор көмөк көрсөтөөрүнө азыртадан ынанышып, аппартеидди, расизимдин бардык түрлөрүн, рассалык дискриминацияны, колониализмди, неоколониализмди, агрессияны, чет элдик басып алуучулукту жана ээлил кылууну, мамлекеттердин ички иштерине кийилишишүүнү жоюу, эркектер менен аялдардын укуктарын толугу менен ишке ашырыш үчүн зарыл экендигин баса белгилешип, эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө, эл аралык чыңалуунун басаңдашы, өздөрүнүн социалдык жана экономикалык системаларына карабастан бардык мамлекеттердин ортосундагы өз ара кызматташтык, жалпы жана толугу менен куралсыздандыруу, өзгөчө катуу жана эффективдүү эл аралык көзөмөлдө турган ядролук куралсыздандыруу, өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерде акыйкаттуулуктун, тенденциин, өз ара пайданын принциптерин орнотуу, чет элдик жана колониалдык ээлил кылуунун, басып алуучулуктун астында болгон элдердин өз алдынча жана көз карандысыз болуу укуктарын ишке ашыруу, ошондой эле мамлекеттердин улуттук эгемендүүлүгүн, территориялык бүтүндүгүн урматтоо, социалдык прогресске, өнүгүүгө салым кошоорун жана ошонун натыйжасы катары эркектер менен аялдардын ортосунда толук тенденциикке жетишүүгө көмөк көрсөтөөрүн ырасташып, өлкөнүн толук өнүгүшү, бүткүл дүйнөнүн бакубатчылыкта жашашы жана тынчтыкты сактоо иштеринде бардык тармактарда аялдардын эркектер менен тең катышуусун талап кыла тургандыгына азыртадан ишенип, үй-бүлөнүн бакубатчылыкта жашашына жана коомдук өнүгүшүнө ушу кезге чейин жалпы таанууга ээ болбогон үчүн аялдардын киргизген салымынын мааниси, энеликтин, ата-эненин үй-бүлөдөгү жана балдарды тарбиялоодогу ролунун социалдык маанисин эске алышип, тукумду улантуудагы аялдын роли, балдарды тарбиялоо эркектер менен аялдардын жана жалпы эле коомдук биргелешкен жоопкерчилигин талап кылгандыктан, дискриминациянын себеби болбоого тийиш экендигин моюнга алышип, эркектер менен аялдардын ортосунда толук тенденциикке жетишүү үчүн коомдо, үй-бүлөдө эркектердин жана аялдардын салттуу ролун өзгөртүү зарылдыгын моюнга алышип, аялдарга карата дискриминацияны жоюу жөнүндөгү Декларацияда жарыяланган принциптерди ишке ашырууга жана ушул максатта мындай дискриминациялоонун бардык түрлөрү менен жолдорун жоюу үчүн зарыл чараларды колдонууга чечкиндүүлүкту билдиришип, төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты:

## I БӨЛҮК

### 1-статья

Ушул Конвенциянын максаттарын эске алганда «аялдарга карата дискриминация» түшүнүгү аялдардын өздөрүнүн үй-бүлөлүк абалына карабастан, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугунун негизинде саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жаарандык же ар кандай башка тармактардагы адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин таанышын, колдонушун же жүзөгө ашырышын басаңдатууга же жокко

чыгарууга багытталган, жынысы боюнча бардык айырмалоону, эске албоону же чектөөнү билдирет.

## 2-статья

Конвенцияга мүчө болуп кирген мамлекеттер аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн айыпташат, аялдарга карата дискриминацияны жоюу саясатын токтоосуз бардык тийиштүү ыкмалар менен жүргүзүүгө макул болушат жана ушул максатта төмөнкүлөргө милдеттемелерди мойнуна алышат:

- а) эркектер менен аялдардын тең укуктуулук принцибин өздөрүнүн улуттук конституциясына же башка тиешелүү мыйзамына киргизүү, эгерде бул мурда жасалбаса, мыйзамдын жана башка тийиштүү каражаттардын жардамы менен ал принциптин практикалык жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу;
- б) аялдарга карата болгон ар кандай дискриминацияга тыюу салуучу, зарыл болгон учурда санкцияларды ичине камтыган тийиштүү мыйзамдык жана башка чарапарды колдонуу;
- в) эркектер менен бирдей негизде аялдардын укуктарын юридикалык жактан коргоону орнотуу, компетенттүү улуттук соттордун жана башка мамлекеттик мекемелердин жардамы менен дискриминациянын актыларынын каалагандай түрүнө карши аялдарды натыйжалуу коргоону камсыз кылуу;
- г) аялдарга карата кандайдыр бир дискриминациялоочу актыларды же аракеттерди жасоодон тыйуу салуу жолу менен кармануу жана мамлекеттик органдар менен мекемелер ушул милдеттенмеге ылайык аракеттene тургандыгын гарантиялоо;
- д) кандайдыр адам, уюм же ишканы тарабынан жасалган аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык тиешелүү чарапарды көрүү;
- е) аялдарга карата дискриминацияны камтыган колдонулуп жаткан мыйзамдарды, токтомдорду, үрп-адаттарды жана практиканы өзгөртүү же жокко чыгаруу үчүн бардык тийиштүү чарапарды, анын ичинде мыйзамдык чарапарды дагы колдонуу;
- ж) аялдарга карата дискриминацияны камтыган өзүнүн кылмыш боюнча мыйзамынын бардык жоболорун жокко чыгаруу.

## 3-статья

Мүчө-мамлекеттер бардык тармактарда, атап айтканда саясий, социалдык, экономикалык жана маданий тармактарда аялдардын ар таралтуу өнүгүшү менен прогрессин камсыз кылуу үчүн, эркектер менен бирдей негизде адам укуктары менен негизги эркиндиктерин ишке ашырууну, колдонууну аларга гарантиялоо үчүн бардык тийиштүү чарапарды, ошонун ичинде мыйзамдык чарапарды колдонушат.

## 4-статья

1. Мүчө-мамлекеттердин эркектер менен аялдардын ортосунда чыныгы теңдикти орнотууну күчөтүүгө багытталган убактылуу атайын чарапарды колдонуш ушул Конвенцияда аныкталгандай дискриминациялоочу болуп саналбайт. Бирок алар эч кандай тең укуктуу эмес же дифференциацияланган стандарттарды сактоону пайда кылбаш керек. Качан гана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигинин жана тең укуктуу карым-катыштын максаттарына жетишилгенде, бул чарапар алып ташталууга тийиш;
2. Мүчө-мамлекеттердин энеликти коргоого багытталган атайын жана ушул Конвенцияда камтылган чарапарды колдонушу дискриминациялооболуп эсептелбейт.

## 5-статья

Мүчө-мамлекеттер төмөнкү максаттарда бардык тийиштүү чараларды колдонушат:

- а) ырым-жырымдарды түп-тамырынан жоюуга жана жыныстардын биринин сапатынын начардыгына же артыкчылыгына же эркектер менен аялдардын ролунун стереотиптүү болуп калгандыгына негизделген адаттар менен бардык башка практиканы жок кылууга жетишүү максатында эркектер менен аялдардын жүрүм-турумунун социалдык жана маданий моделин өзгөртүү;
- б) үй-бүлөлүк тарбиялоо энеликти социалдык функция катары туура түшүнүүнү өзүнө камтышын жана бардык учурларда балдардын таламдары басымдуу болгон шарттарда өз балдарын тарбиялоо жана жетилтүү үчүн эркектер менен аялдардын жалпы жоопкерчилигин таанууну камсыз кылуу.

## 6-статья

Мүчө-мамлекеттер аялдарды сатып-соодалоонун бардык түрлөрүн жана алардын сойкучулугунан пайда табууну тыйуу үчүн бардык тийиштүү чараларды, ошонун ичинде мыйзамдык чараларды колдонушат.

## II БӨЛҮК

### 7-статья

Мүчө-мамлекеттер өлкөнүн саясий жана коомдук чөйрөсүндө аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча бардык тийиштүү чараларды колдонушат. Ошону менен бирге эркектер менен бирдей шартта төмөнкү укуктарды камсыз кылышат:

- а) бардык шайлоолордо, жалпы элдик референдумдарда добуш берүү, бардык жалпы эл тарабынан шайлануучу органдарга шайлануу;
- б) өкмөттүн саясатын туюндурууда жана ишке ашырууда катышуу жана мамлекеттик бийликтин кызмат орундарын ээлөө, ошондой эле мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде мамлекеттик функцияларды жүзөгө ашыруу;
- в) өлкөнүн коомдук жана саясий чөйрөсүнүн маселелери менен иштеген бейөкмөт ўюмдар менен ассоциациялардын иш-аракеттерине катышуу.

## 8-статья

Мүчө-мамлекеттер аялдарга эркектер менен бирдей шарттарда жана эч кандай дискриминациялоосуз эл аралык деңгээлде өз өкмөттөрүнүн өкүлү болуу жана эл аралык ўюмдардын иштерине катышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат.

## 9-статья

1. Мүчө-мамлекеттер өз жарандуулугун алуу, өзгөртүү же сактоо жаатында аялдарга эркектер менен бирдей укуктарды беришет. Алар, атап айтканда, чет элдик адамга күйөөгө чыкканда да, никеде жашап турган кезде күйөөсүнүн жарандыгынын өзгөрүшү да аялдын жарандыгынын автоматтык түрдө өзгөрүшүнө алып келбей тургандыгын, анын жарандыгы жок адамга айланып калбай тургандыгын жана аны күйөөсүнүн жарандыгын алууга мажбуrlай албай тургандыгын камсыз кылышат.
2. Мүчө-мамлекеттер аялдарга алардын балдарынын жарандуулугу жаатында эркектер менен бирдей укуктарды беришет.

## III БӨЛҮК

## 10-статья

Мүчө-мамлекеттер билим берүү тармагында аялдарга эркектер менен бирдей укуктарды камсыз кылуу, атап айтканда, эркектер менен аялдардын тендигинин негизинде төмөндөгүлөрдү камсыз кылуу максатында аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат:

- а) айылдык, ошондой эле шаардык райондордо кесипти же адистики тандоодо багыт берүү үчүн бардык категориялардагы окуу жайларында билим алууга жана дипломдорду алууга бирдей шарттар; бул төндик мектепке чейинки, жалпы, атайын жана жогорку техникалык билим берүүдө, ошондой эле професионалдык даярдыктын бардык түрлөрүндө камсыз кылышат;
- б) бирдей окутуу программаларына, бирдей экзамендерге, бирдей квалификациядагы окутуучулардын курамына, бирдей сапаттагы мектеп шарттарына жана жабдууларына ээ болууну;
- в) ушул максатка жетишүүгө көмөктөшө турган биргелешкен окутууну жана окутуунун башка түрлөрүн кубаттоо жолу менен, атап айтканда, окуу куралдарын жана мектеп программаларын кайрадан карап чыгуу, окутуу ықмаларын адаптациялоо жолу менен окутуунун бардык деңгээлдеринде жана бардык түрлөрүндө эркектер менен аялдардын ролунун каалагандай стереотиптүү концепциясын четтетүүнү;
- г) билим алуу үчүн стипендияларды жана башка жөлөкпүлдарды алуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрүн;
- д) билимин улантуучу программаларына, анын ичинде, улуулардын арасында сабаттуулукту жайылтуу программаларына, атап айтканда, эркектер менен аялдардын билим деңгээлиндеги айырманы мүмкүн болушунча тезиреек жоюуга багытталган жана функционалдык сабаттуулуктун программаларына ээ болуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрүн;
- е) мектепти аяктабаган кыздардын санын кыскартуу жана мөөнөтүнөн мурда мектептен чыгып кеткендөр менен аялдар үчүн программаларды иштеп чыгууну;
- ж) спорт жана дene тарбиясы менен машыгууга активдүү катышууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү;
- з) үй-бүлөлөрдүн ден соолугун жана бакубат турмушун камсыз кылууга көмөк көрсөтүү максатында билим берүү мүнөзүндөгү атайын маалыматка, анын ичинде, үй-бүлөнүн өлчөмүн пландаштыруу тууралуу маалыматтар менен консультацияларга ээ болууну.

## 11-статья

1. Мүчө-мамлекеттер иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн эркектер менен аялдардын тендигинин негизинде бирдей укуктарды, атап айтканда, төмөнкү иштерди, камсыз кылуу максатында тийиштүү чаралардын баарын колдонушат:

- а) бардык адамдардын ажырагыс укугу катары эмгектенүү укугун;
- б) жумушка жалдоодо бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу укугун, анын ичинде, жалдоодо тандап алуунун бирдей критерийлерин колдонуу;
- в) кесиптин же жумуштун түрүн эркин тандап алуу, кызматы боюнча көтөрүлүүгө жана иш менен камсыз болуу кепилдигине, ошондой эле жумуштун бардык жеңилдиктери жана иш шарттарын пайдаланууга кесиптик даярдыктан жана кайра даярдоодон өтүү,

анын ичинде, окуучулук, өркүндөтүлгөн деңгээлдеги кесиптик даярдык жана регулярдуу кайра даярдоого ээ болуу укугун;

г) бирдей аkyга ээ болуу, анын ичинде, жеңилдиктерди алуу, ошондой эле баалуулугу бирдей болгон эмгек жаатында бирдей шарттарга жана иштин сапатын баалоого бирдей ыкма колдонуу укугун;

д) социалдык камсыз кылуу укугун, атап айтканда, пенсияга чыккан, ишсиз, ооруп, майып болгон, улгайып калган кезде жана эмгекке жарамсыздыктын башка учурларында, ошондой эле төлөнүүчү отпускага ээ болуу укугун;

е) ден соолукту сактоого жана эмгектин коопсуздук шарттарына ээ болуу, анын ичинде, репродуктивдик функцияны сактоо укугуна.

2. Күйөөдө болгондугунун же энелигинин себеби боюнча аялдарга карата дискриминацияны алдын алуу үчүн жана аларга эмгектенүүнүн натыйжалуу укугун гарантиялоо максатында мүчө-мамлекеттер төмөнкүлөрдү аткарыш үчүн тийиштүү чарапарды колдонушат:

а) аялдарды кош бойлуу болушунун же кош бойлуулугу же төрөт боюнча отпусканын негизинде санкцияларды колдонуу коркунучуна таянып иштен бошотуп салууга же иштен бошогондо үй-бүлөлүк абалы боюнча дискриминацияга тыйуу салуу;

б) мурдагы иштеген ордун, кызмат абалын же социалдык жөлөкпүлдарын жоготпостон, төлөнүүчү отпускаларды же кош бойлуулугу менен төрөгөндүгү боюнча берилген жөлөкпүлдар менен салыштырууга мүмкүн болгон социалдык жөлөкпүлдар төлөнүп түрүүчү отпусканы киргизүү;

в) ата-энелердин үй-бүлөлүк милдеттерин эмгек менен айкалыштырышина жана коомдук жашоого дагы катышышына жол берүү максатында зарыл болгон кошумча социалдык кызматтарды көрсөтүүнү колдоо, атап айтканда, балдарды кароо боюнча мекемелердин тармагын түзүү жана кеңейтүү аркылуу;

г) кош бойлуулук учурунда аялдарды, алардын ден-соолугу үчүн зыяндуулугу далилденген иштерден өзгөчө коргоону камсыз кылуу.

3. Ушул статьяда козголгон укуктарды коргоого тийиштүү мыйзам мезгил-мезгили менен илимийтехникалык билимдерде каралат, ошондой эле мүмкүн болушунча кайрадан иштелип, же алынып ташталат, же кеңейтилет.12-статья

1. Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын төндигинин негизинде медициналык тейлөөгө ээ болууну, атап айтканда, үй-бүлөнүн өлчөмүн пландаштырууга тийиштүү маселелерде, камсыз кылуу үчүн саламаттыкты сактоо тармагында аялдарга карата дискриминацияны жоюу максатында бардык тийиштүү чарапарды колдонушат.

2. Ушул статьянын 1-пунктунун жоболору менен катар мүчө-мамлекеттер аялдарга кош бойлуулук, төрөт жана төрөгөндөн кийинки мезгилдерде тиешелүү тейлөөнү, зарыл болгон учурларда акысыз кызматтарды, ошондой эле кош бойлуулук жана бала эмизүү учурунда тиешелүү тамактанууну камсыз кылышат.

### 13-статья

Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын төндигинин негизинде төң укуктарды камсыз кылуу максатында экономикалык жана социалдык чөйрөнүн башка тармактарында аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык тийиштүү чарапарды көрөт, атап айтканда:

- а) үй-бүлөлүк жөлөкпүлдарга ээ болуу укугун;
- б) кыймылсыз мүлккө, ссудаларды, насыяларды жана финанссылык кредиттин башка түрлөрүн алуу укугун;
- в) эс алууга байланыштуу чараларда, спорт менен машыгууда жана маданий жашоонун бардык чөйрөлөрүндөгү катышуу укугун.

#### 14-статья

1. Мүчө-мамлекеттер элет жергесинде жашаган аялдар туш болгон өзгөчө көйгөйлөрүн жана өз үй-бүлөлөрүнүн экономикалык бакубаттуулугун камсыз кылууда аялдардын аткарган маанилүү ролун, ошонун ичинде, чарбанын товардык эмес чөйрөсүндөгү алардын аракеттерин көңүлгө алышат жана ушул Конвенциянын жоболорун айыл жергесинде жашаган аялдарга карата колдонулушун камсыз кылуу үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат.
2. Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын тендигинин негизинде айыл райондорун өнүктүрүүгө, андай өнүгүүдөн пайда алууга, аялдардын катышуусун камсыз кылуу максатында айыл райондорунда аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн барды тийиштүү чараларды колдонушат, атап айтканда, андай аялдарга төмөнкүдөй укуктарды камсыз кылышат:
  - а) бардык деңгээлдерде өнүктүрүү пландарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;
  - б) тийиштүү медициналык тейлөөгө, анын ичинде, үй-бүлөнүн өлчөмүн пландаштыруу маселелери боюнча маалыматтарга, консультацияларга жана тейлөөгө ээ болуу;
  - в) социалдык камсыздандыруу программалары берген ийгиликтерин түздөн-түз колдонуу;
  - г) формалдык да, формалдык эмес да билим берүүнүн көрсөткөн даярдыктарынын бардык түрлөрүнө ээ болуу, анын ичинде функционалдык сабаттуулукка ээ болуу, ошондой эле жамааттык тейлөөнүн бардык каражаттарынын кызматтарын, айыл-чарба маселелери боюнча консультативдик кызматтардын, атап айтканда, алардын техникалык деңгээлин жогорулатуу үчүн консультациялык кызматтарды алуу;
  - д) жалданып иштөө же көз карандысыз эмгек ишкердиги аркылуу экономикалык мүмкүнчүлүктөргө бирдей ээ болууну камсыз кылуу максатында өз-ара жардам топторун жана кооперативдерди түзүү;
  - е) жамааттык иштердин бардык түрлөрүнө катышуу;
  - ж) айыл чарба кредиттерине жана насыяларына, сатуу системасына тийиштүү технологиясына ээ болуу, жер жана агрардык реформаларда, ошондой эле жерлерди кайрадан жайлаштыруу, бөлүштүрүү планында тең статуска ээ болуу;
  - з) жашоонун тийиштүү шарттарын, өзгөчө түрак-жай шарттарын, санитардык тейлөөнү, электр жана суу менен жабдуунун, ошондой эле транспорт менен байланыш каражаттарын колдонуу.

#### IV БӨЛҮК

#### 15-статья

1. Мүчө-мамлекеттер аялдардын эркектер менен мыйзам алдынdagы тендигин таанышат.

2. Мүчө-мамлекеттер аялдарга эркектер менен бирдей жарандык укук жөндөмдүүлүгүн жана аны ишке ашыруунун бирдей мүмкүнчүлүктөрүн беришет. Алар, ошону менен бирге, келишимдерди түзүүдө жана мүлкү башкарууда аларга бирдей күктарды, ошондой эле соттордо жана трибуналдарда териштируүнүн бардык этаптарында бирдей мамилени камсыз кылышат.

3. Мүчө-мамлекеттер укуктук натыйжасы аялдардын укук жөндөмдүүлүгүн чектөөгө алып келген бардык келишимдер жана башка бардык ар кандай түрдөгү жеке документтер жараксыз деп санала тургандыгына макулдашышат.

4. Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдарга орун которуусуна, үбактылуу жашаган жерин жана туруктуу жашаган жерин тандоо эркиндигине тиешелүү мыйзамдар жагынан бирдей укуктарды беришет.

#### 16-статья

1. Мүчө-мамлекеттер нике жана үй-бүлөлүк мамилелерге тийиштүү бардык маселelerde аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат, ошону менен бирге, эркектер менен аялдардын теңдигинин негизинде төмөнкүлөрдү камсыз кылышат:

- а) никеге туруга бирдей укуктарды;
- б) жубайын эркин тандап алууга, никеге өзүнүн толук жана эркин макулдугу менен гана туруга бирдей укуктарды;
- в) никеде турруу учурунда, аны бузууда бирдей укуктарды жана милдеттерди;
- г) ата-энэ катары эркектер менен аялдардын, алардын үй-бүлөдөгү абалына карабастан, балдарына тийиштүү маселелерде бирдей укуктарын, милдеттерин; бардык учурларда балдардын таламдары басымдуулук кылуучу болуп эсептелет;
- д) балдардын саны жана алардын төрөлүшүнүн ортосундагы аралыктар түуралу маселени эркин, жоопкерчиликтүү чечүүгө жана аларга бул укуктарды ишке ашырууга мүмкүндүк берген маалыматка, билимге, ошондой эле каражаттарга ээ болууга бирдей укуктарды;
- е) балдарды асырап алуучу, балдардын ишенимдүү адамы, аларга ата –энэ болуу укугуна же ушуга окшош функцияларды аткарууга, эгерде алар үлүттүк мыйзамда каралган болсо, бирдей укуктарды жана милдеттерди; бардык учурларда балдардын таламдары басымдуулук кылуучу болуп эсептелет;
- ж) күйөөсү менен аялынын бирдей өздүк укуктарын, анын ичинде фамилиясын, кесибин, жана ишин тандап алуу укугун;
- з) акысыз жана акы төлөөнүүчү мүлккө ээ болуу, мүлкү алуу, башкаруу, колдонуу жана бөлүштүрүү жаатында жубайлардын бирдей укуктарын.

2. Жаш балага шакек салып кудалап жана никеге тургузуу юридикалык күчкө ээ эмес жана никелешүү жаш курагын аныктоо жана граждандык абал актыларында никелердин сөзсүз катталышы максатында бардык зарыл мыйзамдык чаралар колдонулат.

#### V БӨЛҮК

#### 17-статья

1. Ушул Конвенциянын ишке ашырылышынын жүрүшүн кароо үчүн аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча Комитет (мындан ары «Комитет» деп аталуучу) түзүлөт. Ал Конвенция күчүнө кирген учурда он сегиз, ал эми ратификациялоодон же ага отуз бешинчи мамлекет кошулгандан кийин жыйырма үч эксперттен турат, алар жогорку моралдык сапаттарга жана ушул Конвенцияга тийиштүү тармактарда компетенттүүлүккө ээ. Буларды мүчө-мамлекеттер өздөрүнүн жарандарынын ичинен тандап шайлашат жана өзүнүн инсандык сапатын да карашат, анда акыйкаттуу географиялык бөлүштүрүү жана цивилизациянын ар кайсы формаларынын, ошондой эле негизги укуктук системаларынын өкүлчүлүгү эске алынат.
2. Комитеттин мүчөлөрү мүчө-мамлекеттер көрсөткөн адамдардын тизмесине киргизилген адамдардын ичинен жашыруун добуш менен шайланышат. Ар бир мүчө-мамлекет өз жарандарынын ичинен бир өкүлдү көрсөтө алат.
3. Алгачкы шайлоолор ушул Конвенция күчүнө кирген күндөн тартып алты айдан кийин өткөрүлөт.

Ар бир шайлоону өткөрүүнүн мөөнөтүнө чейин эң аз дегенде үч ай мурун Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары мүчө-мамлекеттерге эки айдын ичинде өздөрүнүн талапкерин көрсөтүшүн өтүнгөн кат жиберет. Генералдык секретарь тизмени даярдайт. Бул тизмеге көрсөтүлгөн бардык тарап аларды сунуш кылган мүчө-мамлекеттерди көрсөтүү менен алфавиттик тартилте киргизилет, мүчө-мамлекеттерге тааныштырылат.

4. Комитеттин мүчөлөрүн шайлоо Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук мекемелеринде Генералдык секретарь аркылуу чакырылуучу мүчө-мамлекеттердин кеңешмесинде өткөрүлөт.

Мүчө-мамлекеттердин үчтөн эки бөлүгү кворумду түзгөн бул жыйналышта Комитетке шайланган болуп эң көп сандагы добуштарга ээ болгон жана катышып отурган, добуш берүүгө катышкан мүчөмамлекеттердин өкүлдөрүнүн басымдуу көпчүлүк добушун топтогон талапкерлер Комитетке шайланган адам болуп эсептелет.

5. Комитеттин мүчөлөрү төрт жылдык мөөнөткө шайланат. Бирок, бириńчи шайлоодо шайланган тогуз мүчөнүн ыйгарым укукка ээ болуу мөөнөтү эки жыл өткөндөн кийин бүтөт; бириńчи шайлоо өткөрүүлөр замат ушул тогуз мүчөнүн фамилиялары Комитеттин төрагасы аркылуу чучукулак кармашуу боюнча тандалып алынат.

6. Комитеттин кошумча беш мүчөсүн тандап алуу ушул статьянын 2-, 3- жана 4-пункттарынын жоболоруна ылайык отуз бешинчи мамлекеттин ушул Конвенцияны ратификациялашынан же ага биригишинен кийин өткөрүлөт. Ушинтип шайланган эки кошумча ыйгарым укукка ээ болуу мөөнөтү эки жылдан кийин бүтөт; ушул эки мүчөнүн фамилиялары Комитеттин төрагасы аркылуу чучукулак боюнча тандалып алынат.

7. Күтүлбөгөн бош кызмат орундарын толтуруу үчүн анын эксперти Комитеттин мүчөсү катары кызматын токтоткон мүчө-мамлекет Комитет тарабынан жактырылган өзүнүн жарандарынын ичинен башка эксперти дайындайт.

8. Комитеттин мүчөлөрү Комитеттин милдеттеринин маанилүүлүгүн эске алуу менен Ассамблея аркылуу бекитилген тартилте жана шарттарда Бириккен Улуттар Уюмунун каражаттарынан эмгек абын алышат.

9. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары Комитеттин функцияларынын натыйжалуу аткарылышы үчүн ушул Конвенцияга ылайык зарыл болгон персоналды жана материалдык каражаттарды берет.

#### 18-статья

1. Мүчө-мамлекеттер ушул Конвенциянын жоболорунун аткарылышы үчүн кабыл алынган мыйзамдык, соттук, административдик же башка чараптар тууралуу жана ушуга байланыштуу жетишшилген прогресс тууралуу докладды Комитет аркылуу кароо үчүн Бириккен улуттар уюмунун Генералдык секретарына берүүгө милдеттенет:

- а) таламдаш мамлекет үчүн ушул Конвенция күчүнө кирген күндөн тартып бир жылдын ичинде,
- б) мындан кийин жок дегенде ар бир төрт жыл сайын, андан соң качан бул жөнүндө Комитет сураганда.

2. Докладдарда ушул Конвенция боюнча милдеттемелерди аткаруу даражасына таасир эткен факторлор менен кыйынчылыктар көрсөтүлөт.

#### 19-статья

1. Комитет өзүнүн аткарууга киргизген тартибинин эрежелерин бекитет.

2. Комитет өзүнүн кызматчыларын эки жылдык мөөнөткө шайлайт.

#### 20-статья

1. Комитет жыл сайын ушул Конвенциянын 18-статьясына ылайык көрсөтүлгөн докладдарды кароо максатында, эреже боюнча эки жумадан ашпаган мөөнөттүн ичинде кеңешме өткөрөт.

2. Комитеттин кеңешмелери, эреже боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук мекемелеринде же Комитет аркылуу аныкталган бардык башка ылайыктуу жерде өткөрүлөт.

#### 21-статья

1. Комитет жыл сайын Экономикалык жана Социалдык Кеңеш аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына өзүнүн ишкердиги тууралуу доклад жасайт жана мүчө – мамлекеттерден алынган докладдар менен маалыматтарды талдоого негизделген жалпы мүнөздөгү сунуштар менен көрсөтмөлөрдү сунуш кылат. Андай жалпы мүнөздөгү сунуштар, көрсөтмөлөр мүчө-мамлекеттердин пикирлери менен бирге, эгерде андайлар бар болсо, Комитеттин докладына киргизилет.

2. Генералдык секретарь Комитеттин докладдарын кабарлоо үчүн Аялдардын абалы боюнча Комиссияга жиберет.

#### 22-статья

Адистештирилген мекемелер алардын ишкердигинин чөйрөсүнө кириүүчү ушул Конвенциянын жоболорун ишке ашыруу тууралуу маселелерди караган учурда көрсөтүлүгө укуктуу. Комитет адистештирилген мекемелерге алардын ишкердигинин чөйрөсүнө кириүүчү тармактарда Конвенциянын ишке ашырылышы тууралуу докладдарды көрсөтүшүн сунуш кыла алат.

#### VI-БӨЛҮК

## 23-статья

Ушул Конвенцияда эч нерсе:

- а) мүчө-мамлекеттин мыйзамында; же
- б) мындай мамлекет үчүн күчүнө ээ болгон кандайдыр бир башка эл аралык конвенцияда, келишимде же макулдашууда камтылыши мүмкүн болгон эркектер менен аялдардын ортосундагы тең укуктуулукка жетишүүгө көбүрөөк салым кошо турган кайсы-бир жоболорду козгойт.

## 24-статья

Мүчө-мамлекеттер ушул Конвенцияда таанылган укуктарды толук ишке ашырууга жетишүү үчүн улуттук деңгээлдеги бардык чараларды колдонууга милдеттенишет.

## 25-статья

1. Ушул Конвенция баардык мамлекеттердин кол коюшу үчүн ачык.
2. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары ушул Конвенциянын сактоочусу болуп дайындалат.
3. Ушул Конвенция ратификацияланууга тийиш. Ратификациялоо грамоталары болсо Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына сактоого берилген.
4. Бул Конвенция ага бардык мамлекеттердин биригиши үчүн ачык. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына биригүү тууралуу документти сактоого берүү жолу менен жүргүзүлөт.

## 26-статья

1. Бул Конвенция кайрадан карап чыгуу жөнүндө өтүнүч бардык убакытта баардык мүчөмамлекет аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына жазуу жузүндөгү билдиригүү жолу менен берилет.
2. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы, эгерде ал кандайдыр бир чаралардын колдонулушун зарыл деп тапса, анда өтүнүч жаатында кайсы чараларды колдонуу керектиги тууралуу чечим кабыл алынат.

## 27-статья

1. Ушул Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына жыйырманчы ратификациялоо грамотасы же биригүү тууралуу документ сактоого берилгендөн тартып отузунчу күнү күчүнө кирет.
2. Бул Конвенция ратификациялоочу же жыйырманчы ратификациялоо грамотасы же биригүү тууралуу документ сактоого берилгендөн кийин ага кошулуучу ар бир мамлекет үчүн ушул Конвенция анын ратификациялоо грамотасы же биригүү тууралуу документ сактоого берилгендөн тартып отузунчу күнү күчүнө кирет.

## 28-статья

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары ратификациялоо же биригүү учурунда мамлекеттер аркылуу жасаган эскертуулөрдүн текстин алат жана бардык мамлекеттерге таратат.
2. Бул Конвенциянын максаттары жана маселелери менен шайкеш келбegen эскертуүгө жол берилбейт.

3. Эскертуулөр Генералдык секретардын наамына багытталган тийиштүү билдириүү жол менен бардык үбакта алынып ташталат. Генералдык секретарь бул тууралуу бардык мүчө-мамлекеттерге кабарлайт. Ал алынган күндөн тартып күчүнө кирет.29-статья

1. Сүйлөшүүлөр жолу менен чечилбеген ушул конвенцияны түшүнүү же колдонуу боюнча эки же бир нече мүчө-мамлекеттердин ортосундагы бардык талашкан тараптардын биригин өтүнүчү боюнча арбитраждык чечмелөөгө берилет. Эгерде ал арыз берилген мөөнөттөн тартып алты айдын ичинде бир бүтүмгө келишпесе, эки тараптын кайсынысы гана болбосун ал талаш-тартыш соттун

Статусуна ылайык арыз берүү жолу менен аталган талашты Эл аралык сотко бере алат.

2. Ар бир мүчө-мамлекет ушул Конвенцияга кол коюп же ратификациялаган, же болбосо ага биригип жаткан учурда өзүн ушул статьянын 1-пунктунда камтылган милдеттерге байланыштуу эместиги жөнүндө билдирие алат. Башка мүчө-мамлекеттер мындай эскертуү жасаган кайсы бир мүчө-мамлекетке карата ушул статьянын көрсөтүлгөн пунктунан келип чыгуучу милдеттенмелерди мойнуна алышпайт.

3. Бул статьянын 2-пунктуна ылайык эскертуү жасаган баардык мүчө-мамлекет каалаган үбактысында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына билдириүү жолу менен өзүнүн эскертуүсүн алыш сала алат.

### 30-статья

Англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдериндеги тексттери бирдей болуп саналган бул Конвенция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына сактоого берилет.

Муну күбөлөндүрүш үчүн, буга тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу жактар бул Конвенцияга кол коюшту.

## **ГЕНДЕРДИК ТАЛДОО СУРОО-ЖООПТОРДО**

*Төмөнкө материалдан ыңгайлаштырылган:*

*Шведова Н.А. ГЕНДЕР: типтүү суроолор жсана сунушталган жооптор. [www.owl.ru](http://www.owl.ru)*

### **Эмне үчүн биз гендердик талдоонун “процесси” жөнүндө айтып жатабыз жана процесстин өзүнүн функциясы кандай ?**

Процесс гендерного анализа предназначен:

Гендердик талдоо процесси төмөнкүлөргө арналган:

- саясатты иштеп чыгууга комплекстүү мамиленин аспекттеринин бири болууга жана заманбап анализдин сапатын жогорулатууга;
- саясатты иштеп чыгуу процессинин ар бир кадамына гендердик мамилени интеграциялоо;
- көйгөйлөрдү жана факторлорду чечүү жана андан ары изилдөөгө түрткү берүү;
- буга чейин иштелип чыккан экспертизыны колдонуу жана талдоо жана саясатты иштеп чыгууга катышкан адамдардын болгон тажрыйбасын жана жөндөмдүүлүгүн колдонуу;
- окуялардын өнүгүүсүнүн ар кандай этаптарында гендердик талдоо методологиясын колдонуу.

### **Сиздин практикаңызда гендердик анализди кантип колдонсо болот?**

Существуют различные способы применения гендерного анализа на практике. На международном уровне Организация Объединенных Наций, Мировой Банк, Международная Организация Труда подготовили руководства по гендерному анализу или опубликовали заявления по гендерному анализу. Правительства многих стран (например, Новой Зеландии, Норвегии, Канады и др.) также выпустили руководства (инструкции) по гендерному анализу. Данная публикация содержит «Гендерный анализ: Стратегияны иштеп чыгуу боюнча колдонмо. Кызыккандар үчүн окууга пайдалуу болгон Канаданын Аялдардын иштери боюнча Практикалык колдонмо. Акыркысы гендердик талдоо процессинде сегиз этапты же «кадамдарды» сунуштайт, анын ичинде:

- Көйгөйдү аныктоо жана чечүү жолдору
- Каалаган/күтүлгөн жыйынтыктарды аныктоо
- Маалыматтык жана консультациялык ресурстарды аныктоо
- Изилдөө жүргүзүү
- Иштеп чыгуу жана талдоо жолдору
- Сунуштарды иштеп чыгуу/чечим издөө
- Коммуникация саясаты
- Талдоонун сапатын баалоо

Бири-биринен айырмаланышы мүмкүн болгон башка рецептер бар экенин дагы белгилей кетүү керек. Бирок, алардын жалпылыгы гендердик анализдин субъекттеринин баалуулук багыттарынын ролуна жана маанисine көңүл бурганында.

Башкача айтканда, ар кандай вариантар саясатты иштеп чыгуучулар жана ойчулдар процесстин таасирдүү катышуучулары катары өз иштерине эмне алып келерин билиши керек экендигин баса белгилейт. Бул инсандардын турмуштук тажрыйбанын таасири астында калыптанган жеке баалуулуктары – алардын иштөө ыкмасы, билим базасы, маалымат ресурстары, байланыштары, маданияты – алардын саясий көйгөйлөрдү жана мамилелерди кабыл алуу ыкмасына таасир этет.

Ошол сыйктуу эле, алар иштеп жаткан система тарабынан иштелип чыккан баалуулуктардын масштабы таасир этет. Бюрократиялык жана саясий процесстер чечимдерди кабыл алууга таасир этүүчү баалуулук багыттарынын натыйжасы болуп саналат.

Гендердик чен-өлчөмдөр өнүкпөгөн саясий маданияттарда гендердик сезимтал саясат коомду уюштуруунун жана жашоонун эрежелерин аныктаган үстөмдүк кылуучу баалуулуктарга карама-каршы келет. Аялдардын тажрыйбасы жана аялдардын салымы эркек менен аялдын инсандык баалуулугунун ченем-стандарты боюнча эмес, эркек стандарты боюнча өлчөнөт, демек, алардын өнүгүү субъекти катары реалдуу салымы боюнча эмес.

Саясатты иштеп чыгуу жана талдоо үчүн жооптуу адамдар бул карама-каршы жана атаандаш баалуулуктар менен күрөшүүсү керек деп болжолдонууда. Бул учурда алардан көп нерсе көз каранды: алар же белгилүү бир анализге тең салмактуулукту жана универсалдуулукту берип, адилеттүү жыйынтыкка алып келе турган вариантарды сунушташи мүмкүн, же акыр аягында цивилизациялык эмес мамилени бекемдеген мындай варианты иштеп чыгууга салым кошо алат.

Ошентип, өз баалуулуктарын жана иш-аракет жүргүзүлүп жаткан чөйрөнүн баалуулуктарын билүү, алардын чечимдерди кабыл алуудагы таасирин түшүнүү жана жалпысынан гендердик маселелерге сезимталдык гендердик методологиянын зарыл компоненттери болуп саналат. Баалуулуктарды изилдөө жана аларды кабыл алуу талдоо процесси үчүн маанилүү факторлордун аң-сезимин күчтөт. Ошондуктан, баалуулуктарды тактоо талдоо процессинин бир бөлүгү болуп саналат.

Саясатты иштеп чыгуу жана талдоо менен алектенгендер үчүн төмөнкү суроолорду берүү туура көрүнөт:

- Баалуулуктар жана тажрыйбалар түшүнүүнү кантит тереңдетет жана көйгөйдү изилдөөгө болгон каалоону арттырат?
- Баалуулуктар жана тажрыйбалар көрүү мүмкүнчүлүгүн кантит чектейт же суроо берип, жоопторду угууга тоскоол болот?
- Өзүн-өзү, системаны жана коомдун баалуулуктары сунуш кылышынан саясат вариантарынын спектрин кантит чектейт?
- Сунушталган чечимдерде баалуулуктардын кагылышуусу бар экендигин аныктоо үчүн эмне кылса болот?

Дагы бир маанилүү эскертуү: көйгөйдү аныктоо стадиясында иштелип чыккан саясий курс, мыйзам долбоору, программа, б.а. кандайдыр бир чара башка "гендердик таасирге" ээ эмес.

Чындыгында тигил же бул чаранын гендердик өзгөчөлүгү дайыма эле так көрүнбөйт. Бирок, ал азыр көрүнбөсө, кийинчөрөөк пайда болушу мүмкүн экенин эстен

чыгарбоо керек. Ушуга байланыштуу гендердик индикаторлорго өзгөчө маани берилет, алар белгилүү бир функцияны аткарышат - убакыттын өтүшү менен гендерге карата коомдогу өзгөрүүлөрдү аныктоо.

Индикаторлордун маанилүүлүгү алардын убакыттын өтүшү менен аялдардын жана эркектердин статусунун жана ролунун өзгөрүшүн көрсөтүү жөндөмдүүлүгүнөн келип чыгат жана ошону менен гендердик теңчиликтин максатына жетип жатканын өлчөй алат. Индикаторлорду жана башка тиешелүү баалоо методологияларын колдонуу натыйжаларга кантит жетишилгенин жакшыраак түшүнүүгө өбөлгө түзөрүн эске алуу менен, гендердик сезимтал индикаторлорду колдонуу келечекте жакшыраак пландаштырууга жана программаны ишке ашырууга көмөктөштөт.

### **Гендердик талдоо талдоонун башка түрлөрүн жокко чыгарабы?**

Гендердик талдоо талдоонун башка түрлөрүн жокко чыгарбайт. Кадимки карап чыгуу процессин алмаштыруунун кереги жок, бирок гендер анын бир бөлүгү болушу керек. Гендердик талдоо төмөнкүлөрдү билдириет:

- саясаттын башка факторлордан тышкары жана алардын ордуна эмес, эркектер менен аялдарга тийгизген потенциалдуу таасирин изилдөө;
- талдоону кеңейтет жана терендетет, бирок аны чектебейт;
- гендердик, ошондой эле социалдык-экономикалык статусу, расасы, жөндөмдүүлүгү, географиялык жайгашуусу ж.б. социалдык-экономикалык түзүлүштүн маанилүү фактору экенин түшүнөт.

### **Гендердик талдоо саясий жана экономикалык чечимдердин жана окуялардын салыштырмалуу тар чөйрөсүндө гана колдонулабы?**

Гендердик талдоо саясаттын, программалык жана илимий иштеп чыгуулардын кеңири спектрине карата колдонулат, анткени кубулуштарды сандык да, сапаттык да көрсөткүчтөр, гендердик айырмачылыктарды эске алуу менен иштетүүгө мүмкүндүк берүүчү көрсөткүчтөр боюнча кароо маанилүү.

Жабыр тарткан калктын “гендердик бөлүнүшү” эмнени билдириет? Бул төмөнкү суроолорго жооп издөө дегенди билдириет:

- Кабыл алынган чара аялдар үчүн маанилүүбү же эркектер үчүнбү?
- Аялдар менен эркектердин социалдык-экономикалык абалы кандай?
- Бул чара жакырларга же орточо кирешелүүлөргө кандай таасир этет?

Ушул суроолор берилгенде гана программанын же саясаттын эркектерге да, аялдарга да бирдей таасир этеби, аны аныктоого болот.

### **Талдоонун сапатын баалоо процессинде гендердик мамилени кантит камсыз кылуу керек?**

Талдоонун сапатын баалоо процессинде гендердик мамилени камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- талдоо процессинде гендердик маселелерди интеграциялоону көзөмөлдөө;
- саясаттын контекстинде жана мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарынын контекстинде гендердик натыйжаларды жана корутундуларды түшүндүрүү (тактоо);
- ар бир варианттын гендердик кесепеттери жөнүндө ачык-айкын болунуз жана сунушталган вариант гендердик теңчиликтин жана теңчиликтин кантит

илгерилеттээрин жана аялдардын өз алдынчалыгын, мүмкүнчүлүктөрүн жана жашоонун ар кандай чөйрөлөрүндө катышуусун чектебей турганын түшүндүрүңүз;

- бул билдириүүлөрдү тиешелүү, ишенимдүү гендердик маалыматтар жана/же авторитеттүү информаторлордун ишенимдүү маалыматы менен негиздөө;
- Тарыхый маалыматтарды, учурдагы саясий контекстти, башка булактардан алынган салыштырма маалыматтарды, ошондой эле жер-жерлерден алынган маалыматтарды, маалыматтар менен изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эске алуу менен бул маалыматты кылдат жана кылдаттык менен саясий чөйрө менен баланстаңыз;
- практикалык жана гендердик теңчиликтөрүнүү максаттары менен башка мамлекеттик артыкчылыктардын ортосундагы тең салмақтуулукту көрсөткөн авторитеттүү сунуштарды берүү.

## ПРАКТИКАЛЫК ЖАНА СТРАТЕГИЯЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАР

### ИШ-ЧАРАЛАР МИСАЛДАРЫ

<b>ПРАКТИКАЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАРГА БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАР</b>	<b>СТРАТЕГИЯЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАРГА БАГЫТТАЛГАН ИШ- ЧАРАЛАР</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>СУУ АЛУУЧУ КОЛОНКАЛАРДЫН ҮҢГАЙЛУУ ЖАЙГАШУСУНА, НАТЫЙЖАЛУУ ТИРИЧИЛИК ТЕХНИКАСЫ МЕНЕН КАМСЫЗДООГО БАЙЛАНЫШТУУ АЯЛДАРДЫН ЖУМУШ ЖҮГҮН АЗАЙТУУ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖЕРГЕ ЭЭЛИК КЫЛУУ, КООМДУК МҮЛКҮ ПАЙДАЛАНУУ, МУРАСТОО, КАРЖЫЛЫК КЫЗМАТТАРДЫ КАМСЫЗ КЫЛУУ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ДЕН-СООЛУКТУ ЧЫНДОО, МИСАЛЫ, БАШТАПКЫ МЕДИЦИНАЛЫК БОРБОРЛОР АРКЫЛУУ, ҮЙ-БУЛӨНҮ ПЛАНДАШТЫРУУГА ҮЙРӨТҮҮ, ТАЗА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРГЕ МҮЧӨЛҮК, ШАЙЛООГО КАТЫШУУ, АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫН КОРГОО ҮЧҮН ШАЙЛОО ТОПТОРУН ТҮЗҮҮ АРКЫЛУУ АЯЛДАРДЫН ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУ ПРОЦЕССИНЕ КАТЫШУУСУН ЖОГОРУЛАТУУ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮКТУ ЖОГОРУЛАТУУ: ОКУТУУ, КРЕДИТТИК ТОПТОР, РЫНОКТОРГО ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮК</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>САЛТТУУ ТҮРДӨ ЭРКЕКТЕР АТКАРГАН ЖУМУШКА БИРДЕЙ ЭМГЕК АКЫ АЛУУ АРКЫЛУУ БИРДЕЙ ЖУМУШКА ОРНОШУУ МУМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КОЛДОО</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>КЫЗМАТТЫ ЖАКШЫРТУУ, АЙРЫКЧА БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕРДЕ, ТРАНСПОРТТО, КОММУНАЛДЫК ЖАНА ҮЙ ЧАРБАЛАРЫНДА</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>БИЛИМ БЕРҮҮ ТУТУМУН ӨРКҮНДӨТҮҮ, МИСАЛЫ, АЯЛДАРДЫН ТАРЫХКА, ИЛИМГЕ ЖАНА КООМГО КОШКОН САЛЫМЫН ЧАГЫЛДЫРГАН ОКУУ ПЛАНДАРЫ, ГЕНДЕРДИК СЕЗИМДҮ КИТЕП ТЕКСТТЕРИ АРКЫЛУУ</li> </ul>

ПРАКТИКАЛЫК ЖАНА СТРАТЕГИЯЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАР.

АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР.

ПРАКТИКАЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАР	СТРАТЕГИЯЛЫК ГЕНДЕРДИК МУКТАЖДЫКТАР
Гендердик ролдорду оңой жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн адамдар ала турган же ээ болушу керек болгон нерселер менен камсыздоо	Эркектер менен аялдар бири-бирине карата абалын жана позициясын тегиздөө үчүн талап кылынган нерселерди билдирет
Гендердик ролдорду өзгөртүүнү талап кылбайт, гендердик ролдорду жана маданий үлгүлөрдү байланыштырат. Мисалы, "жакшы эне" ролун аткаруу үчүн, аял балдарына кам көрүү үчүн белгилүү бир ресурстарга (тамак-аш, турак-жай ж. б.) муктаж	Эркектер менен аялдардын ортосундагы социалдык мамилелерге таянат: стратегиялык муктаждыктарды канааттандыруу эркектер менен аялдар өзүлөрүнүн ролун жана жоопкерчилик чарасын аныктоого жөндөмдүү жана эркин экендигин, бири - бирин баалуулуктарды жана укуктарды укуктук жана социалдык мааниде алып жүрүүчү катары тааный тургандыгын билдирет
Эркектер менен аялдардын гендердик ролдору жөнүндө так коомдук түшүнүк болгондуктан, оңой эле аныкталат. Мисалы, эркектер, балдар, жамааттар аялдан "жакшы эне" ролун аткарууну талап кылышат	Практикалык муктаждыктарга караганда анча ачык жана аныкталуучу эмес: аларды чечүү узак мөөнөттердү талап кылат, анткени мамилелерде, жүрүм-турумдарда жана күч структураларында өзгөрүүлөр керек
Практикалык гендердик муктаждыктарды чечүү кээ бир учурларда стратегиялык маселелерди чечүүдө прогресске алып келиши мүмкүн, бирок түрүктуу натыйжага кепилдик бербейт	Стратегиялык муктаждыктарды чечүү практикалык муктаждыктарды толук канааттандырууга өбөлгө түзөт

#### C-4 \ М 3

##### ГЕНДЕРДИК РЕЖИМДИ ТАЛДОО СХЕМАСЫ

**Гендердик тартип** - эркектер менен аялдардын ортосундагы бийлик мамилелеринин тарыхый курулган үлгүсүн жана аялдык жана эркектик тиешелүү аныктамаларын билдирет.

**Гендердик режим** – эркектер менен аялдардын ортосундагы бийлик мамилелери боюнча конкреттүү институттардын структуралык сүрөттөлүшү.

Ар кандай гендердик тартиптин же гендердик режимдин негизги элементтери:

- ЭМГЕКТИ БӨЛҮШҮҮ,
- БИЙЛИКТИН ТҮЗҮМҮ,
- КАТЕКСИЗДИН ТҮЗҮЛҮШҮ.

***ЭМГЕКТИ БӨЛҮШҮҮ чөйрөсүндөгү гендердик режимди талдоо беш негизги пунктту камтыйт:***

- Эркек жана аял эмгегине так бөлүнүүнүн болушу жана аларды баалоодогу айырмачылыктар;
- Бул айырмачылыктарды жумуш ордунда жеңилдиктер менен байланыштыруу (мисалы, эмгекти көзөмөлдөө түрүндө);
- Айырмачылыктар аялдардын капиталга ээ болуусунан же мансапка ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн четтетүүчү ыкма;
- Ар дайым класстык/статустук айырмачылыктарга көз каранды эмес, эркектердин тилектештигин колдогон маанилүү практикалардын болушу;
- Эмгектин жана кирешенин диспропорциясы балдарды багууну аялдарга, өзгөчө жаш аялдарга жүктөөгө алып келүүчү практиканын сакталышы.

***БИЙЛИКТИН ТҮЗҮМҮНДӨГҮ гендердик режимди талдоо төмөнкү аспекттилерди камтыйт:***

- Коомдогу институттардын иерархиясы жана институтташтырылган зомбулуктун кадрларынын ролу – аскердик жана аскерлештирилген күчтөр, полиция, жазаларды аткаруу тутуму;
- Оор өнөр жайынын жана жогорку технологиялык өнөр жайынын кадрларынын ролу
- Борбордук мамлекеттик түзүмдөрдү пландаштыруу жана контролдоо
- Физикалык туруктуулук өзгөчө роль ойногон жана адамдар машиналар менен байланышкан жумуш чөйрөсү.

***КАТЕКСИСА чөйрөсүндөгү гендердик режимдин талдоосу төмөнкүлөргө негизделген:***

бир адамдын экинчи (башка) менен эмоционалдык байланышы менен аныкталган коомдук мамилелер чөйрөсүн изилдөө.

## ГЕНДЕРДИК СЕЗИМТАЛ ТИЛДИ КОЛДОНУУ БОЮНЧА СУНУШТАР

- Сүйлөмдөгү сөздөрдүн иретин аялдар да, эркектер да дайыма биринчи орунда турбашы үчүн өзгөртүңүз. "Эркектер жана аялдар", "балдар жана кыздар", "эрек жана аял" сыйктуу сөз айкаштарында эркек дайыма биринчи орунга коюлганда, аялдар анча маанилүү эмес нерсе катары акыркы кезекте эскерилиет деген ой пайда болот.
- Аялды бирөөнүн аялы, энеси же эжеси эмес, контекст талап кылган учурларды же эркектер ушул сыйктуу терминдер менен сүрөттөлгөндө эске алынбаганда, инсан катары сапаттап баяндап жазыңыз,
- Эркектер үчүн да, аялдар үчүн да жалпы терминдерди колдонунчуз (дарыгер, катчы ж.б.).
- Сиздин тилиңиз аялдар менен эркектерге бирдей сый-урматты чагылдырышы керек. Аялдардын кадыр-баркын төмөндөтүүчү же жөнөкөйлөштүргөн терминдерден же сөз айкаштарынан алыс болуу керек. Мындан тышкары, тилдеги аялдарды сыйлабоо окурманды чаташтырышы же көңулүнө тийиши мүмкүн.
- Эркектерди жөн гана эркек деп атаганда эч качан аялдарды "кыздар" же "айымдар" деп атабаңыз.
- Эгерде жыныстык мүчөлүкту көрсөтүү зарыл болсо "аял юрист", "аял айдоочу" же "аял министр" сыйктуу сөздөрдү колдонбончуз,. Эркектерге карата да мындаи сөз айкалыштарды ("эрек дарыгер") колдонгондон алыс болунчуз.
- Зарыл болбосо, стереотиптердин жүгүн көтөргөн сөздөрдү колдонуудан алыс болунчуз. Мисалы, "үй кожойкеси" дегендин ордуна, контекстке жараша "үй-бүлөнүн энеси" же башка сөздөрдү колдонууга аракет кылышыз
- Жыныстык мүчөлүкту ("конференциянын делегаттары аялдары менен"), аялдардын ой жүгүртүүсүн же сырткы көрүнүшүн ("аялдык логика", "назик жыныс") чагылдырган сөздөрдөн баш тарткыла. Ошондой эле аялдар менен эркектердин жүрүм — турумун (мисалы, бир эле жагдайда эркекти агрессивдүү же түруктуу, ал эми аялды ачуулу, чырлуу же кыйкырчак дегендөн) баса белгилеген сөздөрдөн жана элдин арасына таралып кеткек сөздөрдөн ("экинчи жарымым", "аялдын иши" — "аялдын иши эмес", "эрекче"- "аялча") алыс болгула.

**5. «Министрліктөрдін жана ведомстволордун практикалық ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү»  
сессиясына таратма материалдар**

**C-5 / М 1**

**Туруктуу өнүгүү максаттары**

- 1-Максат. Жакырчылыктын бардык түрүн биргеликте жоюу.
- 2-Максат. Ачкачылыкты жеңүү, тамак-аш коопсуздүгүн камсыздоо, тамактанууну жакшыртуу жана айыл чарбасын туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү.
- 3-Максат. Дени сак жашоо мүнөзү камсыздоо жана бардык курактагы ар бир адамдын бакубаттуулугу үчүн көмөктөшүү.
- 4-Максат. Ар тараптуу жана адилеттүү, сапаттуу билим берүүнү камсыздоо жана бардыгы үчүн окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү.
- 5-Максат. Гендердик теңдүүлүккө жетүү жана бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.
- 6-Максат. Сүү ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну жана бардыгы үчүн санитарияны камсыз кылуу.
- 7-Максат. Ишеничтүү, арзан, туруктуу жана заманбап электр энергиясына болгон жалпы жеткиликтүүлүкту камсыз кылуу.
- 8-Максат. Туруктуу, ар тараптуу экономикалык өсүшкө, бардыгы үчүн татыктуу жумуш жана өндүрүштүк иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү.
- 9-Максат. Ийилме инфраструктуралы түзүү, ар тараптуу жана туруктуу индустриализацияга көмөктөшүү жана инновацияга түрткү болуу.
- 10-Максат. Өлкө ичинде жана алардын ортосунда теңсиздикти азайтуу.
- 11-Максат. Шаарларды жана калктуу конуштарды ачык, коопсуз, тиричиликтөрдүн туруктуу жана экологиялык туруктуулугун камсыз кылуу.
- 12-Максат. Өндүрүштүн жана керектөөлөрдүн туруктуу модедин камсыз кылуу.
- 13-Максат. Климаттын өзгөрүшү жана анын кесепттери боюнча күрөшүүнүн шашылыш чараларын кабыл алуу.
- 14-Максат. Туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгында океандарды, деңиздерди жана деңиз ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана сактоо.

15-Максат. Кургактыктагы экосистеманы калыбынка келтириүү жана сактоо жана аларды сарамжалдуу пайдаланууга көмөктөшүү, токойлорду сарамжалдуу пайдалануу, чөлгө айланып калуу менен күрөшүү, жердин деградация процессин артка кайтаруу жана биоартұрдүүлүктүн жоголуу процессин токtotтуу.


16-Максат. Туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарында социалдык тоскоолдуктардан тыңчтыкка умтулган жана эркин коомду түзүүгө көмөктөшүү, бардыгы үчүн адилеттүү сотко болгон жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана бардык деңгээлдерде натыйжалуу, отчеттуу мекемелерди түзүү.

17-Максат. Туруктуу өнүгүүгө жетүүнүн каражаттарын бекемдөө жана туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыктарында глобалдуу өнөктөштүк механизм иштерин активдештируү.

## **2022-2024-жылдарга гендердик теңчилик боюнча иш-аракеттердин Улуттук Планы**

*Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердүүлүгүндө  
комплекстүү гендердик мамилени колдонуу менен кырдаалды баалоо  
боюнча практикумуна таратма материалдар*

**П / М 1 «Радар» схемасы**



**П / 1 «Министрліктөрдін жана ведомстволордун тармактық саясатында гендердик мамилелерди ишке ашырууга талдоо жүргүзүү тапшырмасы»**

**1 кадам . Тармактық саясаттын гендердик өзгөчөлүгүн аныктоо**

- Ведомствонун ишмердүүлүгү кандай көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган?
- Бул маселелердин гендердик аспектилери кандай?
- Кайсылары актуалдуу бойдон калууда?

**2 кадам. Милдеттенмелерди талдоо**

- Кыргызстанда максаттуу секторлордо кандай гендердик милдеттенмелер бар?:
  - CEDAW
  - Пекин иш-аракет платформасы
  - ТӨМ
  - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары
  - Гендердик теңчиликті камсыз кылуу боюнча Улуттук иш-аракет планы
  - Өнөр жай стратегиялары жана программалары
  - Башкалар.

**3 кадам. Пландоо**

- Министрліктин/ведомствонун ишмердүүлүгүнө гендердик мамилени интеграциялоо боюнча кырдаалды жакшыртуу боюнча мындан аркы кандай иш-аракеттер болушу мүмкүн жана аларды таблица түрүндө жайгаштырууга болот:

№	Маселе / Натыйжа	Аракеттер	Аткару уубактысы	Көрсөткүчтөр	Аткаруучулар
<i>Компонент. Иституционалдык камсыздоо</i>					
<i>Компонент. Гендердик саясатты тармактық саясатка интеграциялоо</i>					

--	--	--	--	--	--



ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

**«Мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү  
гендердик мамилени киргизүү»**

тренинги

**Жыйынтыктоочу тест**

1. Сиздин атыңыз жана фамилияңыз:

---

2. Гендер – бул (*туура варианты белгилеңиз*):

- а) ар башка жыныстагы адамдардын ээ болгон, социалдык жактан бекемделген жүрүм-туруму; турмуштун бардык чөйрөлөрүндө: саясатта, экономикада, укукта, идеологияда жана маданиятта, билим берүүдө жана илимде эркектер менен аялдардын ортосундагы мамилелердин социалдык аспектиси
- б) ушул мезгилде ушул коом үчүн эркектер менен аялдардын ортосундагы айырмачылыктары жөнүндө туруктуу түшүнүктөр
- в) эркек жана аял жыныстагы адамдардын мыйзамдарда каралган укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу үчүн бирдей шарттарды түзүүгө багытталган укуктук, уюштуруучулук, экономикалык ж.б.тутуму
- г) Билбейм

3. Адамдардын тубаса анатомиялык, биологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрү, анын негизинде алар эркек же аял деп аныкталганы - бул:

- а) Гендердик ролдор
- б) Жыныс
- в) Гендер
- г) Билбейм

4. Гендердик стереотиптер – бул:

- а) Белгилүү бир үбакыттын ичинде белгилүү бир коом үчүн эркектер менен аялдардын ортосундагы айырмачылыктар жөнүндөгү идеялардын туруктуулугу
- б) Аялдар менен эркектердин мыйзамда бекитилген ар кандай милдеттери
- в) Эки вариант тең
- г) Туура жооп берилген эмес

д) Билбейм

**5. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы гендердик стереотип ЭМЕС?**

- а) Эркектер-күчтүү жыныс, алар эч качан оорубайт
- б) Кыргызстандын Парламенти эркек жүздүү
- в) Энеси гана балдар үчүн кам көрүүгө тийиш
- г) Билбейм

**6. Сунушталган сүйлөмдөрдөн сексисттик мүнөздөгү сүйлөмдү тандагыла:**

- а) Алсыз, ыйлаба! Сен- баласын да, келечектеги жигитсин
- б) Программист болуш – бул аялдын иши эмес
- в) Эки сүйлөм тең сексисттик эмес
- г) Эки сүйлөм тең сексисттик
- г) Билбейм

**7. Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жок кылуу боюнча  
БУУнун Конвенциясы:**

- а) Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эмес
- б) Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган
- в) Тактоолор менен ратификацияланган
- г) Билбейм

**8. Гендердик Комплекстүү мамиле деген эмне? (отметьте правильный вариант)**

- а) Гендердик маселелерге комплекстүү мамиле - аялдар менен эркектердин кызыкчылыктары жана тажрыйбасы бардык саясий, экономикалық, эмгектік, социалдык жана башка тармактарда мыизамдарды, саясаттарды жана программаларды иштеп чыгууда, ишке ашырууда, мониторингде жана баалоодо эркектер менен аялдардын ортосундагы теңсиздикти жоюу максатында кабыл алынган жана ажырагыс аспект болуп кала турган стратегия;
- б) Бул Саясаттын жана башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө аялдардын кызыкчылыктарын эсепке алуу;
- в) "Артта калган" жыныс үчүн колдоо чарапарынын пакетин колдонууга багытталган атайын саясат
- г) Билбейм

**9. Бул мисалда саясаттын кандай түрү баяндалганын аныктаңыз:**

«Гендердик теңсиздиктин кесептерин жумшарттуу үчүн негизинен аялдардын жана эркектердин практикалык муктаждыктары эске алынат.

*Гендердик төңчиликтөө жетишишүү артыкчылыктуу максаттар катары каралбайт, бирок мүмкүн болсо, аялдар кызмат алуучулардын топторунун бири болгон ар кандай чөйрөлөрдө милдеттерди жана чараларды ишке ашигууда гендердик аспекттер эске алынат».*

- а) Гендердик позитивдүү саясат
- б) Гендердик багытталган саясат
- в) Гендердик сокур саясат
- г) Билбейм

**10. Бул тренинг сиз үчүн пайдалуу болдуубу?:**

пайдалуулугу аз  жетишерлик пайдалуу  пайдалуу  абдан  
пайдалуу

**11. Бул семинардан күтүүлөрүңүз канааттандырылдыбы??**

канаттандырылган жок  жарым-жартылай канааттандырылды   
канаттандырылды  толугу менен канааттандырылды

**12. Колдонулган окутуу ыкмалары жөнүндө сиздин пикириңиз:**

начар  канааттандырарлык  жакшы  абдан жакшы

**13. Тренингдин кайсы темасы сиз үчүн эң кызыктуу жана пайдалуу болду?**

- Сессия 1. «Төңдик жана басмырлоо: түшүнүк жана практика»
- Сессия 2. «Гендер жыныстын социалдык конструкту катары»
- Сессия 3. «Аялдар менен эркектердин төң укуктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери»
- Сессия 4. «Гендердик талдоо: түшүнүк жана инструменттер»
- Сессия 5. «Министрликтердин жана ведомстволордун практикалык ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү»
- Министрликтердин жана ведомстволордун тармактык саясатына комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча практикум

**14. Тренингдин кайсы темасы сиз үчүн эң кыйын болду?**

- Сессия 1. «Төңдик жана басмырлоо: түшүнүк жана практика»
- Сессия 2. «Гендер жыныстын социалдык конструкту катары»
- Сессия 3. «Аялдар менен эркектердин төң укуктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу механизмдери»
- Сессия 4. «Гендердик талдоо: түшүнүк жана инструменттер»

Сессия 5. «Министрліктердин жана ведомстволордун практикалық ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү»

Министрліктердин жана ведомстволордун тармактық саясатына комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча практикум

## **15. Үюштуруучуларга башка сын-пикирлер жана сунуштар**

---

---

---

### **Жоопторуңуз үчүн рахмат!**

*Иш-чара “ДаткАйым – Гендердик тәңчиликке жаңыча жетишүү” долбоорунун колдоосу менен откорулүүдө. Долбоор “Социалдык технологиялар агенттеги” коомдук уюму жана “Данило Долчи” чыгармачыл онуктүрүү борбору (Италия) тарабынан Европа Союзунун финансыйлык колдоосу менен шике аширылууда.*

